


**ЖУМАКАН КАЛИЛОВА**

# **ЧАГЫЛГАН**

*(Ырлар, тамсилдер, сатиralар,  
аллегориялар)*



**«Бийиктик»  
Бишкек – 2010**

УДК 821.51  
ББК 84 Ки 7–5  
К 17

**Калилова Жумакан.**  
К 17 **Чагылган: Ырлар, тамсилдер,  
сатиralар, аллегориялар. – Б.:  
Бийиктик, 2010. – 240 б.**

ISBN 978-9967-13-645-8

Автордун туңгуч чыгармасы болгон «Чагылган» аттуу бул китебинде адам, коом, жаратылыш мамилелеринин жыштыгы поэзиялык-тамсилдик тилде көркөм чагылдырылат.

К 4702300200 – 10

ISBN 978-9967-13-645-8

УДК 821.51  
ББК 84 Ки 7–5  
© Калилова Ж., 2010.

## ОТТУУ КАЛЕМ

Жумакан Калилованын калеминин ар бир шилтеми бөөдө кетпейт. Анын ырлары жана аллегориялык желеге байланган оттуу ар бир сабы, куплети бүткөн ойду жогорку чыңалуудагы жыштыкта кармайт. Автордун артыкчылыгы – анын чыгармаларында таасындык, калыстык, айлана-чөйрөгө зирек саресеп салууга жетиштүү дарамет калыптанган.

Жумакандын жан-дүйнөсүнүн ички дүрбөлөңү дайыма жаңылыкка толуп турат. Кайдыгерлик, куулук-шумдук илдөттерден коомду «дабалоонун» адабий жолун автор мыкты өздөштургөн. Автордун көөдөнүндөгү үнсүз чаңырыгы кагаз бетине түшүрүлгөндө сезимдар окурмандын жан-дүйнөсүн багынтып алууга жөндөмдүү.

Жаз келип, алгач күн күркүрөгөндө «Жер жарылып чөп чык, желин айрылып сүт чык!» – деп алас айтабыз. Жумакандын чыгармаларында да кудум ошол каалоо-ниетти билдиргендей коомго оттуу тил менен калыс каалоолорду тилегени, жакшылыкка үндөгөнү «алас» болуп жаңырып турат. Ал мындай бушаймандыгын сатиранын, тамсилдин, же

публицистиканын тили менен деле кыйна-  
лып-кысталбай жеткире алат.

Эң башкысы – автор соңку жылдарда  
жакшы колдонулбай, «архаикалық» жанрга  
айланып кетүү босогосунда турган аллегори-  
ялык багытты кайра ойготууга далаалат жа-  
сагандыгында.

Андыктан, аллегориялык жанрдын ордун  
эч нерсе менен алмаштырууга болбосун унут-  
пашибыз керек. Анткени, Жумакандай таа-  
сын таланттар турганда, асти бул жанрлар-  
дын да туз-калемпири кемибес.

**Уланбек ПАРМАНОВ,  
редактор.**



## ЖОЛДОШУМДУН ТИЛЕГИ

Сен неге кайгырасың кабак бүркөп,  
Аязда үшүп калган даракка окшоп.  
Ушакчы уу тилдерин кайрай берсин,  
Кыянат кыла албайт, керексиз  
тыйынга окшоп.

Аязда карды кечип, музду кечип,  
Жактырып алдым эле жаш бекитип.  
Чындыкты бурмалаптыр арсыз жаман,  
Бой көтөр, жалгандарга тике кара.

Баламдын энекеси, сүйгөн жарым,  
Жаштыктын гүлгүн кезин арнаганым.  
Мен үчүн таза көлдүн балыгысың,  
Үйүмө мээрим чачкан жарыгымсың.

Булуттай шамал айдал турагы жок,  
Көрүнгөн тоонун башын жүргөн жойлоп.  
Сенсиз айланмакмын байкуш жангас,  
Караңгы түндү жарган болдуң Айча.

Тармал чач уулдарды чоңойтолу,  
Ушакты, жалаа сөздү тоготпойлу.  
Бактагы катар өскөн жоогазындай,  
Турмуштун толқунуна таш коёлу.

## ЫРЛАРЫМ

Каргыш тийген душманга,  
Каршы аттан ырларым.  
Өздөн чыккан жаттарга,  
Таамай тийгин ырларым.

Кара курттун уясын,  
Жарып өткүн ырларым.  
Ушакчынын уу тилин,  
Чагып өткүн ырларым.

Абийирсиздин, бетсиздин,  
Айыбын айт ырларым.  
Көсөө кактайт отуна,  
Көөшөрүп айт ырларым.

Батасынан оң-тескери,  
Корко көрбө ырларым.  
Бөөдө каргыш бөрүгө,  
"Бок" экенин уккамын.

Тагдырымдын чындыгын,  
Сага айтам ырларым.  
Оорусуна жүрөктүн,  
Даба болгун ырларым.

Ирик ооздон, чирик сөз,  
Айткан жерге баарсың.  
Адам чыдап туралгыс,  
Чалгын сөзгө саларсың.

Ылаачындай кош канат,  
Кагып өткүн ырларым.  
Бузуктардын сөзүнөн,  
Чаргып өткүн ырларым.

Акты жеңди арамдық,  
Арманым айт ырларым.  
Чындык ооп калганын,  
Чырылдап айт ырларым.

Кудуктагы сууца,  
Түкүрбө! – де ырларым.  
Партияны жамандап,  
Көбүрбө! – де ырларым.

Тайгак белден, кан жолдон,  
Коммунисттер өткөн ээ.

Канчаңар тоңуп өлмөксүн,  
Гигант ГЭСтер болбосо.

Душман айтаар сүйдүрүп,  
Айта көр ырым күйдүрүп.  
Бузулган АКШ киносун,  
Көрсөтмөк эмес бүлдүрүп.

Бийликтө болсо партия,  
Шылдың болуп, дүң болуп.  
Арак, арам дүйнөгө,  
Үн берет беле кыргызым.

Таза абийирге так кетип,  
Атылат беле кыргызың.  
"Малдан жок" – деп айрыма,  
Аталат беле кыргызым.

Жаманды көрүп жакшыны,  
Барктайлы де ырларым.  
Жаман жагы ташталсын,  
Жакшы жагын даңтайын.

Мұдүрүлбәй шыр кеткен,  
Түяк болбос ырларым.  
Жаңылбай түз сүйлөгөн,  
Жаак болбос ырларым.

Акылдууну амалкөй,  
Жеңип койду ырларым.  
Сакалын жулуп Марксты,  
Тээп койду ырларым.

Кайран Ленин атага,  
Кээ коюлду ырларым.  
Дене-боюн жарагалап,  
Шор куюлду ырларым.

Үңтүмак өлкөм бузулуп,  
Үйырады ырларым.  
Бир боорунан ажырап,  
Зыркырады ырларым.

Арзан жашоо жыргалын,  
Аттап өтүп ырларым,  
"Партократ жаман" – деп,  
Какшашка өтту ырларым.

Заңгыраган кабат үй,  
Жаргак болду ырларым.  
Даяр ашқа тарп койбос,  
Жорулар конду ырларым.

Башы көндөй, көз тешик,  
Депутат болду ырларым.

Арам дүйнө чачканы,  
"Секрет" болду ырларым.

Кайра куруу – дегениң,  
Каргыш куруу ырларым.  
Карапайым эл көрбөдү,  
Купон, приватташтыруу жыргалын.

Кыргызыңдын үйүндө,  
Кебек калды ырларым.  
Барксыздык менен күйтүлүк,  
Ээлеп калды ырларым.

Таң-күн кечке бүтпөгөн,  
Арман толду ырларым.  
Өз баласын бөтөнгө,  
Саткандар чыкты ырларым.

Чет өлкөнүн жардамы,  
Кимге тийди ырларым?  
Тууган, тааныш, досуна –  
Жетим, жесир, байкушка,  
Бучкагы тийди ырларым.

Эл айланып теңчилик,  
Карабады ырларым.  
Бай-кедейге бөлүнүп,  
Жарака кетти ырларым.

## АКЫНДАРГА ТАЗИМ

Үр жазганды жакшы көрөм,  
Бирок... билбейм, барбы менде,  
"Талант" деген кереметтен үзүндү.  
Жок, – дайт жүрөк, көрбөйсүң го  
үзүрдү.

Толкуну күч дециздерден,  
Калагы жок өткөндөргө.  
Улуу тоонун кайберенин,  
Колдоп, коргоп жүргөндөргө.  
Ак булуттан чыга калып,  
Ай перисин өпкөндөргө.  
Махабатка лира болуп,  
Өрттү кечип өткөндөргө.  
Сүйүүлөрдөн "дастан" жазып,  
Үр көпүрө салгандарга.  
Жылдыз болуп көк асманга,  
Жерге нурун төккөндөргө.  
Чиеленген пастыктарды,  
Ак-карага бөлгөндөргө.  
Жер алдында гүлдөр чыгып,  
Көптүн көөнүн бургандарга.  
Тунук булак, талбай ағып,  
Чоң дарыяга куйгандарга.  
Кара күштар арасынан,

Ак күш болуп учкандарга.  
Үр берметин төккөндөргө,  
Гүл белестен өткөндөргө.  
Алтын-күмүш ширелишкен,  
Ай нурунан жарапышкан,  
Ақылдардын жетигине.  
Эмгектердин актыгына,  
Ақындардын алптыгына,  
Бүгүн туруп,  
Таазим кылышп,  
Баш ийдим!

### **БИЛБЕПМИН**

Мен чындыкты айланаман издеңмин,  
Жылдыздарга жайгашканын билбепмин.  
Тайгактардан, тар жолдордон чыгарсаң,  
Кайра сага ок атаарын, уу чачаарын  
билибепмин.

Кечир мени партбилетим,  
Сени колдой албадым.  
Жамандардын сөздөрүнөн,  
Мени коргой албадың.

Туура сөзду туугандардан издеңмин,  
Өздөн чыккан душманымды билбепмин.

Кызыл кандан жаралды эле партбилет,  
Колдогондор кордошоорун билбепмин.

Эмичи, алды-арты таруу ботко,  
"Чындык" – деп суук тумшук болдум  
көпкө.

Шылдындайт, маймыл сымал кош  
жүздүүлөр,  
– "Эй арсыз, билетинди ташта отко!.."

## КАЙРАН ПЕНДЕ

(*Маркум Султан Ибраимовго  
арнаймын*)

Чымынга кылбаптыр эч жамандыкты,  
Күйдүрүп, душмандарын туура жүрдү.  
Көтөрбөй кызматтарга туугандарын,  
Жаркырап күн нурундај тегиз тийди.

Ала-Тоо өз мекени бүркүт шаңшып,  
Элинин толгон-токой жүгүн артып.  
Алтынга алмаштыргыс кыраан-шумкар,  
Огунаң күйкөлөрдүн болду майып.

Күйкөлөр көмгөн кезде болсо керек,  
"Жакшы" – деп жалган сүйлөп койсо  
керек.

Кылымдан келе жаткан кара өзгөйлүк,  
Жолунан тазалатып койсо керек.

Жолборс өлсө, мышыктар күлсө керек,  
Уюшулган канкордук, бийлик талаш.  
Алданып, жалган дүйнө баш айлантып,  
Алкашты, нашакорду сүрөсө керек.

Күчүктөй көз ача элек кыңышылатып,  
Балыктар суудан курук чыгып алып.  
Чымындын тагдырына күйгөн барбы?  
Алданган чырпыктарды кыйса керек?

Таза болуп жүрөт дейт бир канкорду,  
Чын болсо ага тиисин карғыш огу.  
Кызыл, ак гүлдү бойлоп коко тикен,  
Жамандар жакшы баркын билмек бекен.

Намысыңды коргогон бек, Султаның,  
Ақ пахтадай бактысын создурбайсың.  
Кыргызым кара өзгөйлүк оорусунан,  
Алтынды жезге чайқап соолутасың.

Жакшы десе жабылып буттан сүйрөп,  
Жаман десе жабыркап малдай үрксөк.  
Баркрабапбыз дейбиз ээ, кайран пенде,  
Боз топурак жамынып калган кезде.

## МЕН "АТАМАН" АРАКМЫН

Чынын айтсам тозокмун,  
Азап салчу конокмун.  
Жибитет, сүйөм, муздатам,  
Үрдатам да ыйлатам...  
Кылам баарын каалаган,  
Көп кирсең коюн-кончума,  
Ит кылам журтта улуган.  
Балдарыңа кас кылам,  
Катының кошо мас кылам.  
Дүнүйөң кошо чачтырам.  
– Ич, ич! – дейм,  
Күндө шаштырам.

Кыздарга намыс иш кылам,  
Мен жаны жок аракмын.  
Оозуңарга қуюлбайм,  
Жалдырабайм, сурандайм.  
Көктөй берсин дарагың,  
Тамырына уу куйбайм.  
Эркиң бошсун адамым,  
Алкымың тый, сактангын!

Ичсең ичкин, ченем бар,  
Бүтпөс ишти бүтүргөн.  
Уланганың үзүлгөн,  
Тарыхта ордум, даңкым бар.

Акындар жазган дастандай,  
Тойдо, ашта баркым бар.  
Туулган күн, кечелер,  
Менсиз өтпөйт, шартым бар.

Акылдуулар ыйлабайт,  
Ақмактарды байлаймын.  
Кирип алыш ичине,  
Тозокту көздөй айдаймын.  
Силер ичип жактырган,  
Мен "атаман" аракмын!

## **КӨГҮЧКӨНДҮН КАРГЫШЫ**

Суперорганизм деп коюшат экен айрым окумуштуулар, кадимки эле көгүчкөн өзүнө түгөй тапса. Алар табийгаттын ар кандай өзгөрүшүнө тез қөнүгүп кетишет. Ургаачысы жылына 12 жумуртка тууйт. Балдарына зерикпей камкордук көрөт, чоңойтуп учурат. Эгер түгөйүнөн ажыраса, башка канаттуулардай тез жупташып кетпейт экен. Бири-бирине берилүү, сыйлоо өтө күчтүү сезимдер менен курчалган.

Бала кезимден көгүчкөндөрдү өтө жакшы көрөр элем. Алардын топ-топ

болуп учушкандарын кароодон көзүм жадачу эмес. Ар дайым адамдарга жакын, эч коркостон, эшик алдында жөргөлөп, жем издеген көгүчкөндөр.

Жазгүл үйгө келсе балдары алдынан тосо чуркап, үйдө 10-15 баш көгүчкөн бар экенин, кошуналар да үйүнө эки кап көгүчкөн этин (150-200 баш) шашлык кылганы алыш келишкенин айтышты. Балдар кубанганынан чуркап, алдында "гүү-гүү" деген коробкаларда туткун болуп турган көгүчкөндөрду көргөзүштү. Колундагы там-туң баскан наристеси жөрмөлөп барып, коробканы аңтарганда ичиндеги көгүчкөндөр көздөрүн бакырайтып, коркунуч жакынданадай чочулашып, ары-бери өздөрүн ургулап учуп калышты. Үйдүн ичин тоз-тополоң көтөрүп, үч уулу көгүчкөндөрду кубалап, үйгө байлык киргенисип кубанычтарын сураба? Кайра тутуп коробкага салып коюшту. Мен биринчи жолу көгүчкөндөрду колума кармадым. Алардын жүндөрү ушунчалык кооз, ар бир талы боёлбой калган эмес.

Табийгаттын таң калаарлык тартуусун кара, ушул ыйык көгүчкөндөр үй

жана жапайы болуп эки шартта жашашат, жар боорлорунда, бузулган үй-жайлардын чатырларында гүү-гүүлөп олтурup, нечен айлуу түндөрдү, жайнап-күлүп келген жаздарды, сөгүлгөн аппапак таңдарды, ызгаардуу чилде сууктарды тосушкан сырдуу перенде тукумдарыбы? Ким билсин...

Эртеси карасам коробкадагы көгүчкөндөр 2-3 тукум тууп коюшуптур. Мен балдарга аларды тез бошотуп жибергиле деп, булар да эне көгүчкөндөр, ургаачылары көп экенин айттым. Ошол маалда сельсоветтен эл каттоо боюнча мени чакырып кетишти. Жумуштан келсем көгүчкөндөрду союп, шишкебек жасап коюшуптур. Коңшулар чогулуп, төрт үйбүлө болуп жүздөн ашык көгүчкөндүн этин бышырышыптыр. Бир заматта кооз көгүчкөндөр улуу оттун чогунда кактالып калышты. Эти өтө таттуу экенин айтышып, закуска кылып жеп жатышты, айрым ичкен коңшулар. Жер астыусту боло түшкөнсүдү мага.

Жазгул уктап жатып, чочуп ойгонуп, эмне болгонун өзү дагы түшүнбөй калды.

Керебеттин алдында баягы көгүчкөндөр койнундагы баласын кошуп, учуруп алыш кетишкени жатышыптыр. Кара терге түшкөн Жазгүл керебеттин астын, тегеректерин бир сыйра карап чыкты. Эч нерсе жок, айланы тынч, алыш-алыста иттин үргөнү угулат. Короздум үнү жаңырып, таң ата баштаптыр. Жазгүл уулун бекем бооруна кучактап, коркунучтуу түш көрүп, бул кандай аян деп ар кандай уламыштардан жүрөгү түпөйүл болуп, көгүчкөндүн этин жээрин жеп, кандай айла кылаарын билбей, ар кандай түш көрүп, жолдошу дагы бейтынч эле.

Ошол каргашалуу күндө үйгө толо келген көгүчкөндөр үйүбүздүн тынчтыгын бузгандай, бир коркунуч кетпей жашап калгандай болду. Ошол күндөн баштап Жазгүл эшикке жалгыз чыкпай, эшикке чыкса балдарын бирөөлөр көтөрүп кетчүдөй коркуп, жүдөп калыптыр.

Күндөрдүн бириnde ошол көгүчкөн-дөрдү тутуп келген коңшубуз мотоциклден авария болуп, кабыргасы сынып, өпкөсүнө кагылыптыр, көзү чыгып, кулактары үзүлүп, жакшы болбой жатып,

кан кусуп, бул дүйнөдөн өтүптур. Бул кошунабыз жалаң кышта көгүчкөндөрдү тутуп жечү экен. Аялынын түшүндө көгүчкөндөр сан миң учуп келип, өлгөн күйөөсүнүн оозуна ылай, баткак тыгып жатышыптыр. Коркконго кош көрүнөт болуп, түнү терезенин түбүндө капкара көгүчкөндөр учуп өтүшкөндөрүн көрдүм, – дешип коңшулар бейтынч. Бир күнү түндө шумдуктуу түш көрдү

### *Жазгүл:*

Таң каларлык түш көрдүм,  
Кудай болсо сактасын.  
Жазмыш деп жакшы эле,  
Кайгы-зарды тартканмын.

Өз уулумду кол менен,  
Жатканын экен чалкалап.  
Бычак тартып мууздайм,  
Агат каны диркиреп.

Сүйлөй албай диртилдеп,  
Жалдырай уулум киркиреп.  
Чочуп коркуп ойгонсом,  
Көргөнүм менин түш экен.

Шашып жарык жандырып,  
Көтөрүп уулум алдым.  
Кучактап алып калтырап,  
Карадым өңүн жалдырап.

Айрылып жүрөк кетпеди,  
Арман ай кандай түш деги.  
Калкалаар элем балдарым,  
Ажалга тосуп жаш жаным.

Мотоциклчен кошунабыз өлгөндөн кийин коңшулардын арасында имиши-имиш көбөйдү. Экинчи коңшубуздун аялы төрөгөн замат өлдү. Корпустун айланасындагы жашоочулар дагы корко башташты. Бул үйлөрдө чындалп дуختар, же үйдүн ээлери бар дешти. Кеч күз. Жазгүлдүн баласы көз жумду, төртүнчү коңшу оорулуу аялын алып Өзбекстанга кетти. Бул окуя Сузак районуна караштуу бир айылда болгон... Перенделердин убал-упаты ай!.. Пенделер өз ырыскысына каниет кылбай калганда апаат болот тура...

## ЫРЫМДЫ ТОРОЛТОМ

Ти्रүү болсом, ажыратып ак-кара,  
Чыркыраган чындыктарды сооротсом.  
Жаага окшоп жыландын,  
Жанына барып көз ойсом.

Жаш кургабай, сыйсыз калган  
чындыкты,  
Ак балыктай тунук көлгө ойнотсом.  
Жаш баладай беттен сүйүп жетелеп,  
Гүлзарларда гүл жыттатып чоңойтсом.

Ушак сөздөн кайраттанып,  
Өмүр бердим силерге.  
Келди мени өчүргүсү,  
Айттым баарын силерге.

Ыр берметин табам, табам жоготпой,  
Алтын менен күмүштөргө оротом.  
Боёк таап, кооз сүрөт тарттырып,  
Кудуретим жетсе ырым торолтом.

## КҮН ӨТӨТ

Күүгүмдөнүп күйүт кирсе үйүңө,  
Чырт түкүрүп, душман турат сүйүнө.  
Өз башына келәэрлигин ойлобойт,  
Кайсы бир жыл, кайсы бир ай күнүндө.

Күндөр өтөт түрмөктөлүп, октолуп,  
Кечээ күлкүң, кайра келет ый болуп.  
Уйгакталган, жүндөй сабап ойлорун,  
Жазып-тайсаң күндөр келет чок болуп.

Бул табышмак, тагдырлардын маңызы.  
Өмүр улап, адам келет жаңысы,  
Ичкиликке берилбесен озгонун,  
Бакыт кирип, ырыс түнөп үй ичи.

Аялдарга керек аяр мамиле,  
Кут түнөгөн үйүңөрдүн түркүгү.  
"Эр сыйлаган калбайт", – дешет эшикте,  
Жакшы эркек түгөнбөгөн дүнүйө.

Уруш-жаңжал болуп турса ыркырап,  
Идиш-аяк талкаланып быркырап.  
Жашынаарын билбей кайда балдарың,  
Ыйлап турса, урушпа! – деп чыркырап.

Анда сенден бакыт күшү учканы,  
Түбү тешик ырысқыдан курдум как.  
Ит түнөктөп, бит түнөктөп үйүңе,  
Учур келсе чалдыбар үй қуланат.

Өтөт күндөр кайкарап,  
"Байкүштар" – деп жолдон өткөн  
табалап.

Намыс менен арга өзүң жөлөтүп,  
Ынтымактуу жашоо керек түбөлүк.

## ӨМҮР

Кеч күз учкан турналардай тизилип,  
Элестериң сенин өчкөн көзүмдөн.  
Шуудураган теректер бүт бой жеткен,  
Кара чачка бубактанып ак кирген.

Тоо суусундай албуут өмүр табышмак,  
Адам кылып, бирде кылат сени акмак.  
Жаңы гана кемчилиниңди бүтүрсөң,  
Алат тура бул жалгандан тузактап.

Жаңы сайган мырза терек өндөнүп,  
Балаң арттан өсөт тура бал тилдүү.  
Бала багып, тартып жүрүп араба,  
Кайран өмүр кирет тура күүгүмү.

Элиң үчүн эмгектенип даңталсаң,  
Асмандағы жылдызмын де өчпөгөн.  
Бейитиңе букет коюп түркүн гүл,  
Адам болбос сага таазим этпеген.

Адам болсоң арам тамак, баркың жок,  
Киргил суудай тунуй турган түрүң жок.  
Қек асмандан учуп өткөн жылдыздай,  
Бул ааламдан өткөндүгүң эстээр жок.

## МАКТАЙТ ЭКЕН

Кар жаап, жер тоңуп турса,  
Тондурған жүрөгүмдү муздан бетер.  
Жыландай уусун таштап,  
Артыңдан ылай сепкен,  
Көрдүм душман.  
Ағыңды кара деген,  
Кайрылған канатыңды,  
Тұгүнөн сынса - деген.

Көз огун мәэлеп турған,  
Адашсаң туман жолдо,  
Маймылдай бийлеп турған.  
Жағылған коломтоңду,  
Тутанбай өчсө деген.  
Көрдүм душман,  
Ағымды кара деген.

Колундан келсе берген,  
Күйтүлүк кылыш белек.  
Ашыңа тоюп алыш,  
Жалпы күлүп мактайт экен.

## ТОПОН СУУ

Ақылы зор алты қыздын ордуна,  
Ақылы жок "жакшы" – деди бир бала.  
Узун түндө, учсуз ойго термелип,  
Эч ақылым жетпей койду ушуга.

Мен үзүлгөн учугумду уладым,  
Ишенбесең үйгө келип көргүлө.  
"Томаяк" – дей бергиле, мейли бирок,  
Арамдыкты жолото көрбөгүлө!

Арамдыкка барбаган жолдошумду,  
Ыпластык сазына тартпагыла!  
Кумурскадай келебиз терди төгүп,  
Тополондуу, топон-суу кылбагыла.

## ӨТӨ БЕРЕТ МУҢ-ЗАРЛАП

Алча гүлүн төkkөн кезде,  
Алма ачты ак гүлүн.  
Өрүк мөмө байлады го,  
Жолдордогу кайчылаш.

Алма гүлүн төккөн кезде,  
Долонолор гүл ачты.  
Жаңгак мөмө байлады го,  
Жылдар белес көп ашты.

Кусалыктар ак гүл болуп көз ачты,  
Кайран тагдыр, кайчы жолдо көп басты.  
Табийгатка таңданышат балдарым,  
Мен олтурам, көздөн учкун жаш акты.

Чачың бубак,  
Оюң чубап,  
Карылыкка айдабай.  
Алма гүлдөй,  
Өрүк гүлдөй,  
Алча гүлдөй суйкайып,  
Куюн жаштық –  
Жыл айланып келсечи.

Көзүң жаштап,  
Эски дартың козгосоң.  
Кайран мезгил,  
Бир кылчайып койбосоң.  
Шам жандырып ар качан,  
Бүтпөс "дастан",  
Жазайын деп ойлосом.

Өткөндөрдүн ырларын,  
Үрдайын – деп сурансам.  
Тагдырларын алардын,  
Угайын – деп сурансам.  
Башың чайкап аларга,  
Таш боорлук кылыш койбосоң.  
Шаштырып өмүр белине,  
Таяк берип койбосоң.  
Учуруң келди, кеттиң деп,  
Бөзгө ороп койбосоң.  
Кайра эле гүл, дарак,  
Келе берет бүр байлан.  
Керексизи кокоюп,  
Сен сыйктуу куу дарак.  
Кайран өмүр кайрылбай,  
Өтө берет муң-зарлап.

## ЧАЦЫРБАГЫН ЖЕТИМ ДЕП

Болбосторго бороон үйлөп,  
Чыгып ачуу чаңырык.  
Сен кыйын деп, мен кыйын деп,  
Жатышыптыр, эки коңшу урушуп.

Ууктурган ушак сөздү,  
Көбүктөтүп көп сөздү.  
Айыптарын чукуп жатты,  
Жийиркентип укканды.

Бири эрлүү, бири жесир,  
Тыңдуусунуп эрлүүсү.  
"Эй өлүксүз, жаманыңдан,  
Жегенсиң" - дейт эринди.

Аттиң, кандай орунсуз сөз,  
Ойлондурган көптөрдү.  
Болсом дагы ата-энелүү,  
Болушмакмын жесирге.

Өлүм калыс, көлөкөндөй ээрчиген,  
Чакыртпастан эрте келген көрүнбөй.  
Чыркырашаар, жетим-жесир артыңда,  
Сага деле кезек келип калса эгер.

## СЕЛКИЛЕРГЕ

(*Насыят*)

Кыздарды сулуу дедик  
Айга теңеп,  
Перилер жанып турган  
Шамга теңеп.  
Кыраанга, карлыгачка,  
Барчындарга,  
Ээ койчу, асмандагы  
Күнгө теңеп.

А бирок айта турган  
Оюм башка,  
Кээ селки кечиргиле,  
Жакпай калса.  
"Жоорду чукуйт" – дебе  
Ушул ақын,  
Артымдан каргап-шилеп,  
Какмалаба.  
Селкилер ар-намысты  
Бийик тутса,  
Күнүмдүк кызыктарга  
Умтулбаса,  
Бакытка туна турган  
Учур келет,  
Баланын келээр жолу  
Тумчукпаса.  
Көбүнчө алдоо тилге  
Кирип кетээр,  
Жеңил баа болбогула.  
Селкилер,  
Аарыдай шире соргон  
Жигиттерге,  
Жем болуп, торго түшүп  
Бербегиле.  
Селкилер папиросту  
Чекпегиле!

Дененди уулантарын эстегиле.  
Кылт этип "жұз граммдан"  
Атып албай,  
Эт-майдын қымбаттығын  
Эстегиле.  
Тамакка жетпей турса  
Ыркырашып,  
"Импорттон кийем" – дебе  
Чыркырашып.  
Эриш-аркак боло көр  
Тартыш маалда,  
Шак сыңдыrbай эркектин  
Багын ачып.

## ЖАТАМ ЖИПСИЗ БАЙЛАНЫП

Атыңды угуп кайраттандым,  
Жаткам ооруп, кыйналып.  
Турам азыр оолугуп,  
Учкул канат байланып.

Чагылгандай чарт-чурт этип,  
Көрүнгүм бар аскандан.  
Кусалыктан жамғыр болуп,  
Төгүлгүм бар асмандан.

Көз уялткан алтын болуп,  
Оюң чубап өткүм бар.

Коңур жумшак жел болуп,  
Саамайыңдан өпкүм бар.

Боюм түзөп бул оорудан,  
Моюн сунбай турсамбы?  
Карлыгачтай канат күүлөп,  
Сени көздөй учсамбы?

Бирок азыр антүүгө,  
Ооруп башым айланып.  
Абалым жок туррууга,  
Жатам жипсиз байланып.

## НУРКАН КОЙЧУМАНОВАГА

Көрүп туруп экрандан жүзүндү,  
Кубанычтан көз жаш жууду бетимди.  
Нуркан сенде жок дей албайм кемчилик,  
Артынганың элдин жүгү, билинди.

Жоогазындай жайнап турган мезгилиң,  
Терең экен тамырың да акылың.  
Кудай сага берген экен кош колдоп,  
Гүлдөй берсин өнөрүң да, кесибиң.

Сөздүн гүлүн жүрөктөргө тагасың,  
Жан-дүйнөнүн баарын буруп аласың.

Алтындарын, алмаздарын сөздөрдүн,  
Бар бол, синдим! Кайдан териип аласың?

Канча әркек көз нур чачса кызыгып,  
Канча айым сөз ашырат тымызын.  
Таланттар көп жолугат дейт толкунга,  
Кайраттуу бол, жүрөгүңдү оорутпа.

## ТҮГӨЛБАЙ КАЗАКОВГО

Талант – деген көп пендеге берилбейт,  
Тукем сенде гүлдөгөнү билинет.  
Куюлушкан берметтери сөздөрдүн,  
Мейкининде жүрөктөрдүн тизилет.

Татаал ырлар, татаал үндүү кайрыктар,  
Салмактанып ташталган кадамдардай.  
Жецил-желпи музыка түшкө кирбейт,  
Изденесиз дайыма кирген суудай.

Көптөр сыйлайт, көптөр тыңшайт  
ырыныз,  
Насыйкатты ырдаганда күтүүсүз.  
Аргымактар кең талаада чабылып,  
Кайберендер тыңшагандай үнүңүз.

Урпактан урпакка улам көчүп,  
Сыйкырланып ырларга канат бүтүп.  
Арыбастан улгайбай жүрө беринç,  
Ырлардын каймагын калпып сүзүп.

### **МЭЭРИМ КЫЗЫМА**

Карагаттай көздөрүң, кара кашың,  
Жаш өткөндө жолуккан асыл ташым.  
Кудайыма жалынам, кубат кирет,  
Сен бар үчүн жаныма миң бир ирээт.

Торобосун душманың, өскүн бийик,  
Байыр алсын бакыт күш достук кирип.  
Кабак бүркөп көз жашың көрбөйүнчү,  
Гүлдүү багың бүлүнтөөр болбосун эч.

Алтын башың аман болсун ар дайым,  
Жыттаар гүлүм, кагылайын ардагым.  
Жылдар өтсө жалгызмын, – деп кейибе,  
Жалгыз гүлдүн аяры көп, кемибе.

## ЖАМАН УУЛ

Жакшылыкты кылган менен билген  
жок,  
Келинимди, неберемди сыйлайм көп.  
Жаман уул жарты кылып көңүлүң,  
Жарайт экен, кыскартканга өмүрүң.

Көрүп туруп жакшылыгың ченемсиз,  
Териң төгүп бутка турган элециз.  
Балапаның канатында торолгон,  
Тартышпаса арабаңды "ким" дейбиз?

Ооруп жатсаң абалың сурабаса,  
Бар тапканың чачышса, үзүлгөнүң  
улабаса.  
Жогу жакшы, керексиз мындай перзент,  
Дүйнөдөн четтесең, гөргө тартса.

## ШАХРА ТАЛИПОВАГА

Жоктой кайгы, кабак бүркпөй күлөсүз,  
Болсо дагы эч сездирбей жүрөсүз.  
Таңкы желдей бир жаралган периште,  
Күндөй болуп тегиз тийип турасыз.

Бактылуу болдуңузбу ыр дүйнөдө,  
Ак булут түрмөгүндө чабак уруп.

Асманда эркин күштай күүлөп канат,  
Эч кимде кайталангыс үнүң созуп.

Кең токойдо сайраган булбул сындуу,  
Чоң сахнаны гүлдөтүп коёсуз чын.  
Баркыңды билди бекен кыргыз элин,  
Маага чарчабай чуркай бергин!

Ал көр болсо байкабайт, көрөт бирөө,  
Таланттарга кечигип болот сүрөө.  
Кыр-кырлардан кызгалдак кол  
булгасын,  
Кыргыздын "Алласы" ырда, гүлдө!

## КАРЫЛЫК АРТТАН КУУСА...

Булбулдун үнүн уксам,  
Буулугуп ыйлап турам.  
Чытырман токойлордо,  
Адаштым жаштыгымдан.

Буттарың баспай алга,  
Көздөрүң карайласа.  
Жүрөгүң сыйдал ооруп,  
Коёрго жер таппаса.

Таяғын такылдатып,  
Карылых арттан күуса.

Сагыныч махабатың,  
Жашынмак ойноп турса.

Арманың айткын, айтпа,  
Арымың ташта алга.  
Кечигип калаарың чын,  
Күн булутка жашынса.

## БЕТИМ КЫЗАРАТ

Мен жөнүндө ушак сүйлөнсө,  
Турмушума бороон үйлөнсө.  
"Ичиp кетти", – кызың дегенге,  
Ишенбе апа, жалган сөздөргө.

Уулuu тилдер ушак сүйлөсө,  
Ар-намысты гөргө сүйрөсө.  
Арам жебей чоңойгон кызың,  
Баспайт арам жолдорго.

Кыздар жүрсө, тууган дагы боозуган,  
Гүл эмесмин, орто жолдо соолуган.  
Ойносоң да ойлоп сүйлө ушакчы,  
Божомолдоп, ой-кырыңча жоруган.

Алы жетпес, кылган мага кыянат,  
Абийирсиздин өз төрүндө уялап.  
Элди карап жүрөсүң го сен деле,  
Сени көрүп, менин бетим кызарат.

## ЧАГЫЛГАНДАР ӨРТТӨП КОЙДУ

Ак булаттар чогулушуп,  
Ар фигура болушат.  
Ат болушуп арыш керип,  
Көк асманда чабышат.

Кара уулум, карасаң,  
Көчмөн кыргыз турмушу.  
Эчки, койлор жайгансыйт,  
Өркөчүнө төөлөрдүн,  
Бала өңөрүп алгансыйп.

Заматта эле каарданып,  
Кара булат аркайып.  
Бетин жаап ак булаттун,  
Бороон улуп, чаң салып.

Самурайдын кылычындай,  
Чагылгандар кыр ашып.  
Гүлдөр дагы башын ийип,  
Мөндүр жаады жер эзип.

Этегимен тартып уулум,  
"Ак булаттар кайда?" – дейт.  
Чагылгандар өрттөп койду,  
"Кара тұтұн, кара, апа кара!" –  
дейт.

## БОЗДОП

Сен мен үчүн жарагасаң,  
Жүрөк-боорум жарагасаң.  
Бакыт менден жүзүн үйрүп,  
Сен жолуктуң билбейм кайдан?

Зордоп өзүм курдум турмуш,  
Төрөп бердим уул-кыз.  
Сүйүү эмес – турмуш күттүм,  
Аз өмүрлүк аманатым.

Үмүтсүз жашоо тозок,  
Кайратым кетти тозуп.  
Урушчаак болуп кеттим,  
Жүрөгүм күндө боздоп.

## НОБЕЛЬ

Жакшы сөз ыраа көрбөй,  
Тургандар чыртыйышып.  
Ала-Тоо бүркүтү, – деп  
Турушат тымпыйышып.

Тукумдан кыр издешип,  
"Жүргөн", "сүйгөн" дешип.  
Өмүргө түн киргенде,  
Чыгарып жыйнак, "чыгаан" дешип.

Өмүр – суу токтобогон,  
Эсиме түшсө ойлоном.  
Ашканча сексен ашуу,  
"Нобелди" ыйгарып койбогон...

### **АРМАН АЙ...**

Көп бастым ташбака жүрүштө,  
Көрсөтпөй ырларым наристе.  
Канатты күүлөрмүн дегенмин,  
Жардамчы, мүнүшкөр келишсе.

Кечиктим, максатка жетемби?  
Торолтуп ырларды кетемби?  
Арасат төрөлгөн баладай,  
Арманда тумчугуп өтөмбү?

Колума китеptи кармабай,  
Кучактап жытташып уктабай.  
Балдарды багам деп алаксып,  
Алыстап кетипмин арман ай.





Автор апасы Пазилат эне менен жайлоодо.



## КӨЗ АЧУУНУН КӨЙГӨЙҮ

(Сатирадык интермедиа)

(Окуя бир айылдын четинде өтөт)  
*Мурат: – окуусун таштаган стүдент.*

*Апасы: – пенсионер аял.*

*Аялы: – үй жумушчусу.*

*Күчүкова Бозокөз: – көзү ачык.*

Көөдөнү ачуу чыңырып,

Көзү кызарып,

Окуусун таштап,

Аракка алган чыланып.

Турмушу ураарга,

Туурдугу кулаарга,

Камыры төгүлүп,

Кадыры сынаарга,  
Аз калган Мурат.

Жокчулук коёбу?  
Кардай элеп,  
Жамгырдай себелеп,  
Үйүнө кирип келет жөөлөп.

Ажылдал урушкан,  
Жок-жоктун айынан күндө.  
Башталды кер-мур сөздөр,  
Келинде деле айып жок.

Түшкөндөн бери буларга,  
Түрдүү кийим кийген жок.  
Барчылыкта деле оңолбоптур,  
Бар-жогуна чыдан.  
Сыр бербей,  
Жүргөнсүчү байкуш ток.

Турмушу тарып, болгон жок,  
Бир күнү туз жок,  
Бир күнү май жок,  
Бир күнү наң жок,  
Бир күнү чай жок,  
Асмандал ашты баалар,  
Башталды жок, жана жок.

Башын жөлөп,  
Бутун учкаштырып,  
Олтурду креслодо Мурат.  
Колуна гезит кармап,  
Байыштын жолун ойлоп,  
Кыяллы менен чабыттап учат.

Коммерсант болсом:  
Кытайдын чирик товары,  
Түрктөрдүн арам тамагы,  
Өтпөй турса жалдырап,  
Өпкөдөн суук алабы?..  
Кыяллын бузуп таттуу,  
Угулду аялнынын  
Үнү ачуу:

Гезит окуп керкейбей,  
Жогору жакка кат жаз,  
Буйдалbastan бат жаз,  
Гумжардам керек.  
"Жумушсузмун" деп жаз!

Айласы кетип Мурат,  
Кагаз калем алышп,  
Төмөнкүдөй арыз жазат:

Кымбаттуу Арман Арылбасович!  
Айылда туубай чебич,  
Иттер төлдөшту эгиз.  
Чочколор тоодо кыйрашып,  
Ондатр арыкта сүзөт,  
Адамдарды жыргатып,  
Сагызган каргага үйлөнүп,  
Уйдан сүт чыкпай,  
Кысыр бээден үйрөнүп.

Кайра куруубу?  
Же демократтар клубу,  
Иши кылыш башталды,  
Башаламан жумуш.  
Аптапка мышык жылыбас,  
Аштыкка жетпей өзөрдүк,  
Жөнөтсөңүз "гумпомощь?"

"Эски дос эстен кетпейт,  
Жаңы дос айлық бербейт".  
Өзүңүздү эле шайлайбыз, –  
деп жазып койду Мурат.

Эртеси короз кыйкыра электе туруп,  
Аялынан сүйүнчү сурайт Мурат.  
Колундагы saatын көрсөтүп,  
Жаны калбай кудуңдайт.  
"Мени шайлап койгула" – деп  
Мага мына бул алтын –  
Саатты берип кетти.  
Анан дагы шайлоодон кийин,  
Калган жардамын жөнөтөм деди.  
Кадимки эле –  
Кара каш Арман Арылбасович!

Көрсөң алтын saatты,  
Уйку-соодо алмаштырып жатты.  
Кекерлүү унчукту аялы:  
– Алдагың келет ээ мени,  
Алдаганың баягы эле,  
Бузук saat эмеспи?  
Шалдырай түшүп Мурат,  
Түндөгүсү түш экенин туют.  
Ой, oo кандай уят!

Кайра жатып диванга,  
Көмкөрөсүнөн көзүн жуумп.  
Түндөгү кымбат,  
Түшүн улантууга,  
Аракет кылат.

Ошентип жатканда кыйналып,  
Эшик тыкылдатып,  
Кадимки өз апасы,  
Келип калат.

Жай олтуруп, жайкашат,  
Чай ичишип чайкашат.  
Сөздөн сөз чыгып,  
Түндө көргөн түшүн айтат Мурат.

Көптөн бери үйүндө,  
Жумушсуз олтурган баласы,  
Түпөйүл болгон апасы.  
Жылдызы жайнап жүзүнөн,  
Жымыңдай түшөт ичинен.  
Жакшы экен түшүң,  
Жолуң болот экен шыдыр.  
Айылга болгон дүң,  
**Күчүктүн сыйкырына –**  
Көзү ачыгына баралы,  
Жоруталы, жур.

Шаша-буша кийинип,  
Өпкөсү көөп сүйүнүп,  
Эне-бала ээрчишип,  
Көзү ачыкка келишет.  
Эшик алдында эзилип,  
Олтурушат, ар түрдүү себеп менен,  
Келгендер тизилип.  
Эшик артында жазылып,  
Көргөндүн көөнүн буруп,  
Жазуулар турат.  
Көзү ачыктын,  
Ким экенин айтып.

Баканын бутундай,  
Тарбаңдашып:  
– Күш келициздер,  
**Күчүкова Бозокөзгө!**  
Сыйкыры күчтүү,  
Ичиндегини айттырбай билет.  
Арбактар менен сүйлөштүрөт.  
Үйлаганды күлдүрүп,  
Күлгөндү ыйлата билет.  
Андан ылдыйында,  
Жазылыптыр мындай:

Самындал жууп денецизди,  
Беш маал даарат алыш келдицизби?

– Бактыңыз ачылбай,  
Палыңыз салынбай калбасын.

Периштөлерим качып,  
Алла-Таалага жамандап барбасын.  
Тыйын-тыптырды –  
Арбын ала келдицизби? –  
Деген үрөйдү учурган,  
Эскертуу турат.

Даарат албай келгенимди,  
Билип калып уят кылбасын.  
Көп алдында шагым сынат, –  
деп ойлогон Мурат –  
Кете берсемби. Арасат болуп калат.  
Аңгыча эшик ачылып,  
Кире бергиле деген болот ишаарат.

Ажайып кооз, тар бөлмөгө,  
Кирип барат,  
Апасы менен Мурат.  
Жеци бар, бирок ак кепин кийгендей,  
Айланасын ак кебез менен ороп,  
Карасы жок агартып койгон,  
Кадимки арбактай болгон,  
Олтурат бир аял,  
Ак чачтуу болгон.

– Келгениңдердин себебин,  
Ийне-жибине чейин,  
Айта бергиле, –  
Периштелер угуп турат, –  
дайт баяғы аял.  
Менден choочуп,  
Учуп кетпегей эле периштелер,  
Элеңдең, айланасын карайт Мурат.

Оозунан түшүп келмеси,  
Сөз айта албай жалдырап,  
Туруп калат энеси.  
Өкүм сүрөт жымжырттық:  
– Кудайдын әлчилери,  
Құтүп турат силерди!  
Чыдамы кеткен көзу ачық,  
Столду тарс муштады!  
Чоочуп кетти апасы,  
Тұндөгү ажайып,  
Түштөн баштады.

"– Алтын saat тагыптыр,  
Ажобуз" – деп мактанды.  
Айткандарын угуп тактап,  
Адеп сактап,  
Теспелерин шығыратып,  
Көзгө көрүнбөгөн –

Сыйкыр менен сүйлөшкөнсүдү.  
Оң жагына, сол жагына карап,  
Күбүрөндү.  
Анан башын көтөрүп,  
Түшүн жоруй баштады.  
Күңгүрөнүп,  
Тамагын жасап,  
Эки жагын карап,  
Сөз баштады минтип:

Жакшы түш –  
Көрүптүр балаңыз.  
Сыйкыр баба –  
Үйүңүздү аралаптыр.  
Качыптыр баләэңиз,  
Балаңыздын башын –  
Эки кылыптыр бабабыз,  
Жакшы жерден келин аласыз!

Ток ургандай селт этет Мурат.  
Кулагым әмнени угуп турат?!

Көзү ачык сөзүн улап,  
Уулуңуз кызматка –  
Көтөрүлгөнү турат.  
Жол-жобосун кыласыңар,  
Жүмшак креслого,  
Олтуруп калат.

Күзгүгө каранып,  
Оозун боёп,  
Көзүн кысат.

Диплом жок баягы,  
Жандай болот кызым биягы?  
Сөзгө аралашат апасы:

*Көзү ачык:*  
– Келесоо эмессизби?  
Биздики кызмат эмеспи?!  
Көзүн ачам балаңдын.  
Кирген суудай шаркырап,  
Кубанып кетти апасы.

"– Башы көп ооруйт баламдын,  
Ичкилики таштатып,  
Дубалап койчу караптадым?"  
Эңкейип колунан өбөт.  
*Жибий түшкөн көзү ачык:*  
– Оорубай жүрөт бекен пенде деген,  
Мен деле аял әлем "өлөт" деген.  
Былжырак болот экен дарыгерин,  
Калбады дары-дармек мен ичпеген.  
Көзүмө көрунбөйсүң, көрсөм эле,  
Бутуца жыгылайын Алла-Таала.

Өлүмдүн суук ырайын көрсөтпөчү,  
Балдарым чыркырашат өчүрбөчү.  
Жарымы ачыла элек гүл элем мен,  
Тамырдан жулуп алыш соолутпачы.  
Жалынып Алла-Таалам,  
Өмүр берсең?  
Жалдырап шыпты тиктеп,  
Уктап кетсем,  
Түш көрөм –  
Терезем ачык экен.

Карап турсам,  
Каалгып учуп келип,  
Кадимки Ай,  
Ийилип колун сунуп,  
Салам берет.  
– "Сен кайра жарагалдың,  
Алла буйруп.  
Өзүңчө даага олтургун,  
Таза жуунуп.  
Дүйнөдө бардык тилди шар  
сүйлөйсүн,  
Алланын улуулугун сыйлай жүргүн,  
Калганын периштөлөр айтып берет."  
Кол булгап,  
Келген жакка жылып кетет.

Ойгонуп түшүм айттым  
Жолдошума,  
Кампада кароол эле ал байкүшүм.  
Шашыла үйдү жыйнап,  
Даарат алып,  
Сыйынып кудайыма  
Намаз тартып,  
Олтуруп калдым.  
"Даага" өзүм жалгыз,  
Оо, Кудай Алла амирин,  
Көрбөйсүңбү?  
Заматта караңғы үйүм  
Болду жарык.

Күн сулуу пери кыздар келип калып,  
Карыган бабаларым дагы  
Келди.  
Сакалын эшик төргө  
Чубалантып,  
Үр жигит колтугуман  
Кыткылашып,  
Үр кыздар, көз пардасын  
Кырат ачып.  
Ошентип жети түнүм  
Өтүп кетти.  
Пери ырдап,

Периштeler кошо жатып.  
Уруксаты боюнча Алла-Таала  
Сегизинчи түнү чыктым,  
Жарыктыкка.  
Кара көз жакшылыкты  
Билбейт пенде.  
Чакырып коңшуларды  
Сыйлап төргө,  
Көргөздүм, Алла берген сыйкырымды.

Жаңылбай таптым,  
Ашказан, жүрөк, кулактарын,  
Айттым жеген тамактарын.  
Жакшы-жаман жашашканын,  
Бай-томаяк, тургандарын.  
Шылдыңдаап каткырышып күлөт дагы,  
"Сен бизди билбейт белең  
Койчу ары",  
Бабалар айткандарын айттым, – десем  
Көрсөтчү бабаларың кандай экен?  
Койгонум талап-булап, тоюп алыш,  
Шорума шорпо төктү кокуйлатып.

"Жалган, алдайт", – деп көрө албастар,  
Айылдан бир да адам бастырбады.  
Күн ыйладым, түн ыйладым шолоктоп,

Арыз-муңум айтып Алла-Таалага.  
Жооп келди бир түштө,  
Кулагыма угулду шак  
Мындай сөздөр:

– Жашыңды сүрт,  
Бол кайраттуу!  
Беребиз сага сүрдү,  
Жүзүң жайнап жүрчү.  
Жазып ил  
Булун-бурчка,  
Кулактандыруу.  
Асфальттарга төшөп ташта,  
Келбекенин көрөйүн.  
Келбей коюшса,  
Анан азабын берейин, – дейт.  
Алланын амири менен  
Төмөнкүдөй,  
Кулактандыруу илинди –  
Кулактандыруу!

– Мен сыйкырлардын сыйкыры,  
Укмуштардын укмушу,  
Көзү ачыктардын жол башы,  
Төл башы,  
Төмөндөгү ооруларды  
Айыктырам:

– Сакоолорду сүйлөтөм,  
Макоолорду түзөтөм.  
Укпагандарды угузам,  
Көрлөрдү көргөзөм,  
Уктаганды ойготом,  
Құлбөгөндү құлгүзөм,  
Сүйбөгөндөрдү сүйгүзөм,  
Тийбегенди тийгизем,  
Сууп калганды ысытам,  
Ысып калганды муздатам.  
Тактыңды көрөм,  
Бактыңды көрөм,  
Бутундан башыңды,  
Башыңдан бутунду көрөм,  
Айықпаган ооруларды айықтырам.

*Менин дарегим:*  
Оқ-Жеген айыллы,  
Үчүнчү колот,  
Элдин баары билет,  
**Күчүкова Бозокөзгө!** – дегиле.

Кудай жалgap,  
Казаным майлап,  
Ай, жылдыз колдоп,  
Ыр да жаздым,

Чыкты талант боздоп:  
– Көздүүлөрдүн көзүнөн,  
Уу тилдердин сөзүнөн,  
Көрө албас арам ойлордон,  
Бейажал өлүмдөн,  
Мени сакта ошондон?

Арстандай күч бергин,  
Ажыдаардай сүр бергин.  
Оорулууга шыпаа бербе,  
Айла кетип мага келсин.  
Бабаларым өбөк бол,  
Периштeler көмөк бол.  
Алдыга жылсын ак оюм,  
Арбактар өткөн колдосун.

Социализм жоголсун!  
Капитализм одолсун.  
Каршылар атып бири-бирин,  
Кара ашқа молдо семирсин.  
Ушакчылар улусун,  
Бой көтөргөн жакшыны,  
Азабын берип куурусун.  
Өчөштүк! Биздей күйүшсүн,  
"Жаман" дебей "бакшыны",  
Оозун жаап жүрүшсүн! – деп жаздым.

Ошондон бери,  
Оокат ичкенге тийбей колум,  
Кайнады шорум.  
Адамдар үзүлбөй, кибиреген,  
Күмурскадай илбиреген.  
Алла-Таалам айткандай,  
Тизе бүгүп келишти,  
Душмандарым.

Жолдошум болсо –  
Азыр касиети күч молдо.  
Үр жигиттин өзү –  
Жиндерди кубат урган,  
Камчысы колдо.  
Мына ушундай айланайын,  
Оомат бир келет.  
Аны кармап калгын.  
Мына мен,  
Көз кырымды,  
Салып жүрөм,  
Сага дайым.  
Эч чочубай  
Көз ачууга даярдангын.

Бүбү-бакшы ойнотуп,  
Союш союп тойлотуп,

Чандатып үйүн жыйнатып,  
Терезе парда тарттырып,  
Олтуруп калды Мурат,  
Караңгы үйдө ичиp жуурат.  
Баягы көзү ачык айткандар,  
Шаан-шөкөт кургандар,  
Үйдү жарык кылгандар,  
Жандап кошо жаткандар,  
Качан келээр экен, – деп  
Түн жарымы болгончо,  
Күттү Мурат.

Ары-бери басат,  
Уйкусу качат.  
Ай көтөрүлүп калганда,  
Айласы түгөнүп,  
Кай жеримден жаздым, – деп  
Айланасын абайлап карап,  
Жатууга кам урат.  
Папиростун кумары тутуп,  
Олтуруп калат.

Мына бу шумдук,  
Жанында карайган –  
Зонкайгон нерсе олтурат.  
Жүрөгү оозуна тыгылып:

Ээ, келген турбайбы!  
Кудай мени урганбы?  
Саламдашпай –  
Таарынтып албайын, – деп  
Ордунаң обдулуп турат  
Кичи пейил немеби, ал да турат.  
Сүйлөсө сүйлөбөйт,  
Басса басат, турса турат.  
Жүрөгү түшкөнү калып Мурат,  
Эшикке качып чыгат.

Чочуп кетет –  
Таттуу ойдо балкып жаткан энеси:  
– Эй балам!  
Эмнени көрүп турам?..  
Эч ким менен сүйлөшпө,  
Эшикке чыкпа,  
Дебеди беле, саган.

*Апасына корголой:*  
– Кагылайын апа!  
Коркуп жатам...  
Карайган неме ээрчиp алды,  
Салам берсем алик албайт,  
Турсам турат, бассам басат.  
Бир баләэси ээрчиidi,

Үйламсырап жалдырайт Мурат.  
Соо коё турган эмес мени,  
Айланасына карап –  
Аялына кыйкырат:  
– Эй катын, жанымда жат!  
Коркуп жатам, бас! – кыйкырат.  
Үргып туруп жаагын басты апасы:  
– Кокуй, жинди болгон немеби?  
Бул кылыштың билет,  
Угасың анан жемени.  
– Жылан болуп ышкырат,  
Чымчык болуп сайрайт,  
Дөө болуп карайт,  
Сенин эркинді сынайт.  
Сыйкырлайт балам,  
Чыдай гой кулунум,  
Экзаменинді энтеңдебей –  
Кулабай тапшыргын балам,  
Уятка калам –  
Сылап-сыйпап жаткырат апасы.

Мышыктан корккон –  
Чычкандай жөрмөлөп,  
Ордуна келет Мурат.  
Әч нерсени көрбөй-укпай,  
Көрпөгө башын чулгай,

Боргулданып тердеп,  
Жаны чыгып коркуп,  
Селт этип чочуп,  
Араң зорго уктайт.  
Эртеси күн жайылганда,  
Жанчып койгондой,  
Онтоп, оозуна учук чыгып,  
Шагы сынып ойгонот Мурат.

Азап менен үч күн жатты,  
Көрүнбөдү әч нерсе.  
Төртүнчү күнү –  
Урушту аны периште:  
"Көңүл койбой,  
Жазбайсың го әч нерсе.  
Түшүндө көрүнгөндү көзүңө,  
Әч калтыrbай,  
Сактай көргүн эсиңе!"  
Убара кыла бербей элчибизди,  
Көргөндү көргөндөй жаз,  
Жаздым кетпе!

Наалып, бешенесин сөгүп каргар,  
Кудайым менде не жазык?  
Койдуң го жарга кыстарып!  
Колдоп коюң суранам?..  
Кобурайт Мурат үн салып.

Алладан айла болдубу?  
Өзгөрүп, өзөк тоңдубу.  
Кол куушуруп, бойтоңдоп,  
Шимшилеп кирди бир чычкан,  
Кадимки эле үй чычкан.  
Көрө коюп чычканды,  
– Чычкан кирди, – деп жазды.  
Таш түшсө баш жарат да, жооп келди  
*заматта*:  
– Акмаксыңбы, жашсыңбы?  
Жакшылап тосуп алғының,  
Тамак-аш белен салғының,  
"Чычкан" әмес ал сенин,  
Бабаң болот, – деп келди.  
Жарылыш кетпей "тарс" этип,  
Құлө албай "карс" этип,  
Урбады да куубады,  
Чычканды Мурат сыйлады.

Эртесинде тұнұндө,  
Жолборс кирди тұшұнө.  
Жобуратып жомокту,  
Жооп келди үйүнө:  
– Айбанаттар падышасы,  
Кирип калса тұшұңө.  
Байлық, бакыт, сүр берет,

Келген тура үйүңе,  
Бабалардын башчысы.  
Түш жоруган акымды,  
Чыгарбай әстен сала көр.  
Түшүндө жана өңүндө,  
Көргөнүндү жаза бер! –  
– Саламым менен Бозокөз,  
Жан әргитет жакшы сөз.

Жабыркаган жүрөгү,  
Жайнай түштү Мураттын.  
Бүдөмүк ойлор жоголуп,  
Бүшүркөө качты кичине.  
Ишене түштү келечек,  
Кыла турган ишине.  
Ошол кезде чаркылдал,  
Чымчык конду терезе.  
Учурду ал коротпой,  
Кошо жазды дептерге.  
Таң калаарлык кызык иш,  
Кайдан кирген белгисиз.  
Эки көзүн тостойтуп,  
Бака жүрөт секирип,  
"Бере турган кулуна –  
Белек кылат жолуна".

Кадимкидей тұнұндө,  
Карышқыр улуйт түшүндө.  
Көргөнүн жазып төкпөстөн,  
Жөнөтту Мурат жорушка.

Жооп келди момундай:  
– Бүйруган тагдыр ушундай,  
Чырылдап келген чымчыкты –  
Кызыр Бабам деп билгин.  
Бака жүрсө секирип,  
Байлык кирет бекинип,  
Байлык Бабам деп билгин.  
Карышқыр түштө улуса –  
Ырыс Бабам деп билгин.  
Ынтымак кирип үйүңө,  
Кас душманың баш уруп,  
Келет экен бұгулө.

– Алла-Таала жолуна,  
Атаган коюң сой үкам.  
Эртеңки күнү таң азан,  
Кадимки даадан тургузам!  
– Саламым менен:  
**Бозокөз.**

## ЖУДӨГӨН БЕЙИТ БОЛДУҢБУ?

(*Казак радиосун угуп*)

Күн уялап жүзүңе,  
Карагат бышып көзүңе.  
Кундуздай болгон кара чач,  
Жарашып калтар боюңа.

Оймоктой болгон оозуңа,  
Күмүштөй тиштер жарашкан.  
Кирпиктериң кайкалап,  
Көргөндө өзгө караткан.

Карлыгачтай кашыңа,  
Жигиттер ашық болушкан.  
Кызырып бышса кош алмаң,  
Кылгырып Сырым ооруган.

Ақын Сырым кара көз,  
Махабаттын кулу элең.  
Каргаша көзү оюлса,  
Жанаша өсөөр гүл элең.

Күн нурун жүзүң уялткан,  
Күйүттүү болдуң Кара көз.  
Алтын, күмүш байлыкка,  
Байлан берди тууганың.

Комуз алса колуна,  
Арман күүлөр сыйызгы.  
Көнөктөп жааган жамгырлар,  
Кара көз Сырым ыйыбы.

Ай чыкпаган кара түн,  
Сырым аза күттүңбү?  
Ай чыкканда гүл терип,  
Кара көз жолго чыктыңбы?

Ээн талаа жалгыздап,  
Армандуу күлкү чачтыңбы?  
Ойго-тоого жүгүрүп,  
Кийимиң дал-дал жырттыңбы?

Адашып калып акылдан,  
"Байкуш жинди" – дедиңби?  
Керилип марал журө албай,  
Жүдөгөн бейит болдуңбу.

Канча турна кетти келбес жолуна,  
Кайберендей тийген ажал огуна.  
Көздөрүнөн жаш ордуна кан акты,  
Зомбулук залым доорунда.

## СУКЕҢ ЖАНА МЕН

(Акыйнек)

Сукең чыкты дардайып,  
Кебетеси карт жорудай далдайып.  
Эпсиз го эки бети,  
Жымшық көзү,  
Жанаша олтуруудан коркот көбү.

Мактанчаак, дөдөй,  
Сүйлөп жатты –  
Ойлобой эпсиз сөзү:  
– Кыз деген эккен буудай,  
Жыйган саман.  
Байлыгына чиренип катын алган,  
Акыйкатты иргебес болсо заман.  
Атаганат, арман дүйнө,  
Он аялга эрке болсом әмине?  
**Анда мен:** Байлар өткөн  
Эстеп көрсөн,  
Бай болгондо кулак болуп,  
Жыргал күнүң сурак болуп,  
Кайран башың куурамак.

**Анда сен:** Өмүр кыска бир үзүм,  
Жыргап өтсөм сайрандал.

Бала бакпай,  
Жем топтобой,  
Азап-түйшүк жолбой.  
Каалаганды уйпалаган,  
Доорун сүрүп махабаттын.  
Койкоңдогон, кооз жұндүү –  
Короз болсом әмне?

Анда мен: Жаңгактай мәэ жок башта,  
Короз болсоң койкоңдогон,  
Коштогондор мекияндар.  
Тыңдуусунуп корсоңдогон,  
Аз күн жүрүп дуулдаган.  
Жыл айланбай болоруң чын куурдак.  
Кызы жок, көлүң көрксүз балығы жок,  
Ал сенин әжең, сиңдиң, жатындашың.  
Көрсөң аны саман, чөптөй –  
Бир күнү көзүңө түшөөр, калдың  
көрбей.

## **САЛАМ, ЖАЗЫМ!**

Байчечекей баш бакса,  
Жер тамырлап суу акса.  
Жылдыз гүлдөп, асман толуп,  
Ай кубанып жай басса.

Тунук суулар тынбай акса,  
Өмүр аны кубаласа.  
Гүл ачылып, аары конуп,  
Булбул сайрап жан тынбаса.

Күн кызарып, күлүп батса,  
Шоокум салып таңдар атса.  
Кыз-жигиттер кыналышып,  
Гүлдүү бакта сырдашса.

Саздуу жерге, балыр жайып,  
Кашка бака сайраса.  
Там-туң баскан наристелер,  
Жаз нуруна жайкалса.

Эрке жаның,  
Эрте турса,  
Боюн жазып чуркаса.  
Жан-жаныбар төлдөсө,  
Айланы көркө бөлөнсө.  
Тамырында ысык каның,  
Жаны калбай бийлесе.

Дүк-дүк согуп жүрөктөр,  
Амандыгың тилесе.  
Өчөр шамың күйгүзүп,  
Жаны үмүткө үндөсө.

Кимдер ийбейт сага башын,  
Күн жылмайып кылат таазим.

Жалган дүйнө жаннатты,  
Бороон уруп жолдоруңду,  
Калың карлап тоспосун!  
Кечикпей кел, кечикпе?  
Салам жазым, жан досум!

## ЖАҢЫ ЖЫЛДЫҚ КААЛОО

Өлөкөм менин бай болсо,  
Тунук асман таң болсо.  
Шаркыраган шаң менен,  
Ақ куу, турна мол болсо.  
Мылтыктын үнү угулбай,  
Сай боюнда тизилип,  
Каз, өрдөгү көп болсо.  
Аркар кулжа, элигин,  
Аска-зоодо көп болсо.  
Ашык болгон аларга,  
Аңчыларың жок болсо.  
Ар төрүндүн баарында,  
Жан-жаныбар ойносо.  
Балыр түктө жойлогон,  
Балыктарың көп болсо.  
Чөп тамырын чукуган,

Донуздарың көп болсо.  
Күндөп-түндөп пайлаган,  
Донуздарды жайлаган,  
Браконьерлер жок болсо.

Элиме калканч көп болсо,  
Алтыныңды талатпай,  
Арманың такыр жок болсо.  
Ыпластық жоголуп,  
Байлық, бакыт колдосо.  
Кыргыз деген кымбатым,  
Өнүп, өскөн эл болсо.  
Тегиз тийген күнүндөй,  
Улугуң калыс жан болсо.  
Болсо такыр түгөнбөйт,  
Ишке аша турган ой болсо.  
Жолборс жылдын башында,  
Айтылды ушул каалоо.





Автор Жумакан Калилова  
Жаштык



Жумакан Калилова бир тууган иниси  
Заирбек менен



Келини Бактыгүл, небереси Өмүрбек.



Үүлү Сүйүнбек менен келини Бактыгулдун үйлөнүү Улпөтүндө.



Автор Уй-бүлесү менен.



Автордун атасы Мамашарип карыя жана апасы  
Пазилат эне неберелери менен.

## КӨК-ЖАҢГАҚ ШААРДЫН АРМАНЫ

Шахтёрлор шаары элем,  
Көздөр тойбай суктанган.  
Арзан жашоо жыргалы элем,  
Москвадан үн салган.

Башка жерге шамал жүрсө,  
Мени аралап шум куюн.  
Бомба түшпөй "бомбаландым",  
Бузуу оцой, куруу кыйын.

Ойго албай шылуундарым,  
Гүлдүү шагым талкаладың.  
Жүлүнүмдү жулуп таштап,  
Жүрөгүмө колуң салдың.

Коюнумда ойноп жарандарым,  
Киндиң кескен арамдарым.  
Тартынбастан тарп калтырып,  
Келечегим балталаштың.

Кара алтынга коюн толо,  
Тепловоз үнү жаңырган.  
Эңсеп турам сагынып,  
Үн жок, шаар жаңырткан.

Көк-Жаңгакка көңүл бөлгөн,  
Чыкпаса эгер эр жигит.  
Араң соккон тамырлар,  
Кан жүрө албай токтомок.

Кара алтындар жер алдында,  
Чокуланып, чабылып.  
Канча өмүрлөр калды аргасыз,  
Кара күчкө багынып.

### АЛКАШ ЧАЛДЫН АРМАНЫ

*Алкаш чал айтат бүгүн армандарын,  
Алкымдан бууган муң-зарларын.  
Жакшилап кулақ салып угуп алың:*

Айыпты коё бербей уул-кызга,  
Карылар үйүндөгү кәэ адамдар,  
Адамдык касиеттерди бийик тутса,  
Карылышык доор сүрөөр болсо тутка.

Аракка бала кезден жакын болдум,  
Коштошо албай карыганда кор болдум.  
Туруктуу бир орунда иштебедим,  
Тапканым, арак оозун тиштегеним.

Үйүмө басып келбей, жатып келип,  
Келиниме, кызыма карабастан,  
Ирик ооздон, чирик сөз атып келип,  
Кемпиримдин бекиткен буюмдарын,  
Алмаштырып аракка сатып келип,  
"Похмель" кылып алкымга атып  
келдим.

Баланы бактым десем жаңылышам,  
Жаштыгым аракка алмаштыргам.

Байкуштар,  
Жаман самтыр кийип алышп,  
Колунда барга жүргөн койчу болуп.  
Теңчилик заман болгон менен,  
Аталық мээрим менде болгон әмес.

Эптең-септеп –  
Балдарым чоңоюшту,  
Одол ата, одол! – деп,  
Кабак бүркөп.  
Кемпир каргайт,  
Кыздарым жулмалашат,  
Уулум урат кубалап,  
Өздөрү тузакталат.  
Табабыз канат, каткырабыз,  
Жаңы алаар келиндик урматына,  
Аянбастан граммдан аттырабыз.

Жаңы келин келди, койдойбуз,  
Эки, үч айдан кийин кордойбуз.  
Кайдан билсин жаңы келин,  
Өзүм арсыз, сөзүм жансыз экенин.  
"Кайната" – деп сый көрсөттү,

жүгүндү.

Таңда туруп күл менен чыгып жүрдү.  
А бирок, бетке чабаар тикен тили,  
Аны да жөн койбодук, ушактадык.

Ооруса кесел дедим, бечел дедим,  
Төрөбөс болот али көрөөрсүнөр,  
Ошондуктан кармаганы таза дедим.  
Дей бердим божомолдоп,  
Ушак уусун төгө бердим,  
Құндөштөй кемпириме кошулуп,  
Жемелештим.

Ушагым төкпөй-чачпай  
Жеткен келин,  
Сөөктөн чучугуна өткөн келин,  
Бетке айтып сайрап турду,  
Кудайым эми бизди анық урду.

Эх, кайната арак менен дос болуп,  
Кадырыңды,  
Өсөөрүңдү,

Намысыңды,  
Байлыгыңды,  
Арак менен жуупсун чайлыгыңды.  
14–15 жаштагы кыздарыңды,  
Аракка сатыптырсың,  
Күнүмдүккө күлүк минип,  
Чардаптырсың.

Балдарды жакшылап бакмак кайда,  
Ар кимге кулдай жумшап,  
Жалдатыпсыз.  
Уулдарды эки, уч сыйра үйлөптүрсүз,  
Турмуш менен жаш баладай  
ойноптурсуз.

Айыбын ар бир адам сезген жакшы –  
Пенсия албаптырсыз,  
Эт менен чеде жашап,  
Курттай болуп –  
Адамдык ар-намысты  
Кордоптурсуз.  
Кошкула, мал сыяктуу  
Жетеленген,  
Турмуштун жыргалдарын  
Көрбөссүңөр,  
Аракка, ушакчыга туткун болуп

Жанбастан бышкып,  
Түтөп өтөсүңөр, –  
Деди да үйдөн шарт  
Чыгып кетти.

Кой-айга көнбөй артынан уулум кетти,  
Ошентип орду-очогун  
Жагып алды.  
Балдарым ар-ар жерде  
Жашап калды.  
Толбогон арман болду  
Көөдөнүмдө,  
Жашында мээрим төгүп карабасам,  
Балдарым карабайт, – деп  
Кантип айтам.  
Же сынык кашык бербей,  
Небере жыт искеңей,  
Көрө албай жаасын октоп,  
Бактуу шаар болгондорун,  
Укканда жалбырттайт от.



## ӨЛҮМ ДЕГЕН

Жанында жан сакчынданай ээрчип  
кун-түн,  
Артында кара түтүн, караңғы түн.  
Күндүзү жүргөнсүшөт көлөкөлөп,  
Өлүм – бул сырдуу түйүн чечиле элек.

Биз кимбиз? Кайдан келдим? Кайда  
барам?

Олтурам чочуп кетем уктагандай.  
Түгү жок бул суроого жооп таппай,  
Балыктай суу жээгинде тумчуккандай.

Улут-улут, уруу-уруу,  
Топтолуп чабышкандай.  
Ушакчылар айылда кабышкандай,  
Өмүр белек бербейт тура,  
Озгон озуп кетпейт тура,  
Кан жыттанган кара кийген,  
Өлүм кезек күтпөйт тура.

Өлүм бул каргашалуу добул экен,  
Гүл кезинде, бүр кезинде жолуккан.  
Ажыдаардай жети баштуу,  
Оң келгенди соолуткан.

Бир кылчайып каратпаган артыңа,  
Жолдошуңа, там-туң баскан балаңа.  
Кара кундуз чачыңды төгүп жерге,  
Чычкандарга, жыланга салат жемге.  
Атың угуп, сыйлагандар жаш төгөт,  
Өлүм деген калыстык кылган кимге?

## КОЙГУЛА

Жер ойгонду уйкудан,  
Жашыл көйнөк кулпунгандар.  
Келгин күш келип сайрады,  
Уулумдун окшойт арбагы.

Келген күнүң май эле,  
Жүрөгүм сыйздайт дагы эле.  
Ай жүздүү назик кулунум,  
Тилегим сага ак эле.

Май айы, гүлдөр ачылды,  
Бирок, тез соолуп гүлүн жашырды.  
Төгүлүп көктөн жамғырлар,  
Кусалык болуп ағылды.

Томпойгон мурзөң жанында,  
Армандуу апаң ыр курайт.  
Өзөгүнө өрт кетип,

Эзилип жүрөк ачышып,  
Чагылган коштоп чыркырайт.

Келгин қүш қарап катарын,  
Гүлдөрдүн издең арасын.  
Каймана жазга көңүлсүз,  
Апакең төгөт көз жашын.

Каргаша тийип кайғырдым,  
Кире албай гөргө айрылдым.  
Түшүнбөйм, кандай таш жүрөк,  
Тириүлөй таштайт баласын.

Аттиң ай "кой", – деп койгула!  
Энеци, атаңы күкүк жойгула.  
Бал тилдүү балдар айыпсыз,  
Кадырын билип койгула.

Кош Нурбегим, арманым,  
Ырымды сага арнадым.  
Жаз гүлдөн жасап бир букет,  
Мұрзөңе коюп кайтаармын.

## КОШ, НАРИСТЕМ!..

Жан талаша жалдырадың,  
Жардам күттүң эненден.  
Мен да сендей алсыз пенде,  
Колдон келбес эч нерсе.

Караңгыда жарық кылган,  
Менин шам чырагым.  
Өчпөсө деп сенин нуруң,  
Тилеп турам кудайдан.

Алсыз канат көпөлөктөй,  
Боюм урам жалынга.  
Жан боорумдан жааралғаным,  
Таба албадым эч арга.

Ак халатын сыйлабаган,  
Таш жүрөкту ылгабай.  
Пара бердим тапканымды,  
"Калаармын" – деп ыйлабай.

Карагаттай алаң көзүм,  
Көзүң сенин жумулган.  
Мамык болсун, боз турпагың,  
Көз жашыма жуурулган.

Канаты сынып кайрылган,  
Ак куу болдум армандуу.  
Элесинди унута албай,  
Жаштуу болдум каралдым.

Асмандагы үч жылдызым,  
Экөө калган, бирөө жок.  
Атың атап боздосом да,  
Келе турган түрүң жок.

Кош наристем, жашоо болсо улаарсың,  
Жаннантардын гүлү болуп турдаарсың.  
Күндөр бүтүп, кайтыш болуп калганды,  
Алдыбыздан булбул болуп чыгаарсың...

## **АРБАГЫ МЕНЕН СҮЙЛӨШТҮМ**

Көпкө түшкө сен кирбей,  
Элесиң келди, төргө өтпөй.  
Босого бойлоп жер тиктеп,  
Сурайсың: "Жүртта ким бар?" – деп.

Чый-пыйым чыгып чырылдап,  
"Төргө өт", – десем болбодуң.  
"Шашылышмын, кетем", – деп,  
"Чай ич", – десем көнбөдүң.

Мага арнаган ырынды,  
Окуюн деп мен келдим.  
Жаза бербе көп кошок,  
"Апам ыйлайт", – деп күлдүн.

Тамганын баарын унуткам,  
Окуп берсөң мен угам.  
Албадың колго ырымды,  
Азган жүзүң кубулду.

Көңүлүмдүн карасын,  
Жүрөгүмдүн жарасын.  
Арманга толгон ырымды,  
Окуюн анда уга көр.

Жамандын көзү чок беле?  
Аркарга тийген ок беле?  
Үйүрдөн такыр бөлүндү,  
Кайрылаар жолу жок беле?

Ак барчын көрдүм булуттан,  
Канатын күүлөп буулуккан.  
Үндөсөм конбой тууруна,  
Айылын такыр унуткан.

Суроо берем туңгуюк,  
Жүрөктө калды кан уюп.

Күнөөлүүнү таба албайм,  
Ыр жазып турам кан жутуп.

Кут конгон жерде ким калды?  
Белге чыккан чөп калды,  
Алма-жаңгак көп калды.  
Кооз жайлого күн чыкса,  
Сүрдүү, сырдуу ай чыкса,  
Көйкөлүп өскөн камыштап,  
Көпчүлүк жүргөн азызданап,  
Боздогон тайлак ботосу,  
Жазында коштоп бакасы,  
Симфония ойногон,  
Түгү жок Кара-Көл калды,  
Жакшы жаман эл калды,  
Кайнатаңдын төрүнө,  
Кадырлуу бараар жол калды.  
Гүл бурактай Гүлбарчын.  
Сұтактай сайрап ал калды.  
Ак калпактуу көрүнсө,  
Карааның издең чуркаган,  
Жанаарбек уулуң жаш калды.  
Атасын көрүп ар кимдин,  
Канатың тураар кайгырып,  
Мөлтүрөп көздөн шүүдүрүм,  
Тагдыр салса арга жок,

Күрөң атты камчылап,  
Күйүтүн ичке жашырат.  
Жибектей үнүн созо албай,  
Медербек үкаң жаш сыгат.  
Шам чырак өчтү, тутанбай,  
Бир бооруң деген ал кандай.  
Дүрмөттүү ойго термелип,  
Түйшүктөр ага кез келип,  
Жигиттик баркын жоготпой,  
Жаныбек чынар терегин,  
Жүрөктөн ыйлайт шолоктоп.  
Бүталбай жазган ырымды,  
Бүшүркөп сага карасам,  
Кут болсун, алган үйүң! - деп,  
Күш болуп учтуң заматта.

Ишенбей көргөн түшүмө,  
Шолоктоп ыйлап мен калдым.  
Жоогазын гүлдөй соолуган,  
Бей таалай иним өзүңө.



## УЛУУ АКЫН – АЛЫКУЛ

Ай толгон түндө үңкүйүп,  
Ысык-Көлгө сыр айтып.  
Ак булут көчсө ыр айтып,  
Азаптуу күнүн бүт айтып.  
Ак жамғыр жааса төгүлүп,  
Жүрөктө турчу сел жүрүп.

Куураган жалгыз дарактай,  
Куу кесел барган тез мүлжүп.  
Нукура алтын байкалбай,  
Дос-тууган аны барк албай,  
"Илмейген акын сөрөй", – деп,  
Артынан шылдың сөз кылган,  
Жибекти барксыз бөз кылган.

Ак баракка сыр айткан,  
Баштан өткөн чынды айткан.  
Махабаттан сыйы жок,  
Арманда өчкөн шамды айткан.  
Айсыз түндөй караңгы,  
Арманга толгон күүнү айткан.  
Улуу акын – Алыкул,  
Кайталангыс түр болгон,  
Бир ачылган гүл болгон.

Төгүлгөн нөшөр ыр болгон,  
Деңизге куюлган көл болгон,  
Тирүүсүндө бааланбай,  
Акынга өлүм өч болгон.

### ТОҢУП ТУРАМ

Күлгүндөй жаш чагында,  
Күйүткө жанды салып,  
Кайрылып коно албадың,  
Эшигинң калды ачык.

Артында кыздарыңа,  
Тер төккөн үйүң калды.  
Урушпай бөлүп алаар,  
Аздыр-көп жүгүм калды.

Сен баскан жерлеринде,  
Көк түтүн болуп турам.  
Жүрөгүм музга айланып,  
Чыйрыгып, тоңуп турам.



## КАЙРАН ӨЛҮМ

Кайран өлүм, караңғыда үңүлбө!  
Максатыма жете элекмин,  
Жең-билегиң түрүнбө.  
Черте бербе тереземди,  
Тынчтық берчи сен бизге.

Акын болуп, дөөлөт ташып,  
Неберелер, чөбөрөлөр гүлүн ачып,  
Ой-тилегим ишке ашып,  
Жаш сексенден өткөндө бурул үйгө.  
Ак төө кардын жарган кезде,  
Күт береке төгүлүп,  
Көздөрүңө тике карайм,  
Кел ошондо үйүмө...

## КУЛ БОЛГОН

Олтурғанда жалғызсырап,  
Көрүндүң сен айга окшоп.  
Жүрөк сезип жакындыгың,  
Согуп турду "дүк-дүк" деп.

Айланада әч ким билбей,  
Тартылганым өзүңө.  
Сезим нуру жаап турду,  
Жалғыз сенин жүзүңө.

Оо, тар дүйнө кеткениңде чөгөлөп,  
Көчкү алыш, бийиктигим түз болгон.  
Өмүр бою унутулбай келаткан,  
Сүйүлөргө канча пендे қул болгон.

## ЖАШТЫҚ КЕЗ

Улуу тоодон ышкырган,  
Улар болдуң жаштық кез.  
Көз жазгырып заматта,  
Туман болдуң жаштық кез.

Шаркыраган деңиздин,  
Шары болдуң жаштық кез.  
Ак булутка жашынган,  
Пери болдуң жаштық кез.

Канаты талбай кайкыган,  
Карлыгач белең жаштық кез.  
Кый-кыйлап учкан топ болуп,  
Турна бир белең жаштық кез.

Ачышат жүрөк, айлам жок,  
Ажырап сенден жаштық кез.  
Абайлап артым карасам,  
Уул-кызым жетелеп,  
Келатасың жаштық кез.

Кылгырып жашым тамчылап,  
Эстесем жүрөк ачышат.  
Кылчайып жаштық кетейин,  
Сезимде эңсөө жашынат.

Ак бантик тагып чачыма,  
Аптыгып жүрөк ашыга.  
Келгенмин бакыт бешигим,  
Ачууга билим эшигин.

Окудук, күлдүк шарактап,  
Алтындей күндү барактап.  
Убакыт өттү закымдал,  
Он жылдық бизди такымдал.

Тескейде өскөн ышкындай,  
Тез эле бойго жеттик биз.  
Классташ кымбат курбулар,  
Коштошоор күнгө жеттик биз.

Кыр-кырга өскөн кымыздык,  
Кыдырып үзүп жедик биз.  
Кымбатым агай, эжейди,  
Кыялбай жашып кеттик биз.

Турмуштун сырдуу түйүнүн,  
Курдаштар кандай чечтик биз.

Туйгуну болуп турмуштун,  
Түш-тарапка кеттик биз.

Мингениң тулпар миндиңер,  
Кесипке түрдүү жеттиңер.  
Ардактуу, барктуу, кымбаттуу,  
Мырза, айым болуп кеттиңер.

Кымбаты болуп баланын,  
Кыйбасы болуп атанын.  
Саябан бактуу көлөкө,  
Болдуңар мээрбан энеке.

## ЖҮРӨКТҮН КАРТАЙБАСЫ

Турпатың туйгунум ай, көксөп турса,  
Көз караш жүрөгүмдү өрттөп турса.  
Күл болуп табышмактуу бул сүйүүгө,  
Эриндер бирин-бири жоктоп турса.

Асманда учса күштар кагып канат,  
Шамалга булат жылса өйдө чубап.  
Сен дагы карагандай ушул учур,  
Жүрөгүм билбейм неге булкуп алат.

"Мен сенсиз жашай албайм" – дечу  
элең го,  
Турмуштун толкунуна аралаштың.

Унуттуң, канча жылдар өттү мына,  
Кат жазып, алым сурап коё албадың.

Биле албайм, канча бала көрдүң берен,  
Небере жытын искең көндүң бекен?  
Алоолоп, сен өрттөгөн оорум күчөп,  
Жүрөктүн картайбасы жаман экен.

## КАДЫРЫҢДЫ БИЛБЕПТИРМИН СЕКЕТИМ

Күйөө жанчы болуп келдим,  
Жашы улгайган досума.  
Белгисиз күч тартты мени,  
Сен жашаган айылга.

Ак мончоктой келин, кыздын,  
Арасында жүрүпсүң.  
Жүзүң жылуу, көзүң жайнап,  
Бирок... кыйын азыпсың.

Көзүм жаштап, кусалыкка муунуп,  
Кучак жайып баргым келди жүгүрүп.  
Мурдагыдай жылуу-жумшак карабай,  
"Жолобо!" – деп урушкансыйт мени Ай.

Баш айланып, жер көчүп,  
Сага жетүү кыйын болду мен үчүн.

Папиросту кайра-кайра түтөтүп,  
Карай бердим, "көрөбү" – деп сени улам.

Бир кездеги көгүчкөнүм колдогу,  
Барктабастан, бапестебей учурган.  
Кадырыңды билбептирмин секетим,  
Ай кучактап, Күн кучактап уктаган.

### **ЖИГИТТИН КАТЫ**

Перидей жомоктоту көрүнөсүң,  
Асмандын жылдызындай бөлүнөсүң.  
Карааның көрүнбөсө айлам кетет,  
Сыртындан ашық болдум, эмне дейсиң.

Сүйүдөн курап алган жолуң барбы?  
Ысыған кезде сүзөөр көлүң барбы?  
Жалгыздап гүл көтөрүп келип жүргөн,  
Киного чакыруучу тециң барбы?

Капилет учкун чачып арбап алдың,  
Азгырык, кандай сезим баш айланым.  
Шагыңа коноор болсо көгүчкөнүң,  
Кар кечип, бороон үйлөп жалгыз  
калдым.

"Кыз" – деген сук арттырган  
кызыл алма,  
Жигитиң болсо кечир, какмалаба.  
Жигиттик ар-намыска доо кетирип,  
Көрсөтүп ар кимдерге акамлаба.

Жаштық кез шүүдүрүмдөй жайкы  
МОНЧОК,  
Көз жаштай тоголонуп жерде из жок.  
Мага да көз артышкан селкилер көп,  
Аларга арзуу, сүйүү әлчилик жок.

## БОЛСОН ЭКЕН ТҮГӨЙҮМ

Ай терметип турат бизди,  
Уктай койгун сүйгөнүм.  
Илебинди жыттап уктап,  
Мен жакшы түш көрөйүн.

Чолпон көзүң жоодураган,  
Сырдуу тиктеп жылмайган.  
Табышмактуу тагдырым ай,  
Жыпар жыттуу муңайган.

Кызганамын жат көздөрдөн,  
Жолотпой эч жаман ой.  
Ай алдында аксал учкан,  
Турна кылбай аяп кой.

Таш боор тагдыр,  
Кайчы жолдор көп болот.  
Тороп алса каргашалар,  
Кош булакта муз тоцот.

Кызганамын, кызганамын,  
Кылышыңа мас болом.  
Борошо үйүп тагдырыма,  
Таштай көрбө суранам.

Айланамда элестериң,  
Ээрчиң алды сүйгөнүм.  
Кош жоогазын түрүндөй,  
Болсоң экен түгөйүм.

Кызганамын жат кыздардан,  
Жолотпой эч жаман ой.  
Күн алдында күйүп аткан,  
Турна кылбай аяп кой.

## А МЕН БАЙКУШ

Көп жылдар чабак урдум жетемби деп,  
Бирок да толкунуң күч жете албадым.  
Жашыдым күнү-түнү жалгыз сен деп,  
Сүйүү эркиң алган мени жетелеп.

Кызгануулар күндөн-күнгө күч алыш,  
Кээде өзүмдү коём катуу жемелеп.  
Гүлзарларда менин изим болбосо,  
Неге олтурам кайырчыдай кезериип.

Гүл сунбадың, киного эч чакыrbай,  
Теңиң менен жүрө бердин сайдрандап.  
А мен байкуш... көлөкөндөй көрүнбөй,  
Оюм менен жашай бердим аралаш.

### КУСАЛЫК

Бийик аскам кулайбы же азайып,  
Жараат алды жүрөктөгү тазалык.  
Өмүрлүккө сыйлайт деген адамым,  
Учкан жылдыз болуп өчтү карайып.

Көөдөнүмдө жүрө албады тазалык,  
Өмүр менде өчү бардай кашайып.  
Тартуулады капалык да жамандык,  
Баш буралгыс ойлордон мен адашып.

Сүйүгө мен акысыздай кылчайып,  
Кайманадай көңүл бурбай өткөнмүн.  
Жан-дүйнөмө толуп алыш кусалык,  
Көкүрөкту тээп чыгат ыр жазып.

Ыр жазайын, бирок кимге арнайын?  
Кусалыктар неге мени кыйнадың?  
Тарбалаңдап, ойноп жүргөн ою жок,  
Наристеге мен ырымды арнайын.

## **ТҰШУНГӨН АДАМ МЕНЕН ЖАШОО БАҚЫТ**

Мен турмушта илкий баскан сөлөкөт,  
Баш көтөрбөй көп оорушум өнөкөт.  
Сенден башка чалпоо жанга жолуксам,  
Очок муздал, сур жыландар сойломок.

Азыркы кымбатчылық кыйнап жанды,  
Бербей сыр, ички дүйнөң күйсө тұтөп.  
Жан сабап, үй табалбай жүрсөң жүдөп,  
Көрө албас көөдөй күнгө тартса күлүп.

Кир жууйт, казан-аяқ кармашат деп,  
Ушакчы улуп-уншуп жатса үрүп.  
Кейибей телегейин тегиз болуп,  
Турмушта жалғыз тарттың арабаны.

Сенде көп адамдыктын сапаттары,  
Сактасын жаман көздөн сендей жанды.  
Суктанып сырт кебине карабастан,  
Түшүнгөн адам менен жашоо бакты.

## КАЙРА ТАРТПАЙТ

Мөмө болсом, ийилип бышып турган,  
Бир кылчайып үзүүгө жарабасаң.  
Өзөгүмө өрт кетип түтөп турсам,  
Өчөшкөнсүп өчүрүүгө жарабасаң.

Көлөкөндөй ээрчисем карабасаң,  
Чагылгандай сезимди араласаң.  
"Сүйөм" деп калп күлүп, шылдың  
кылып,  
Кандай жансың жүрөгүмө бүлүк салган.

Булбул сайрайт, кезинде тили катат,  
Шумкар да күнү бүтсө канат какпайт.  
Биз деген – бул жалгандын келгин  
кушу,  
Кез келсе "өлүм" деген кайра тартпайт.

## ЖИГИТ БОЛСОН

Жигит болсоң кармашып көр,  
Ар-намысты баалашып көр.  
Кор кылбастан кыз-келинди,  
Бир туугандай сыйлашып көр.

Жигит болсоң жардам бергин алсызга,  
Күйкө болбой, шумкар болгун  
талпынган.

Прожектор боло көргүн алдыга,  
Ак оюнду, арам ойго алдырба.

Жигит болсоң жакадагы кундуз бол,  
Балбылдаган жаркыраган жылдыз бол.  
Айкыrbай жолбун иттей жолдо-белде,  
Наалат айтып, каргыш ургур дедирбе.

Көрмөйүнчө ар адамды түшүнүп,  
Жамандаба арамдыкка түртүшүп.  
Мактап койсо кызматчыга жүгүнүп,  
Түшпө үзүлүп, алды-артыңа жүгүрүп.

## АРАЧЫ

Сени самап кучагында өрүлбөй,  
Сүйкүм жүздөн жыттай албай, өбүлбөй.  
Нөшөр болуп коюн ылдый төгүлүп,  
Ак кар болуп жаап турам көрүнбөй.

Тагдырымдын татаалдыгын карачы,  
Сен да мени көргүң келип самачы.  
Тоо томкорсом толбойт окшойт  
бөксөлүк,  
Ак тилемкин саргайганын карачы.

Өндөн өчүп жүдөп турсам араңчы,  
Жөө тумандын баскандыгын карачы.

Жадап бүткөн жалган-жалаа сөздөрдөн, Бузуктардын бузуктарын карачы.

Душманымдын тикен тилин карачы,  
Балдарыма тийбесин деп шамалы.  
Көрө алbastын көр көзүнө кадалам,  
Болом дайым калп-жалганга арачы.

## ТҮНГӨ ОКШОП

Жаным кейип, жат турмушка көнө  
албай,  
Арык суудай жамгыр жааса туналбай.  
Жакыр жашоо, бөксөрүп бүт дүнүйөм,  
Чыдан келдим намыс-арды кыя албай.

Кара-тору сырт келбетим аралап,  
Сыйрып терим, бүт денемди жарапалап.  
Калбыр кылып, чылап-туздал жаттыңар,  
Кайран жүрөк чыдайт каны тамчылап.

Сүйбөй жашоо – бышкып күйбөй  
тозор го,  
Наристелер бейкүнөөлөр кыя албай.  
Тарыйт сезим, толбойт дүйнө, кең  
бирик,  
Бактым менин жылдызы жок түнгө  
окшоп.

## АРМАН АЙТЫП ҮЙЛАБАСЫН

Аккан суудай шаркырап,  
Өмүр кетти ағылып.  
Кара чачка ак кирип,  
Бизге жетээр карылық.

Биз жетпеген сүйүүгө,  
Балдар жетсин шактагы.  
Кудай берсе эс-акыл,  
Ак кептерге жакканы.

Биз жетпеген бакытка,  
Кыздар жетсин шактагы.  
Арман айтып үйлабасын,  
Ак кайыңга бактагы.

## ТУНУК БОЛСО ЭМНЕ?

Кээде шашам,  
Бирок... кайда?  
Батпай үйгө буулугам,  
Жайдын тунук тамчысындай,  
Ыр жаза албай тумчугам.

Ырларымдан канат жасап,  
Учкум келет бийикке.

Тұрмектөлгөн ак булатту,  
Карман көрсөм әмине.

Адамдардын пейилдери,  
Булат болсо әмине?  
Кара болсун, сары болсун,  
Тунук болсо әмине!

## ҮН ЧЫГАРБАЙ КАЙТАСЫҢ

Адам күчү арзан бекен, кымбатпы?  
Бизди кандай жаратты экен жараткан?  
Бирөө жүрсө төө көтөргүс жүк алыш,  
Бирөө көрөт ал көтөргөн жыргалды.

Төрөлгөндөн торго салып бөлүнбөй,  
Жөргөмүштүн желесиндей көрүнбөй.  
Бул жалғандан ала турган аз әле,  
Бешененден аккан териң төгүлбөй.

Турмуш татаал – утуласың, утасың,  
Жыргал күтсөң, кайғыдан кан жутасың.  
Үйлап келип бул жалғанга,  
Тапканыңдын таштап баарын,  
Үн чыгарбай кайтасың.

## АРСЫЗДАР

Чындал көрсөм – бузуктар бузуп бүткөн,  
Актықты арамдыктай чубап өткөн.  
Башынан чөп көрүнүп калса кокус,  
Өзүнүн арамдыгын сыйпай өткөн.

Арсыздар акыйкаттан коркот дайым,  
Ал мага болуп турат күндөй дайын.  
Алкымдан бууп турат көрө албастык,  
Көзүнөн кан тамчылап, кыт-кыт күлгөн.

## БИР АЯЛГА АЙТААРЫМ

Сезет жүрөк айтылбаганды,  
Какшык сөздү, арам күлкүнү.  
Түшүнүксүз, акылсыз дебе,  
Ар бир сөздө жыландын башы.

Өзүң жүргөн бузук жолдордо,  
Башкаларды арам ойлобо.  
Мен күйөөмө душман эмесмин,  
Ээлик кылат кут түнөгөн ордого.

## КЫЗДАРГА

Кыздарга айтаар бир ырым,  
Жалганы жок, чын сырым.  
Эркектен кем жараткан,  
Бурмаланган чындыгың.

Ашык болсоң бирөөгө,  
Элеси кетпей жүдөтсө.  
Орттөнүп күйүп кетсе да,  
Айталбайсың кыз неме.

Сүйүп калсаң сыртынан,  
Тоту күш болуп кулпунсаң.  
Торой чыксаң алдынан,  
Тоготпой өтсө ал урган.

Шылтоо кылып бир себеп,  
Гүл кармап чыксаң ашыгып.  
Гүлүңдү чаңга ыргытса,  
Өлгөнүң жакшы асынып.

Деңизден сүзүп чыкса да,  
Өссө да таштан жарылып,  
Уяң-назик сезими,  
Айталбайт кыздар "сүйөм" деп.

## КАЙРАН КЫЗДАР

Өспүрүмгө суроо берди журналист:  
– Сүйүү деген эмне? Қанча сүйгөн  
кызың бар?

Уялбастан "төртөө", – деди сүйгөнүм,  
Кудай берсе бешинчисин сүйөмүн.

Жалган сүйүү, жансыз сүйүү – кесиби,  
Баш айлантыкан армандардын себеби.  
Никеси жок төрөп алган секеттер,  
Отузунчу болуп жүрбө сүйгөнү.

Кайран кыздар, кызыл гүлдөй ачылгын,  
Аяр карап, ак сүйүүнү тааныгын.  
Жүрөк сууруп, калдаңдаса калп сүйүү,  
Ак жыландан кызыл гүлүң жашыргын.

Кайран кыздар, акыл менен урушпа,  
Кербен турмуш, жолуң узак унутпа.  
Капилеттен чыга калса калп сүйүү,  
Күйүт тартып гүлүңе чаң жугузба!

Таза жүрүп, тунук бакыт таап ал,  
Таза сүйүү – таш боор эмес угуп ал!  
Калкалайт, канатына аяп сени,  
Гүлүң үзүп, тепсеп чаңга таштабайт ал.

## СЕНИ АЙТАТ

Сени айтат эки жүздүү кубулма,  
Артындан сатып турат куюнга.  
Арыңа, адамдыкка доо кетирет,  
Андайдан эсиң болсо алыста.

Олтурсам, көз көрүнөө сатып кирдин,  
Шыбырап, көргөндөрүң айтып кирдин.  
Ичиң пөк, арамдыкка толсо дагы,  
Сездирбей, ал келгенде жайнап күлдүн.

Эки жүздүү, адамсың кандай куйту,  
Ууртуңдан жылмайып жалган күлкү.  
Өзүм үчүн дегенде оңко атып,  
Жүрөсүң ээ, кайраным абийир сатып.

## КӨҢҮЛ

Мен түшүнөм,  
Көңүл деген –  
Тунук, таза булак деп.  
Жакшы адамдар  
Тазалашып,  
Чаң жугузбай турат деп.  
Мен түшүнөм,  
Көңүл деген –

Жайы-кышы,  
Жыты аңқыган,  
Ажайып кооз дарак деп.  
Жакшы адамдар,  
Өсүшүнө жардам берип турат деп.  
Бирок... көңүл  
Жакшы,  
Жылуу,  
Сулуу –  
Сөздүн кулусун.  
Жаман сөздү,  
Айтпай  
Тилдер курусун.  
Жүрөктү өйкөп,  
Кабак бүркөп,  
Ороп түрмөк ойлорго,  
Туюк жардан,  
Жол издетип,  
Кайгы салып курутчу.  
Көңүл «гүл» деп  
Аяган көп,  
Акыл-ою тереңдер.  
Назиктигин пахта сымал,  
Сезип туруп аны сиз,  
Шак сындырып,  
Бүлүндүрүп,  
Коёбуз ээ, аны биз.

## АЙ ЧЫГАТ

Салкын нурлуу Айды сүйүп карасам,  
Жецил тартат жүрөгүм эргип турган.  
Бизден кетти жаштык учур канатчан,  
Жигит тандап, кыз жандаган тараптан.

Жыргал-Сазда, жайлоодо көзүм күйгөн,  
Кылайып, Ай чыкканын көп жолу  
көргөм.

Күүгүмдө кулундуу бээлер оттоп,  
Бейпилдик ырын ырдайт, сутак коштоп.

Ак сүйүүдөн, күтүүдөн көз жаш тамган,  
Асыл ойдон, армандарды көп уккан.  
Жаралуу жүрөгүнө дак баскан,  
Ай чыгат, сырдуу, сулуу карыбаган.

## СҮЙҮҮГӨ

Сен бар үчүн кашын кагат селкилер,  
Сулууланып кашын боёп берилген.  
Жазда жаңы ыргалгандай гүлбурак,  
Акындарга пери болуп, лира болуп  
керилген.

Сен бар үчүн булбул бакта сайраган,  
Сен бар үчүн булак агат ыр ырдан.

Сен бар үчүн жер бетине жаап кар,  
Жүрөктөргө тоңуп калчу муздар бар.

Сен бар үчүн аппак кара булуттар,  
Туруксуздай шамал айдап калкыган.  
Сен бар үчүн сезимдерде ыйлоо бар,  
Күндө-түндө басылбаган жамгырдай.

Сен бар үчүн күздө бышат мөмөлөр,  
Кызыл алма бышкан чакта келе бер.  
Мөмө жыты өрдөп турса көөдөндү,  
Турна моюн сүйгөнүндү өбө көр.

Сен бар үчүн куттуу үйдө күлкү бар,  
Наристелер көпөлөк кубалашкан.  
Күн нурунан жааралдыңбы бир үзүм,  
Көздөр көзгө каректерден нур чачкан.

## СҮЙҮП АЛ КОЛДОН КЕЛСЕ

Ар кыл гүлгө колун созуп,  
Ата-энең башын кошуп.  
Бактылуу болсоң жакшы,  
Учкундар жалын болуп.

Учкундар шамдай өчүп,  
Кош жаздык муздай тоңуп.

Алаксып жашоо кыйын,  
Кыйбасың бала болуп.

Алты сан аман болсо,  
Уурдап кача көрбө.  
Жайдары кызды тандап,  
Сүйүп ал колдон келсе.

### **АРАМДЫҚ ЖОК**

Сүйсөм сүйдүм, өмүрүмдө,  
Жүрөгүмдө от калып.  
Жаштыгымдын айлуу түнү,  
Көңүлүмдө шат калып.

Өмүрүмдө шерик издең,  
Сүйдүм бир жигитти.  
Ак булуттай чачырады,  
Шамал айдал курутту.

Эркибиз күч ийилбедик,  
Бышсак дагы үзүлбөдүк.  
Таза сүйүү тунук калды,  
Издеринде арамдық жок.

## АЛТЫН БАШТЫ ЖЕРГЕ САЛБА

Баштаган иш бүтпөөчүдөй,  
Шашып калам кээде мен.  
Кандай туйгу тынчтык бербей,  
Шаштырасың неге сен?

Өчпөй калып сүйүнүн учкундары,  
Жашап келет, жүрөктө жашап калды.  
Ар жылы ырлар жазам, гүлдөн түрмөк,  
А бирок актёрум келбей калды.

Гүл эксөң, чаңкабасын, суусун кара,  
Акылың жетпей турса акыл сура.  
Дүйнөдө жамандардан жакшылар көп,  
Ак болсоң алтын башты жерге салба!

## СҮЙЛӨГӨН УШАКТАРЫ АТЫЛГАН ОК

Адамдар өйдө-ылдый кайчылашып,  
Кемедей дециздеги чалкып-ташып.  
Кемтикти турмуштагы толтура албай,  
Өзүнчө ар ким жашайт түйшүк тартып.

Мен дагы адамдардын арасында,  
Нөшөрлөп жамгыр болуп төгүлө албай.

Же жайнап, сулуу гүлдөй ачыла албай,  
Жалганда жашабадым туталанбай.

Кээлердей жасакерлик мүнөзүм жок,  
Паракор, ууруларды көрөмүн жек.  
Айылга келип калсам түнөк издең,  
Арман ай, адалы аз, арамы көп.

Чындыкты бетке айтып койгонуман,  
Жасакер, куйтуларга көрүндүм жек.  
Таң калам, мүнөзүнө тайкылардын,  
Сүйлөгөн ушактары атылган ок.

## АЙЫЛЫМ

Бир коркунуч бийлеп алды,  
Коюу түндөй ээрчиidi.  
Түпсүз деңиз, оюм чексиз,  
Булуттардай чар жайыт.

Адырларың бүт жарылып,  
Балалыгым калган жер.  
Кыйбай турам жаш төгүлүп,  
Малым семиз, баскан жер.

Шуудураган калың токой,  
Чачкан Ай, Күн нурларын.

Тунук булак, таза абаң,  
Жашыл шибер тулаңың.

Өмүрлөргө өмүр улап,  
Киндиқ энем, үйүмсүң.  
Перзентимдей жаным бирге,  
Кантип кыям өзүндү.

Жылаң аяк баскан жолдор,  
Кыя жолдор баягы.  
Балалыгым унуткарып,  
Көчкү басып калабы.

Өлүм калыс – ылгабай ак-караны,  
Көркөм жашоо өз нугунан токтолоор.  
Ырыс төккөн айылым жашай бермек,  
Чүрпөлөргө жомок болуп карааны.

## ЖАЙЛООДО

Жайлоодо жаңы, кызыл гүлдү терип,  
Жаштыгым өзүн кенен, эркин сезип.  
Ар түркүн дарактардын гүлүн тиктеп,  
Таңдарга жайлоодогу кумар артып.

Таңдарга эрте туруп чыйрыкпастан,  
Желеге кулун байлап, уй сайт апам.

Ар дайым дасторкону жайнап турган,  
Берешен өзгө, жатка теңиз адам.

Мен жаш кыз, али эсимде жаман кыял,  
Болбогон сөзгө деле тез таарынып.  
Куюлган тамакты ичпей тетир басып,  
Кабакка түнөп турчу кара туман.

Чытырман токойлордон издеп жүрүп,  
Бээлерден минип алыш жайдак тутуп.  
Үйүрлүү жылкыларды айдал келмек,  
Күнүгө мойнубузда биздин милдет.

Чындыгы тоолук кыздар, балдар  
чыйрак,  
Таң азан жылкы издеп бара жатсак.  
Жолумда узун аркан сулуу эшкен,  
Оролуп, жыланга окшоп жаткан экен.

"Онобул эмне?" – дедим кара-ала,  
Упузун жылан окшойт карагыла.  
Жанымда кыздар-балдар тацыркашып,  
Коркунчтай алдыда аркан жатса.

Түшүп алдым, жаштык кыял  
кубандым,  
Үйгө шаштым, апам дагы кубансын.

Кубанбады, кубарды өнү апамдын,  
Кайдан билдим баләэ чырмап алаарын.

Он экинди бактык уурулуксуз,  
Бөтөн-бөлөк, өзгөнүн буюмусуз.  
Кайдан алсаң алыш бар, кайра ташта,  
Чөнтөгүң түшүп калса, алыш ташта!

Өкүм чыккан сөзү тийип жаныма,  
Кубанычым көз жаш болду заматта.  
Кээ бирөөлөр үйдөн буюм уурдайт,  
А апамчы, тапканыңды урунбайт.

Бирөө таап алат деп оюмда,  
Көзүм кыйбай таштап кайттым арканды.  
Айтканымдай коңшу кемпир уй издеп,  
Таап алыштыр мен таштаган арканды.

Көпкө журдүм каяша айтып, мокотуп,  
Тапканымды албады деп кекетип.  
Куу турмушта ак-караны ылгабас,  
Кечиргиле, жаш чагымды ата-эне.

Көрдүм жаман адамдарды,  
Уурулуктан жан бакканды.  
Тунук көлдөй өстүрүпсүз,  
Таттырбастан арамдыкты.

## СҮЙҮҮНҮ ДАЦАЗАЛАП

Ак куудай моюндашып,  
Жашасак 100 жыл ашык.  
Армандар түнөйт беле,  
Жүздөрдү тырыш басып?

Өрүктөй кучак жайып,  
Ап-аппак жоолук салып.  
Жытташып турсак кана,  
Жайкы жел жыпар чачып.

Асманга тиреп боюм,  
Чырмады билбейм оюм.  
Жаңгактуу токой болсок,  
Сүйүүнү дацазалап,  
Жашайт белек кылым бою?

Душманың жашаса тынч,  
Жолукса амандашпай,  
Кыздарды жамандашпай.  
Бороондуу жолдордон тос,  
Жаңылса жалаа жаппай.

Жолунда тогок болбой,  
Мойнунда богок болбой,

Тарууга чымчыктар өч,  
Душманың жашаса тынч.

"Сындырам", – дебе акты,  
Карасы болбосо эгер.  
Чагымды айта бербе,  
Қадырың кетсе дагы.

## "30" ТАЯК ТИЙГЕН МЕНЕН

Ар-намысты чаңдатып,  
Жүрө турган мен әмес.  
Ар кимдерге алжаңдалап,  
Құлө турган мен әмес.

Ак алмаздын мизи әлем,  
Ар-намыстуу кыз әлем.  
Көк алмаздын мизи әлем,  
Кейкөлүп жүрөөр кыз әлем.

Ак мылтыктын огу әлем,  
Айыбым жок кыз әлем.  
Бузукту албас теңиме,  
Бурулуп баскан кыз әлем.

Ак болоттун мизи әлем,  
Тайманбас курч түз әлем.

Өлүмдөн кайра тартпаган,  
Кайратым мол кыз элем.

Ойдо жок жерде түлөдүм,  
"Бактылуу бол!" – деген тилегим.  
Көк көз мышык көрүнө,  
Көөдөнүмдү тиштедин.

Ойдо жок жерде жүдөдүм,  
"Орун тапсын" – дегеним.  
Тойгондо ээсин талаган,  
"Ит" экенин билбепмин.

Куттуу жерим тепсеген,  
Жаман катын кетпестен.  
Ортомчу болгон башыма,  
"30" таяк тийген мен.

## ЖҮРӨГҮМ

Кыял болуп эрмегим,  
Түтөп өчпөй келемин.  
Сүйүү деген желеге,  
Чырмаларым билбедим.

Алдабадың, арбадың,  
Болдуң өчпөс арманым.

Бөлүп алып, көп лирадан,  
Жүрөгүңө кактадың.

Тагдыр деген татаал жолдо,  
Жылуулугуң сезейин.  
Калп, сөздөрдөн калбыр болуп,  
Укаланды жүрөгүм.

## ӨСҮП КЕТСЕМ

Таза болсоң башты бийик көтөрүп,  
Баса көргүн ташыркабай көөшөрүп.  
Бир кездерде булбул акын Жеңижок,  
"Аштык ууру" – деп аталган эби жок.

Киндиқ каным, гүл өмүрүм жуурулган,  
Айылымда өзүм өскөн, туулган.  
Өгөйлөгөн көздөр турса кадалып,  
Жүрөгүмдөн кан тамчылап буулугам.

Душманымды ажыраттым чынында,  
Өзөгүмдөн чыккан тура ал жара.  
Өсүп кетсем саябандуу даракка,  
Көлөкөлөп арман айтып ыйлаба.

## ТИРҮҮНУ ЖАКШЫ ДЕП АЙТУУ КЫЙЫН

Кара булут жашыса сел болорун,  
Жакшы адамга жамандар өч болорун,  
Ата-энэ мээриминде түшүнбөлмүн,  
Тынч агым да толкунга туш болорун.

Колдо бар колдо жокко кас болорун,  
Теңсинбей өзгөлөргө жол тосорун,  
Колунан бир иш келген кызматчыга,  
Жүгүрүп, кайран өмүр кор болорун.

Өчөштүм, куу турмуштан утканым жок,  
Ченгелин эт-жүрөктөн алганы жок.  
Көз жашым турпатымды жууса дагы,  
Басыгым бир калыбынан танганы жок.

Адамда ар кыл сымал мүнөздөрү,  
Жүрөктөр күйүп жүрүп түгөнөрүн.  
Чоноюп, бой жеткенде түшүндүм мен,  
Тириүндө жакшылыгың туйбайт өч ким.



## ЖООКЕР УУЛУМ

Жүрөгүм ыйлап турду,  
"Кош!" – деген сөздөн коркуп.  
Балам ай, сен жашыдың,  
Билбедим, эмне ойлоп...

Артынды карабастан,  
Бурулбай сен жөнөдүң.  
Буулугуп ыйлап турдум,  
Жалындым, мен энеңмин.

Ата-Жүрт жүгүн артып,  
Кеткениң – бой жеткениң.  
Армия, жоокер болуу,  
Милдети эр жигиттин.

Душмандар көп көз арткан,  
Өнүмдүү Кыргызстаным.  
Аткарып милдетинди,  
"Аман кел" кагылайын!



## ЖАШАРЫП КЕТПЕЙТ БЕЛЕ МЕНИН АТАМ

Көп байкайм согуш кино көргөнүндө,  
Көзүңдөн сакал ылдый жаш куюлат.  
Жүрөктө бөксөрбөгөн арман бар да,  
Үшкүрүк көөдөнүндү көп куйкалайт.

Капыстан ок жаңылса ким бирөөгө,  
Аттиң – деп ичиңизден көп аяйсыз.  
Тартылып калган эски тасмалардан,  
Табам деп бир тууганың көп карайсыз.

Батышта өрт алоолоп күйүп турса,  
Өлкөмдү душман тепсеп, күлүп турса.  
Кээ арсыз жанын аяп бекинген дейт,  
Айыкпас азаптан чыккан жара.

Ата-энеден эрте ажырап кош жетим,  
Добул уруп балалык гүл учурун.  
Кендир кесип бир жагынан жокчулук,  
Бир жагынан акыйкатсыз зомбулук.

Балтыр эти ката элек жаш убагы,  
14–15 жаштагы бала абамды.  
Өз атынан согушка жөнөткөн дейт,  
Амал менен айылда сактап жанды.

Баланын, бир туугандын орду башка,  
Көп жылдар өрт-жалындайт көөдөн  
жакта.

Бир боорум калды экен деп кандай  
күндө,

Үмүттүү жолду карап күтөт атам.

Каргашалуу кан ичкен согуш бүттү,  
Арадан канча суулар, жылдар акты.  
Топурак бир ууч бизден буйрубады,  
Бейитициз бир белгисиз жайда калды.

Кайда калдың бир боорум, кайда калдың?!  
Шордуум ай, көөдөнүндү кандай ок  
жаралады.

Күтө берип саргайып үмүтүм да,  
Аппак болуп сакалды бубак басты.

Дарексиз согушта жоголгон жан,  
Кубантып кирип келсе кимде арман.  
Агарып бара жаткан чач, сакалы,  
Жашарып кетпейт беле менин атам.

Ракета, бомба, танк алдында,  
Кан жыттанган жер бети.

Кара жер онтоп, чачылып, өлүктөрдү  
жашырып,  
Далай пенде дайынсыз, келбей калган  
ошондо.

## ТАҢ КАЛАМ

Мен белесте –  
Кызгалдактар жайнаган,  
Жаратылыш табышмактуу  
Таң калам.  
Минуттарга кайгыларым  
Унутуп,  
Убактынча жүрөгүмө гүл тагам.  
Шыңкылдаган тунук булак суусунан,  
Кочушка алыш айланама  
Суу чачам.  
Ойго чөмүп, кээде олтуурup  
Ыр жазсам,  
Ойлорумду туман басат,  
Таң калам.  
Ушактоого акысы жок  
Эч адам.  
Абийиримди тунук, таза  
Сактагам.  
Сүйгөнүмө жетпей калгам –  
Түшүп бизге чагылган.  
Бирок, достон душман көпкө  
Таң калам.  
Күйтүлүктан, арамдыктан  
Жаралган,  
Адалдыкты желмогуздай

Санаган.

Көөдөнүңө бычак болуп  
Сайылган,  
Көрө албастын жалаасына  
Таң калам!

## КҮЗ

Жалбырак саргайып, бозоруп,  
Баш ийбей дарактар бой созуп.  
Ишенип жаңыдан көктөөргө,  
Турганын карачы корсоюп.

Шамалга ыргалып шалдырап,  
Кантсе да жалдырайт жалбырак.  
Өмүрдүн өткөнү камчылап,  
Күздөгү түшкөн жалбырак.

Сууларга учу жок жарышып,  
Мезгилдер өтүшөт алмашып.  
Дыйканды сагынтып күттүргөн,  
Келет ай береке төгүлгөн.

Бирок... жаштарга байкалбайт,  
Жылт этип караңғы басканы.  
Суулардын үстүндө жалбырак,  
Бекитип жаштыкты алганы.

## КОНГОН ЖЕРИМ ТЕРЕҢДИК

Ырахмат агай, окупсуз,  
Жылуу пикир жолдопсуз.  
Алагды болуп, мал өлүп,  
"Тулпарга" чомду токупсуз.

Ачык айтпай айыбын,  
Жылдыздай жанган ырлар деп.  
"Кылымдар" өтсө чыгаар деп,  
Аксатып неге койдуңуз?

"Акын" – деп атым чыкканча,  
Жашагым келет кылымдап.  
Ташбака, кузгун курбалдаш,  
Кудайым бербес уруксат.

Кунаажын өлсө кол кири,  
Кайгырып агай жүдөбөң.  
Ырлардын жазың гүлзарын,  
Алтын баш өтсө дүйнөдөн.  
Ырлар келет тизилип,  
Канат байлап уч дешип.

Турмуш – деңиз чалкыган,  
Тереци мага туш келип.  
Учалбай жүрөм буюгуп,  
Конгон жерим – тереңдик.

## КӨЗ ЖАШЫҢА ТЕҢ БЕКЕН?

Кандай таш боор  
өз баласын жээриген,  
Көз жашиңа муз да  
тамып эриген,  
Кандай аял төрөдү экен  
Берметти?

Апакелеп боздосо да келбеген.  
Мээрим керек,  
Жылуу-жумшак таптаган.  
Эне керек, күн нурундай жайнаган.  
Айбанаттар, малдар дагы түшүнөт,  
Түйшүктөнөт баласы үчүн жүгүрөт.  
Алкаш ата, арсыз энелер,  
Өз баласын жарга түртүшөт.  
Бул турмуштун жагдайы көп  
Тумандуу,  
Сенин апаң кандай аял  
Болду экен?  
Ар-намыстуу аял бала  
Таштабас,  
Көз жашиңа тең бекен ай,  
Тең бекен?

## БӨКСӨРТПӨСӨ

Жашоо чарпып, жылдыздардай  
чаржайыт,  
Тар кыялдар тагдырларды тооруган.  
Жамандыктын тийип огу жүрөккө,  
Жаш кыз калды, жер алдына көмүлүп.

Кыздардын кыздары бар калтарлардай,  
Шумкар да ага даап кол сала албай.  
Апкаарып, тегеренип учуп калган,  
Жүргүлө аларды эч таба албай.

Малсыңар, акмаксыңар дегим келбейт,  
Женцил ойлуу кээ жигиттер түшүнсө.  
Антташтым, мелдештим деп арак ичип,  
Намыскөй кыйын болуп көрүнбөсө.

Бирөөнүн аяп жүргөн гүлүн үзүп,  
Бирөөнүн сүйгөн кызын ала качып.  
Бактагы бакыт күшүн үркүтүшүп,  
Ырысты төгүп-чачып бөксөртпөсө.



## УУ

Уктатпайт, уруп деп баламды,  
Кесеге уу аш чыланды.  
Куюп салдың билгизбей,  
Байланган ит суналды...

Жамандык кылсаң кол менен,  
Азабын тарткын шор менен.  
Жыл маалына жетпестен,  
Кетти уулуң келбес жол менен.

Жан кыйбай эми жүрөрсүң,  
Чындыкка өзүң кубөсүң.  
Сыртың сыйкы, ичиң тар,  
Начар бүлө әкенсина.

## ГҮЛДҮ КӨРДҮМ КАБЫРЫҢА КОЮЛГАН

(*Гүлзиянын арбагына арнаадым*)

Гүлдү көрдүм кабырыңа коюлган,  
Эркке койбой көз жаш тамды боюмдан.  
Тагдыр буйруп, канча жылдар бирге  
иштеп,  
Туз татышып, сыр алышып жүрчү  
элек.

Түшүмө кирбейт әлең әлестетсем,  
Гүл өмүрдү кууратып алаарында.  
Таш боор тагдыр турбастан каршысына,  
Өзүндү өзүң муунтуп салаарынды.

Эркек эмес, суктанчу элем боюңа,  
Тунук күлкү, терең акыл-оюңа.  
Суук шамал ыраа көрбөй жүрчү элем,  
Аялзаттын асылы деп макташа.

Көөдөнүңө кат-кат ушак катылды,  
Көрө албастар, тең әместер асылды.  
Сууруп албай, ушакчынын уу тилин,  
Эжекем ай, неге гөргө жашындың?!.

Сен өлдүң! Андан жашоо өзгөрбөдү!  
Ушакчы, сасык бака көбөйүштү.  
Сыздатып, уул-кыз түгөйүңдү,  
Беймаалда гүл койдуруп ыйлаттыңбы?

Жүрүшөт го тууган-бозгон бузуктар,  
Өзүн билбей өзгөлөргө үрушүп.  
Тарптан куру калып калган жорудай,  
Ушак сөздүн уюгуна конушуп.

Уулуу ушак бизге дагы чачылды,  
Жашоондорду бузармын деп асылды.

Ак ийилди, бирок сынбай сайрандап,  
Ушакчылар бак конуздай жашынды.

Оо энелер, жашоодогу перилер,  
Кур жалаага өлүп алуу эркисиздик.  
Таза болсоң башты бийик көтөрүп,  
Жүргөнүң оң ушакчыны тебелеп.

### КЕЛЕЧЕК ҮМҮТҮМ

Жолду карап, карааныңды издесем,  
Алоолонгон от илебин сезбесең.  
Байкоого албай өтүп кетсең жанымдан,  
Аалам мага караңгылайт бир ирмем.

Жамандар көп жабыркатты,  
Куса толуп, арман ташып жүрөктөн.  
Санааларга, ойлорго тебелендим,  
Күз саргайган дарактай билинбестен.

Жүдөп бүттүм, жүрөгүм дүк-дүк согуп,  
Кайратымды душманым коргоп-торуп.  
Кадырыма жетпесең тез картайып,  
Келечекке үмүтүм калат тоңуп.

## СЕНСИЗ ДҮЙНӨ

Көздөрүң толгон сагыныч,  
Көрүп турал.  
Калканч қылып кирпигим,  
Көнүп калгам.

Ким бирөөгө жалбарып,  
"Карайбы" – деп.  
Ичтен түтөп, қызганып,  
Күйүп турал.

Сүйөм сени ойго толгон турпатың,  
Аттиң арман, кең дүйнөнүн тардыгы.  
Сөз таба албай карбаластайм карачы,  
Сенсиз жашоо, сенсиз дүйнө караңгы.

## КОЗГОЙ БЕРМЕК

Махабат ууктурат келсе кезек,  
Кол шилтеп, өткөнүнө кетсе кектеп.  
Жүрөккө қыжаалаттық орноп алып,  
Өксүктүк өткөндөрүн козгой бермек.



## БОЗ ТУМАН

Үйүбүзгө мөндүр жаады таш болуп,  
Ыңгаар айдал куюн келди кас болуп.  
Үрөй учуп, ойноп көктөн чагылган,  
Ылай чачып, көз ачыrbайт жамғырдан.

Каргашадан кабар айтып турғансып,  
Үйдүн үстүн кара булут чулгаган.  
Тумчуктуруп тынч олтураар жер калбай,  
Боз тумандар курчап алды айланам.

Ушул күнү келди бизге кыямат,  
Чок бастырып чыркыратты бир боорум.  
Узак чыкты ый аралаш кошоктор,  
Боздоп каймал, боз тайлагын жоготкон.

Айсыз түн көрдүк караңғы,  
Ырбатып жараат кайра ачты.  
Кургаар кезде кайран жаш,  
Шолоктоп күчөп ал акты.

Өчкөн шамды кайрадан,  
Жандыраар арга болбоду.  
Кай себептен өчкөнүн,  
Боз туман айтып койсочу.

Апакемди сооротууга арга жок,  
Колдон келе сени коюп тирилтип.  
Каргашалуу өлүм жолун кылчайбай,  
Бараар элем мен тороп.

Ошол күнү бизге бороон, кар жаады,  
Жүрөк канап, жүрөктөргө муз тоңуп.  
Башкаларга жай жүргүздү өкүмүн,  
Булбул сайрап, көпөлөктөр шар учуп.

Бизди капитап боз тумандар кетпеди,  
Таркаарына акылым эч жетпеди.  
Кай себептен өчөштү әкен куу турмуш,  
Бир жолу эмес, жүрөккө ууну көп септи.

### **ЗАЙЫРБЕК ИНИМДИН АРБАГЫНА АРНАЙМ**

Туптунук асманымды туман чалып,  
Күн чыгат, бирок мага тийбей жарык.  
Буулугам, туталанам ызам артып,  
Жабыркан, калбыр жүрөк кайги  
тартып.

Үйүбүздө балбылдаган шам чырак,  
Капилеттен, болжолу жок өчтүңбү?  
Ак тилектен үйдөн чыккан бир боорум,  
Жарым түндө жансыз кайттыңбы?

Сен дегенде ичкен ашын таштаган,  
Энекенди күкүк кылдың безентип.  
Көк жоолукту көөнөртпөстөн жаңыртып,  
Көйкөлбөстөн, кунар өчүп чөктүк биз.

Ордуң бизге Ала-Тоодой зор экен,  
Жоготуудан карбаластан калдык биз.  
Ким тең эле математика чыгарсан,  
Шахмат ойноп канча агайлар утулган.

Үйүбүздүн учуп кетти ак қуусу,  
Башкаларга сезилбестир а мүмкүн.  
А биз үчүн орду толгус чоң кайғы,  
Көз жаш эмес, жүрөктөрдөн кан акты.

Ойдо жок жерде бейитиң,  
Ыйлатып бизди кемиттиң.  
Түшкө кир, бизди сооротуп,  
Арманда кеткен шейитим.

## ЧАЧТЫ ОТКО САЛБАЙ ЖҮРГҮН

Чачын тарап олтурганда апакем,  
Түшкөн чачын отко салып түтөтсөм.  
Кусага жүрөк толуп турган элек,  
Көз жашын төккөн эле аны билем.

– Тебеленди болгонго чачың апа,  
Таптаза отко күйүп кеткенине,  
Түшүнбөйм, ага болдуң неге капа?  
Тез айтың, жүрөгүмдү көп мыжыба...  
– Өлүү төрөлүүнү коштоп келет,  
Ал дүйнөдө сырды эч кимге билине элек.  
А бирок уламышта айтылат кеп,  
Ал жакта жашоо дагы уланат деп.

Бир жерде кучак жеткис чынар өсөт,  
Канаттуу наристелер ойноп келет.  
Жыл маалга чейин чачты отко салса,  
Апамдын жыты деп ыйлайт дешет.

## ЖАН ТАЛАШТЫК

Ушакчы укурушса жалган калпты,  
Уккандан укпай жашоо кандай бакты.  
Буулугуп урушаарга жоо табалбай,  
Байкуш нерв өз ордунан калган жакшы.

Чындыкты бетке айтуу жакшы сапат,  
А, бирок душмандарды көп арттырат.  
Күйтулар, куу түлкүдөй култундашат,  
Артындан жаман атты, ушак кылат.

Адамда жаман сапат – жалакайлык,  
Турмуштан жылуу ордун табалбастык.  
Көрө албас көөдөнүндөн жылан чыгып,  
Жете албай кедей-байга жан талаштык.

### СЕЛ КЕЛДИ

Тилсиз жоо айыл капитап,  
Дүнүйөң ылай баткак.  
Иши жок,  
Жардамы жок кары-жашка,  
Оо, ыйман, калды билбейм кайсыл  
жакта.  
Күчтүүлөр, алсыздарды жөөлөп басып,  
Эл дүрбөп чыга качты  
Адыр жакка.

Эшикти шаша ачып,  
Нес болуп дудуктардай.  
Бешикте балам уктайт,  
Жолдошум ооруп алсыз.  
Сүйүнүм өз алдынча,

Оюнчук ойнойт жалгыз.  
Тунжурап,  
Кулак бұтүп,  
Үюп денем,  
Жанымда ой максатсыз.  
Қалч-қалч этем,  
Әэ кудай, өлүм деген ушул белем.  
Элестеп, Қызыл-Қыя шаарындағы  
Кыйылган кырчын өмүр.  
Тыйылган күлкүлөрү,  
Төрөлгөн айыбыбы,  
Түшүнбөй бул жашоого,  
Желгиндей күздө кеткен.

Көмүлгөн наристелер,  
Жетпеген максаттарга.  
Толбогон арман канча,  
Ансыз да аз жашоодо,  
Жан алгыч торойт баса.

Титирөө, сел каптоодон,  
Көмүлгөн баштар канча.  
Жалдырап тиктейм селди,  
Ырайым күтүп андан.  
Әэ-жаасыз булдурттаган,  
Жан алгыч кара-кочкул,

Көзүмө элестеди.  
Толуп ылай оозума,  
Жан чыга албай,  
Агып балам, жолдошум,  
Чуркап жетип,  
Чечип уулум бешиктен,  
Моюн сунбай –  
Көнөктөгөн жамгырга,  
Көз ачырбас куюнга.  
Өлүм – деген коркунуч,  
Качтық биз да адырга...

## ЖАКШЫ ОКУ

Дарактардын жаз байлаган бүрүндөй,  
Өмүрүмө ачтың эле жаңылық.  
Март айынын таңкы таза гүлүндөй,  
Келдин үулум бул дүйнөгө жаңырык.

Эне болдум, жипсиз сага байланып,  
Көпөлөктөй тегеренип, айланып.  
Сүйүндүк деп атың койдук Сүйүнбек,  
Үй-бүлөлүк түйшүктү бүт тагынып.

Ыза менен жалаа сөзгө көктөлүп,  
Сага түзүк көңүл бөлбөйм, бөксөөлүк.  
Узун түндө алпурушам ой менен,  
Кыска өмүрдө бир жылт этип өчөлүк.

Кулак салчы, ақылдашып көрөлү,  
Апакенди ая ооруйт жүрөгү.  
Балдар менен урушпа да мушташпа,  
Жердеш менен жәэришпестен жүрөлү.

Балдар болсо ууру дагы ушакчы,  
Калп сүйлөгөн, арам урган тузакчы.  
Кошо жүрбө, өзүң дагы сүйлөбө,  
Элестетчи өз алдыңча багытты.

Агайың айткандарын так аткарғын,  
Сабагың оку десем тетири бастың.  
Какшатып тилимди албай ойной бербей,  
Каралдым, өз алдыңча китең ачкын.

Жылдызың түшпөй жерге кабак ачкын.  
Намысың тепселбесин, алкыш алғын.  
Сабакка кечикпестен барып дайым,  
Үйгө да кечикпей кел кагылайын.

Туулган күндө әмес ар бир күндө,  
Кудайдан тилейм сага жакшы нерсе.  
Жакшы оку суу кургаган кудук болбой,  
Өлкөмдүн жүгүн жара көтөргөнгө.

## ЖЕ КИМ БИЛЕТ?

Бала деген кусалыктан арылткан,  
Бала деген ұмут отун жаңырткан.  
Бала деген қөңүлдөрдү тазартып,  
Көөдөнүңө гүл болот го тагылган.

Балбылдашып, көз жарышкан наристе,  
Жакшы чыкса үйгө түшкөн кут беле.  
Жаман чыкса көз жаш жууп көөдөндү,  
Өмүр бою арылбаган жут беле.

Маңдайыма булбул тилин сыйратып,  
Көргөндөрүң төкпөй баарын жайнатып,  
Арасында кыт-кыт құлұп коёсуң,  
Капалыкты минуттарда жоёсуң.

Ал-күч кетип карыганда ким билет,  
Жамандыкты ыраа көрбөй энеңе.  
Көпөлөктөй айланчыкташ туарсың,  
Жүрөгүндүн өчпөс шамы, жан бирге.

Же ким билет,  
"Өлбөдүң го кемпир!" – деп,  
Жүрөгүмө тикен тилиң  
Тийгизип,  
Кабак бүркөп, четке карап

Туарсың.  
Келечекти айтуу кыйын  
Болжолдоп,  
Же күн болуп,  
Же түн болуп чыгарсың?..

## МЕН ӨЗҮМДҮ АЛДАПМЫН

Жүрөк чиркин безилдеп,  
Сени көрүп эзилет.  
Көлөкөлөп жүрөт дайым,  
Өчпөс үмүт жетелеп.

Бактысыздык байырлап,  
Алтын өмүр ағылат.  
Жетпейм... бирок ак калдым,  
Турагым бар, жайдакмын.

"Жетемин", – деп әрте-кеч,  
Жоогазындай жайнапмын.  
Буурул тартты кара чач,  
Мен өзүмдү алдапмын.

## СҮЙГӨНДӨР КАЛСЫН ЖУП БОЛУП

Нурланып жүзүң оңолуп,  
Сыр чачып көзүң жалооруп.  
Таянчың бийик тоо болуп,  
Сүйгөндөр калсын бир болуп.

Жоогазын гүлдөп жанаша,  
Туракта алтын таң атса.  
Нектарга конгон аарыдай,  
Сүйгөндөр калсын бир болуп.

Бороонду сезбей жуп болуп,  
Боздобой журек кут конуп.  
Өчпөс-оңбос жылдыздай,  
Сүйгөндөр калсын бир болуп.

Асманда әркे булуттай,  
Бак-дөөлөт жайып кучагын.  
Тандалган гүлдөн айрылбай,  
Сүйгөндөр калсын жуп болуп.

## СҮЙБӨГӨНГӨ БАШ КОШСОН

Сүйбөгөнгө баш кошсоң,  
Кара булут жамғырдай.  
Жүрөгүң жылып балкыбай,  
Кышта тоңгон муздайсың.

Сүйбөгөнгө баш кошсоң,  
Экөө туруп жалғызсың.  
Бирөө өнүп, бирөө куу,  
Тириү өлүк жандайсың.

Сүйбөгөнгө баш кошсоң,  
Алгыр туруп майыпсың.  
Булбул болсоң сайрабай,  
Каргадан өткөн карыпсың.

Сүйбөгөнгө баш кошсоң,  
Күлүктүгүң билинбей.  
Күйүп жүрүп өтөсүң,  
Сыртындан эч билинбей.

Сүйбөгөнгө баш кошсоң,  
Жалғыз учкан ак куусун.  
Армандар каптап жүрөктү,  
Көз жаштан бүткөн жамғырсың.

Сүйбөгөнгө баш кошсоң,  
Намыс үчүн жашаарсың.  
Тұтұнұң чыгат, жалын жок,  
Балдарың тууган – аярсың.

Сүйбөгөнгө баш кошсоң,  
Сууда жүрүп чаңкаарсың.  
Жүрөгүң эски күү чертип,  
Көрүнбөй жүдөп ыйлаарсың.

Сүйбөгөнгө баш кошсоң,  
Кызыгы жок айлуу түн.  
Капарга илбей кайкыган,  
Карлыгач болуп өтөт күн.

Сүйбөгөнгө баш кошсоң,  
Бүрүшүп калган алмадай,  
Кызыл жүздөн нур өчөт,  
Сабактан добул ургандай.

Сүйбөгөнгө баш кошсоң,  
Кызыл гүлдүн баркы жок.  
Көңүл бәксөө, жол узак,  
Көздөй болгон "жарың" жок.

Сүйбөгөн жаман, баш кошсоң,  
Адырда ышкын соолуйсун.  
Санаада жүрүп саргайып,  
Узак жүрбөй ооруисун.

## КАЛЫС СӨЗДҮҮ КАРЫЛАР

Ызгып жүрөт жалган жалаа, ушак көп,  
Калыс сүйлөп, тыйып коёр эч ким жок.  
Көз кырымды салып өтөм баарына,  
– Биздин тилди албайт, – дешип  
тим болот.

Угуп калса уят деп ууру мышык,  
Тайыздыгын билсөң да башың ийип.  
Чечип койгон гөлөшүн ала чуркап,  
Жасакерлер жүрүшөт алсыз болуп.

Энекелер баары бирдей салттуу, нарктуу,  
Кадыры, урмат-сыйы бирок ар кыл.  
Кызматчынын энеси төрдө сыйлуу,  
Карапайым энеси – улагада жашы улуу.

Сыйлоо керек, сый урмат көрсөткөндү,  
Адамдын бийиктигин көргөндөрдү.  
Ак жүрөк, таза адамды билүү кыйын,  
Жабыркап, жалгыз жүрүү андан кыйын.

Мынча куйту, эки жүздүү болбосок,  
Турмуш менен мышык чычкан ойносок.  
Кайда кеткен калыс сөздүү карылар,  
Ырыс алды – ынтымак чачып турган.

Ийрини түздөп, жыртылганды жамап  
турган,  
Жан, кан чыгарбай эл тынчыткан.  
Чындыкты далысынан таптап турган,  
Кайда кеткен калыс сөздуу карылар?

## МИЛИЦИЯ

Ичиp алыш мас кирет,  
Мундирине ишenет.  
"Карызга", – деп калп сүйлөп,  
Бош калтасын көтөрөт.

Ай өтөт да, жыл өтөт,  
Оюнда жок төлөмөк.  
Шыкап берсең курсакка,  
Ырахматы жок кетет.

Багыш керек балдарды,  
Жалгыз уйуң сатылды.  
Үмүт алга жетелеп,  
Эптең "комок" ачылды.

Аз бергенге коюшпайт,  
Көп бергенге тоюшпайт.  
Ит жеп кеткен тамактай,  
Алган товар коюлбайт.

Аркасынан ылай чаптап,  
Көрүнгөндү өөп-мактап.  
Сындырам, жолборсмун деп,  
Комокторго башын тыгат.

Милиция коргойт дешет,  
Комокторду тоноп күлөт.  
Токтотуп машиналар,  
Чай-чака сурап жүрөт.

Формасын жерге тепсеп,  
Намыс-арга түкүрүшөт.  
Бардыгы дебейм бирок,  
Мындаイラр четтен чыгат...

### АСКАР АКАЕВГЕ

Замана тарып куурулду,  
Үмүттөр сыйза жуурулду.  
Ишенип сага не болдук,  
Айтылган сөзгө кирбедин,  
Кымбаттабайт нан дедик.

Кыргыздын атын чыгарган,  
Чыгаан Аскар бил дедик.  
Партбилет төштөн сыйрылган,  
Тагдыры анын кыйылган.

Там-туң басып кетет деп,  
Бензин чачып өрттөгөн.  
Демократтар көпкелөн,  
Жылдыздарга көз кысып,  
Көнүмүш адаттай,  
Бийликке сүйрөп келишкен.

Арамдыкты билгизбей,  
"Аксакал!" – деп турушкан.  
Жамандаган бирөөнүн,  
Сакалын бирден жулушкан.  
Аябай кыйын урушкан,  
Урап калган бийликке,  
Устун болуп турушкан.

Тоюп алып  
Деңиздеги киттей,  
Кылчайбай артка,  
Качканыңда жан соогалап,  
Ақмактарың арт жалаган,  
Тынбай үрүшкөн.

Көңтөрүп суу куюшту,  
Кыргызстанды жалмап жуткан,  
"Акаев" – деп чыгышты.  
Жанында болсоң

Жарып таштаарын,  
Аялды туура эмес алганыңды,  
Чапаныңды отко салганыңды  
Жакшы, бирок...  
Чылбырланган ат экениң айтышты.

Эки жүздүүлүк үрөнүн,  
Түндүк-түштүк,  
Батыш-чыгышка себиши.  
Карапайым эл,  
Таң калды көргөн түштөй,  
Көпчүлүк көл,  
Бургандар болду мол.

Чындыгында "Ханы качкан" – деп,  
Чет әлдегилер  
Жакшы жаман сөз сүйлөп,  
Таанып калышты,  
"Кыргыз" – деген күнөөсү жок әлди.

Аккан суу акпас артына,  
Кара каш Аскар татына.  
Качканыңда түшүндүк,  
Коррупция, мафия –  
Канатчан жүргөн жаныңда.

Ай чакырып, кол созуп,  
Шведдерге жеткенче,  
Канча алтын тонолуп,  
Ылайланып келгенде,  
Чыңгышев мырза томсоруп,  
Амалың таап кеттиң ээ?!  
Чыр-чатақта жок болуп...

Энебиз, баарын сезебиз,  
Досун таштап кыйында,  
Таза көлдүн балыгы,  
Болуп кетүү кыйын да.

Көптүн көзү көрөгөч,  
Эсирбе, улум кулак тос,  
Оорулуу туман басканда,  
Карыздап алыш белчеге,  
Оорулуу журтуң абалын,  
Киришпедин оңдоого.

Урпагы деп Манастын,  
Бакайы деп Таластын,  
Улары деп Тянь-Шандын,  
Форели деп Ысык-Көлдүн,  
Торгойу – деп орустун,  
Чыгааны деп кыргыздын,

Кырааны деп кыргоолдун,  
Меймандос элди дүйнөгө,  
Таанытат деп күбүрөп,  
Сен бийликке келгенде,  
Ханыбыз деп биринчи,  
Элиц кыйын сүйүндү...  
24-мартта кайра күйүндү...

### **СӨЗ ТҮРҮ**

1. Жалаа сөз – саргайтып өңүндү,  
Жабыркатып жүрөгүндү, кыжырыңа  
көп тијип,  
Абийириңе айгак болуп,  
Жүрөр жалаа, сайгак болуп.
2. Ушак сөз – ак турмушка амал ойлоп,  
Ак никеге шамал үйлөп,  
Такыр кетпес куюн болуп,  
Ар-намысың тыйын болуп,  
Жабык этек ачык болуп,  
Жакын досуң, касың болуп,  
Эр өлтүрөөр ушак сөздөн,  
Акыл-эстүүң алыс болгун.
3. Қуру сөз – казан сымал какшып  
турган,  
Анда жок тууган жана душман.

4. Көп сөз – үймөктөлгөн, кургаган чөп,  
Жандырсаң күйөт да, дөбөсү жок.

5. Күйту сөз – түлкүдөй түрдүү амал,  
Жалтырап, эсебинди табат анан.

6. Калп сөз – калдактап кадыр-баркын  
кетирип көп,  
Камгактай ай-асманга алыш жөнөйт.

7. Чындык сөз – көсөөдөй кызыл чокко,  
Боюн үрөп, үйрүлүп, намыс-арың  
коргоп жүрөт.

Ийилип, кәэде сынып зыркыраган,  
Чындык сөз бар – жылдыздай  
жылтылдаган.



## АПЕНДИ

Эсептеп тапкан  
Малдарын санап Апенди,  
Жогорку окууга  
Өткөрмөк болду баласын.  
– Ким болгун келет?  
– Кайсы кесипти тандадың, балам? –  
куйпөлөктөйт энеси.  
– Сот болом,  
Алган пара менен,  
Силерди багам! –  
деди баласы.



## САТИРА, АЛЛЕГОРИЯ, ТАМСИЛ...

### **ДЕМОКРАТТАР ДЕЛЕ КӨСӨМ**

"Пыр-р..." учуп келип көгүчкөн,  
Эки жагын каранып,  
Бою-башын таранып,  
Кечээ көргөн бүгүн жок,  
Олтуруп калды таң калып.

Аңгыча шырп алдыrbай,  
Жубайы конду шашып,  
Калгандай адашып.

Күндө ойногон паркта,  
Кечээги эстеликтер,  
Көсөмдөрдүн кайда? –  
суроо узатты жубайы,  
Ичинен тартып убайды.

Акылы жетпей турганда  
Көгүчкөн,  
Сөзгө аралашты  
Ак чардак көлдөн:  
– "Ленин, Маркстай  
Жок дейсицерби көсөм?  
Шаардын ичи акыр-чикир,

Жийиркеничтүү, булганыч пытыр.  
Семичке, сагыздын,  
Пөчөгү каптаган учур.

Мектептерди айтпа:  
– Окуучулар бүрүшүп үшүгөн.  
Согуштан кийинкидэй,  
Ремонтсуз жүдөгөн,  
Өлбөстүн күнүн көргөн.

Адамдардын маанайы өчкөн,  
Жакшы заманда алар курган,  
Бирок... башка бузган.

Ушул абалды көрсө,  
Түтөп, түлөп, түшпөсүн деп жүдөп,  
Алып таштаган.  
"Демократтар деле көсөм" –  
деди да, көлгө уруп чабак,  
Көрүнбөй калды Ак чардак.

## УЧАСТКОВЫЙ ТАГАМ

Ийилишип күлүшүп,  
Күчакташып өбүшүп.  
Сүйүшкөндөй сүрдөшүп,  
Учурашты Түлкү менен Бөрү.

"Табият" – таш боор, болду суук,  
Бөлтүрүктөр тоңуп бүт.  
Жараарга таппай бир жандык,  
Айланды башым, күйдүм көп.  
Үшкүрдү Бөрү кайғы жеп,  
Ичиндеги сырларын,  
Айтты баарын досум деп.  
Таянган тоосу бийликтен,  
Түшкөнүн айтты шолоктоп.

Өзгөрүп көз карашы,  
Куйтулук, ичте карасы.  
Бүгүлгөн Тұлқұ тик туруп,  
Сүйлөдү шумдук карачы, –  
Болалбайт әч ким арачы:  
– Кааласам кардыңды жарам,  
Карт Бөрү арам.  
Откөн кеткен,  
Өчүмдү алам.  
Топтой тәэп,  
Бұжүретүп салам.  
Билесиңби? – менин,  
Участковый болду тагам, –  
дебеспи Тұлқұ.  
Кекәэр сүйлөп калганын көр,  
Келтирип кыжырлуу күлкү.

Сымап болуп өзгөрүлдү бир күндө,  
Күндө шыйпаңдаган Тұлқү.  
Оозу ачылып, жалдырады Бөрү...

## ЧЫЧКАН

Качырып Бұркүт Коёнду,  
Курсагы ачканын айтса болбоду.  
Байкуш Коён,  
Көзу ачыла әлек  
Балдарын ойлоду.  
Жанын үрөп качып,  
Арачы болор жан таппай,  
Жаңгактын конулуна жашынды.

Өзү менен өзү ойноп,  
Жаңгак чагып жеп, тойлоп,  
Олтурған Чычканбайды көрдү.  
Тапкандай шерди,  
Жалынып Чычканга келди.  
Артына Чычкан жашынып,  
Сүйлөйт Коён шашылып:  
— Кагылайын, Чыке,  
Жан соогалап кала көр?  
Ишенгеним жалғыз сен.  
Артымдан калбайт куу Бұркүт,  
Азабын колго бере көр?!

Кетпеди жүрөк жарылып,  
Корксо дагы сыр бербей,  
Мактоолорго шер байлап,  
Баатырсынып сүйлөдү:

– Оо, улуу канаттуулардын төрөсү!  
Сизге, бизге тийип калаар көлөкөсү.  
Көзү ачыла элек экен бөжөктөрү,  
Эркектерин жеп,  
Ургаачыларга эркиндик бербейсизби?  
Тилимди алсаңыз алдыңыз,  
Болбосо өч алам, – деди Чычкан.

"Ким элең", – деп сен, – канатын  
шилтеп,

Коёнду илип кетти Бүркүт.

Өч алууну ойлоп Чычкан,

Тууган-уругун жыйып,

Шагынын сынганын,

Бүркүттүн тил албаганын,

Кеги кайнап,

Жүрөктөн ашып, ташканын айтты:

– Жылдын башыбыз,

Бизди сыйлабаганга

Каршыбыз, – дешти туугандары.

Аскадан таап уясын,

Жумурткасын чагышты.

Жылда издең уясын,  
Бүркүттү "как баш" кылышты.

Балапан жытын жыттабай,  
Кошуулуп учуп таптабай.  
Сактай албай балдарын,  
Кайгыдан Бүркүт жүдөдү.

Көпкө ойлонду Бүркүт,  
Олтуруп аска боорунда:  
Жетип турат башым булутка,  
Балапансыз жашоо тозок, унутпа!  
Алсыздарга көңүл бөлбөйүн,  
Кечир мени Чычкан, курутпа!  
Кайгылуу Бүркүт –  
Сицип кетти булутка...

Өзүңдү эр ойлосон,  
Өзгөнү шер ойлошту унутпа!

## ТРАЙБАЛИСТТЕР

"Төрага шайлайбыз" – деп  
Кимди?  
Эчки, Койду жыйып,  
Жыйын курду Бээ.  
– Кудай алдында сөзүм

Куру болбосун.  
Кулунумдан кошо өстүм,  
Бар-жогуңарды әстештик,  
Жүгөлсоңор,  
Жем болбосун деп,  
Чөө менен Бөрүгө,  
Ой-тоого чыгып  
Издештик.  
Төрт мезгил өтөт  
Тез эле,  
Чөп ташыган  
Жакшылыкты билгиле.  
Менин Тору айғырымды –  
Төрага шайлап бергиле –  
деди Бээ.

Секирип чыгып ташка,  
Сүйлөдү Серке:  
– "Шайлайт элек  
Тору айғырды,  
Бирок биздин уруудан эмес", – деди.  
Кыжыры келип ит,  
Тура калып, үрдү минтип:  
– Трайбалисттик сөзүңөрдү койгула,  
Мен күндө ээрчийм.  
Төрагалыкка Тору айғырды  
Койгула, – деди.

Көтөрүлсөң кызматка,  
Тууган-урукту чеп коргон кылышты  
унутпа.

## УРМАТТУУ БУКАМ!..

Жогорку окуу жайына,  
"Студент" болуп калышты –  
Кочкор, Төө жана Акыра.  
Ата-энесин сыйлап Кочкор,  
Тартиптүү күнүн улап.  
Бекинип чекпей чылым,  
Арак ичпей адептүү,  
Мини юбка ар түрдүү –  
Көңүл кирдеп бурулуп,  
Карабады урунуп.  
Эрте туруп, кеч жатып,  
Окуду сабак жан үрөп.

Төө менен Акыра,  
Жүрүштү сайрандалап.  
Диско-клубдарга барат,  
Чебичтерге түрдүү,  
Жүрөктөрүн арнап.  
Каалашса угат лекция,  
Бир күнү келип,  
Бир күнү кетип,  
Жүрө беришти майрамдалап.

Бука декан буркулдап,  
Кунаажынга көз кысат.  
Даярбы? – дейт бардыгы.  
Алдыда каардуу –  
"Гос" экзамен турат.

– Урматтуу Букам!  
Беш жыл май чайнадык.  
Төө менен Акыранын,  
Акчасына жыргадык.  
Кочкордон башкасына –  
"Крыша" болдук биз.  
Улуу мырзам кечиргин,  
"Даярдан" – деп кантип айтам...  
"Госту" дагы тапшырабыз,  
Экөөбүз, – деди Кунаажын.

### **ЖЫЛДЫЗ**

Куунак көңүл булбул,  
Сайрады бөлөп көркө,  
Токой ичинде көпкө.  
Чогулган айбандар таңданып,  
Суктанышты макташып.  
Ичинен өрттөнүп,  
Жакшы сөздү көп көрүп.  
Тили ширин, үнү кооз,

Бирок... бармак баштай боз чымчык,  
"Жылдыз" болушка анча  
Жарарапай турат келбети, –  
деди Тоңкулдақ,  
Чукулап туруп көндөйдү.

Андан кийинки кезек,  
Миң кубулуп, сайрады Торгой,  
Токтот-токтот дегенинен болбой.  
Аны да "жакшы" – дешти,  
Ырларын жактап.  
Татыктуу дегендер болду,  
Сайраган үнүн мактап.

Арадан чыгып Күкүк,  
Тецине албай күлүп:  
"Мукам" – дейсицер го унү,  
Атаганат, топусу жоголуп,  
Күлпуруп турган болсо түсү,  
Жарайт эле жылдызыга –  
Ушул Торгой өзү.

Какылдал болбой,  
Сөзгө конок бербей,  
Чыга калып Чаркарга,  
Жар салды олтургандарга:

– Тартышпай көпкө,  
Келели сөзгө.  
Күштүн эле жылуусу,  
Кооз жүндүү, сулуусу.  
Сүк артып жүрөм мен дагы –  
Кыргоолго эле берели,  
"Жылдыз" деген наамды, – деди.  
Эшек айкырып,  
Ит үруп,  
Түлкү күлүп,  
Карышкыр улуп,  
Сагызган сайрап,  
Ой-тоого жайып,  
Болуптур токойдо  
Ушундай жаңылык.

Сүйлөбөгөн калыс,  
Чаркаргадай тайыз,  
"Жок" – деп айтсак,  
Бизге болоор намыс.

## **ЖАННАТ КУШ**

Сагызгандар арыз жазды,  
Чурулдашып туш-туштан,  
Тескеп-иргөөчүлөр басты.  
Өзөн-сай канаттууга толду,

Толкун катуу болду.  
Ал турмак,  
Мушташууга чейин,  
Барып токтолду.  
Брежневдин орду жоктолду –  
Деп Бүркүт комсонду.  
Зоокадагы баламды багалбай,  
Ооздон кара суу куюлуп,  
Сабалап бийик уча албай.  
Атым Бүркүт болбосо,  
Жүдөдүм түктүйүп.  
Жыргал заман адашып калгандай,  
Улам арт жакты карайт үңкүйүп.

"Сенектик, буйрукчул", – деп  
айталбайм,  
Учурунда дуулдадым,  
Ак булаттун үстүндө,  
Көк асмандын алдында зуулдадым,  
Жакшы заман өткөн чын.  
Ичкен аш카 түкүрө албайм,  
Эки жүздүүлүк кылбагыла!  
Териси кымбат –  
Жаныбарларды кырбагыла! –  
деди Бүркүт.

Жин тийгендей алдыга,  
Суурулуп чыгып үрүп:  
– Көп жылдык эмгек кайда кетти,  
Ала-макоодой сагызгандар –  
Азабыңар өтүп кетти!  
Араңарда абийирсиз,  
Ууруңар көбөйүп кетти, – деди.

Кийин андан,  
Сөзгө чыкты Сагызган:  
– Жокчулук сындырды шакты,  
Оо, тартыштык, тайытты бакты.  
Мурдагыдай шакылдаш кайда,  
Саламыбыз алиksиз калды.  
Чоңдорго жасакерленип,  
Бакчу элек жанды.  
Ортого бөлчү элек,  
Тер төкпөй, тапкан нанды.  
Импорт дефицитин,  
Эми өзүнөн ашпай калды.  
Кыскасы – талдык,  
Партократтарды чандык.  
Арызга кулак салгыла!  
Бизди да күш катарына алгыла.  
Ала-макоодой кылбай,  
Акка, же карага,

Боёп бергиле тонубузду.  
"Сагызган" – деген атты өчүрүп,  
"Жаннат күш" – деген  
Атты коё кеткиле? – дешти  
Чурулдашып.

Күн карамадай, жеңген жакка ооп  
турган,  
Адамдарды көрүп кош жүздүү,  
Жүрөктөн чыгат чагылган.

### МАМАЙДЫН ГӨРҮ

"Адам" – деген аярларым  
Мен ишенген жамандарым.  
"Коруйм" – деп кош колдошуп,  
Атып жейт кош ооздошуп.  
Күп-кургак көңүлүм бош,  
Шат курган досторум жок.  
Жүрчү элек үйүрлүү топ,  
Мезгилдин өткөнү шок.  
Кыңылдал ырдал, ыйлап,  
Жалгыздыктан жүдөп, жадап.  
Мээрим издеп, ким бирөөдөн,  
Кымыздык тамырын чукуган Кашкулак.  
Кирпиге даттанды:  
Араң турган кирпи

Досун сооротуп:

– Кайгырба менин жан досум,  
Ый-мундан араң токтолдум.  
Капканга түшүп, мерт болду,  
Кудай мага кошконум,  
Жесир какбаш мен болдум.

Буркан-шаркан түшүп:

– Бизди ким колдойт?  
Ким коргойт?..  
Жерди тээп, чыңырып,  
Ак жаангы айланды Кирпи.  
Замандын тарыганын көр,  
Кайда барба?  
Мамайдын гөрү башталды.  
Жаныбарлар ыйын эмес!..  
Адам ыйын эч ким укпай калды?!

## КҮЛӨТ ТҮЛКҮ

– Өлүксүз өпкө!  
Кайсы алына  
Жашайт, – дейт көпкө!  
Ташбаканы көрүп,  
Таңданды эшек көпкө:  
– Кош кулактуу көңгөй,  
Акылсыз көңдөй,  
Аны кутурткан,

Сен оттогон эле чөп.  
Жер алдында,  
Ширелүү, маңызы көп.

Сен байкуш ташып чөп,  
Каласың арткан кашегин жеп.  
Ошондуктан "Күчүң адад –  
Сүтүң арам",  
Кыт-кыт күлөт Түлкү,  
Шылдындал эссиз Эшекти.

Алданып, иштеп ар кимге,  
Эшектей күчтөр ар жерде.  
Өлкөсү үчүн иштесе,  
"Миллионер" болмок бат эле.

## **КУДАЙ БЕШЕНЕҢЕ ЖАЗБАСА?..**

Жогорку Кеңешке,  
Шайлоо болор кезекте.  
Ак үйдү айланып,  
Күйругун шыйпаңдатып жаланып,  
Түлкү жүрдү,  
Эки жагын каранып.  
Талапкерлерге барып,  
Калп күлүп, амандашып,

Штаттарын кагып,  
Улутунуп олтуруп,  
Сүйлөйт дейт Тұлқұ чокунуп:  
– Уурулуктан даңқым чыккан,  
Кызыл шапкелерге кор болуп,  
Олтуруп чыккам.  
Коркот айыл андыктан,  
Көк доллардан көп берсең,  
Болот бардық айбан,  
Мендей даанышман менен.  
Көкүрөгүн кагып,  
Күйтуданып Тұлқұ,  
Талапкерлерди тороп,  
Ал жеткенче тоноп жүрдү.  
Бир күнү  
Жолугууга келген Үкү,  
Семиз тоок чайнаған,  
Эки көзү жайнаған,  
Тұлқұнү көрдү.  
– Эй, Тұке, айбандарың кайда?  
Бергенди жешти билесиң,  
Бизге керек добуш, добуш кайда? -  
Ызырынып жерге түкүрдү Үкү.

Жайма-жай,  
Ордунан туруп Тұлқұ:

Көк мээ Үкү,  
Табитти буздуң,  
Жинге катуу тийдиң.  
Чачканың арам акча,  
Бизден алдың,  
Бизге бердиң.  
Үксөндөй бербе көп эле,  
Кудай бешенеңе жазбаса наристенде,  
Төөнүн куйругу жерге тийсе деле,  
Депутат болбойсун бизге!  
Куйругун жерге бир чаап,  
Басып кетти,  
Күү Тұлқұ кекете.

Ишенесиң кимге?..  
Тұлқұләр көп, азыр бизде.

## БРУЦЕЛЛЕЗ КОЛБАСА

(*Тамсил*)

Чоюлуп, керилип боз мышык,  
Күрсагы ачып, каатчылык басып.  
Шимшип жолдо баратса,  
Имарат башында, илинип калыптыр  
колбаса.

Аны көрүп боз мышык,  
Шеригине көз кысып.  
Аракет кылды секирип,  
Таң атканча бекинип.

Жашоо үмүт бир кызык,  
Айылдагы бүт мышык.  
Аракет кылат "Жесек" деп,  
Баралбайт, бирок... жол кысык.

Ээси унутуп калгандай,  
Боз мышык андып, калды жай.  
Акыра болуп колбаса,  
Кандай жетет арсыз ай.

Досторун жыйып  
Бир күнү.  
Калп күлүп, шилекейин жутуп,  
Сөз баштады минтип:  
– Уксам чоо-жайын,  
Колбаса бизден айлансын.  
Бузулуп кеткен эттен,  
"Бруцеллез" экен!  
Анын үстүнө,  
Картаң уйдун карды экен.  
Карагыла!

Тұсұ дагы кара  
Болчу дешет,  
Ички аппараттары жара!..

Шилекейин жутуп,  
Көз жашын сұртүп,  
Сырттан құлұп,  
Басып кетти, боз мышық –  
Колбасага жалаа сөз үйүп.

Асмандагы жылдызга,  
"Чаң жугузам" – дегенге.  
Көрбөй сүйлөп ушакты,  
Мурдун чүйрүп өткөнгө.  
Сабак болоор деп жаздым,  
Жеталбай мышық болгонго.

## СУУР

Курт-кумурскаларды ойлоп,  
Өзүнө партия топтол.  
Жетекчи кызматты болжоп,  
Шумкар сезип шукшуюп,  
Бейиш куруп берешен –  
Жылдызды жерге жайнатып,  
"Президент" болуп берем, – деп,  
Тайкылығын жашырып,  
Таз жору келди салпайып.

Айбандарга жар салып:  
– Азабыңды бөлүшөм,  
Чогулгула таң жарып!  
Суур чыкты сулууланып,  
Жап-жашыл айланага сугун артып.  
Жаз жыттанган абадан кере тартып,  
Аяр басып, абайлап,  
Жайнаган кумурскалар жанына,  
Туруп калды, жетип барып.  
Арам эттен алыш түмшук,  
Тишин чукуп,  
Сүйлөйт дейт таз жору минтип:  
– Кагылайын кумурскалар,  
Кара жумуш, кайрат-күч силерде.  
Каныңдарды соруп мителер,  
Иштебей отурат.  
– Айбаттуу арыстандар, төөлөр, эшектер,  
Жогорку Кеңеште.  
Эттин планы түштү,  
Айман жеп, кайсап киришти,  
Түйшүк бей-бечараларга түштү.  
Мени шайлап койсоңор,  
Жети өлчөп бир кесем.  
Он-он беш жылда,  
Проблемаңдарды чечип коём, –  
деди Жору.

– Үнүңдү өчүр Жору тим!  
“Чындык бар!” – деп айтат ким?  
Канчалык чуркабайлык биз,  
Жасалма бюллетень озоору чын.  
Эт болуп калбайын деп тып,  
Ийинине жөнөдү Суур шып.

Нысап бербесе өзүнө,  
Көк итти айдап,  
Ак итти шайлаштан,  
Табаар пайда эмне?..

## СУНУШ

Кемесинде ойдун чалкып,  
Жалгыз жашаган карт Мисче.  
Коңшу Чыйырчыкка барды,  
Кучак жайып, амандашты,  
Баш тийгизип саламдашты.

Түнү уйку качканын,  
Жалгыздыктан жадаганын.  
“70тен” ашса дагы  
Ал-күч барын айтты:  
– Жакшы көргөн коңшум,  
Эптең мени,  
Түгөйлүү кылсаң болду, – деп  
жалдырады,

Маселени кабыргасынан койгон Мисче.  
Кылгысы келип жакшылык,  
Ары-бери ойлонду Чыйырчык.  
Көптөн жалгыз жашаган,  
Ак кептерге көзү түштү.  
Ичинен кым деп,  
Мисчеге сүйүнчүлөп,  
Сүрөттөп кирди.  
Өпкөсүн кармап колуна,  
Экөө учуп барды –  
Ак кептер жашаган конушка.  
– Таазим кылып ийилип,  
Табышмактуу кийинип.  
Тайтайган буту эп келбей,  
Карт Мисче турду чүйрүйүп.

Курт-кумурска сый тамак,  
Чокуп топтоп бир себет.  
Айтайын деп сунушун,  
Туруп калды Чыйырчык.  
– Күш келипсиздер!  
Кандай шамал айдады экен?..  
Койкойгон моюнун созуп,  
Суроо узатты Көгүчкөн.  
– Жыл учуп октой карасам,  
Кечээ эле болчуң балапан.

Ак чач болуп бараткан,  
Абалыңды карасаң!  
Жалгыздыктан жададыңбы –  
деп сени?  
Жуучу болуп келдим эле,  
Түгөй кылып берейин, – деп Мисчени.

Тарыган тагдырына кейип,  
"Ит ичпеген ашынан үмүт  
Кылаарын" билип,  
Учуп кетти Көгүчкөн –  
Жылуу уясынан көчүп.  
Сексенге чыккан абышка,  
Сакалы эки карышча.  
"Үйлөнөм" – деп келиптири,  
Ылайык аял табылса.  
Ажырашып, табышыш,  
Табигый төшөк жаңыртыш.  
Араң басса тай-тайлан,  
Уят го напис агытыш...

## **БАКА АЙЫМ**

Балырлуу сазды мекендей,  
Ай нурлуу көлдү жээктеп,  
Сүзүп жүрүп эркинче,  
Келишимдүү бака айым,

Адашып калды кечинде.  
Ачып көздү жумганча,  
Караңгылық жүргүзө баштады бийлик.

Апакелеп чакырып,  
Ары-бери жүгүрүп,  
Өпкөсү көөп күйүгүп,  
Ыйлады таппай  
Тааныш жәэгін.

Күтүүсүз жерден,  
Сууну бөлө жарып,  
Сойлоп, ышкырып ойноп,  
Келе жатат суу жылан –  
Бака айым жакты көздөп.

Ыйын токтотуп,  
Көзүн тостойтуп,  
Бүрүшүп туруп калды,  
Бака айым коркуп.

Аңғыча жетип келди,  
Жылан сойлоп.  
– Саламатсызбы айым?  
Өзөн жаңыртып ыйлап  
Эмне болду сизге?

Бейпилдик тұнөгөн,  
Биздин жерде?

Эмне дәэрин билбей,  
Туруп калды Бака айым,  
Жалдырап карап көпкө.  
"Коркпоңуз, биздин  
Көк шиберлүү көлдө".  
– Адашып калгансыз го?!

– Ооба, - дегендей баш ийкеди Бака.  
Олтурунуз жонума,  
Каалаган жерицизге,  
Жеткирүүгө даярмын!  
– "Ата тегибиз душман", – деп,  
Корко көрбөңүз.  
Түшкө кирбекен сөздү,  
Сүйлөп турду суу жылан.  
Сөздөрү жумшак,  
Сезилбейт бороондун изи.  
"Башта бар" – деп бир өлүм,  
Жыландаңын жонуна жабышты  
Бака айым.  
"Аңгектен качсан дөңгөккө"  
Болобу же?  
Душманга ишенсе.  
Ақыл жүгүртүп,  
Өзүңчө ойло...

## ОРУН БЕРГИЛЕ ДЕДИ ТҮРМӨДӨН

Жүгүрдүк сүрөп абыдан,  
Түшүнсө эгер Саратан.  
Ачалы түнөргөн кабак,  
Жайкалып олтуруп,  
Ичимдиктер жайнатып,  
Закускалар түрдүү.  
Жагалмай менен Кыргоол,  
Олтурушту шагында,  
Өрүктүн гүлдүү.  
– Оо, кудайым сактап,  
Үмүтүбүздү актап,  
Түшөөрдө күзгү,  
Саргайган жалбырак.  
Көк доллардын күчүн көр,  
Өттү биздин "кандидат".  
Йилап, күлүп, болоктоп,  
Кайра-кайра алгылап,  
Ичиши шарап, шарактап.  
Сүрөөнчүлөр:  
Авторитети жок, көрсө,  
Биз болбосок,  
"Депутат" болбойт эле Саратан.  
– Ооба, досум Жагалмай,  
Жайында учкан сасыган.

Күүгүмгө чейин көрбөйт,  
Таман алдында калган.  
Кайсы ишти бүтүрөт,  
Сабатсыз тырышкан.  
Шамалга ыргалган камыштай,  
Мас мээси айныган.  
Араң сүйлөйт Кыргоол,  
Жерге таянган.  
Аны уккан Саратан,  
Көк шапкени чакырып,  
Өз күчүм менен өткөм.  
Ар-намыска көө жапкан,  
Арам акчага көпкөн –  
Кыргоол менен Жагалмайды,  
Кылмыш иш козгоп үстүнөн,  
Орун бергиле, – деди түрмөдөн.

## АЮУНУН АЧУУСУ

(окуя)

Улуу зоонун боорунда,  
Чытырман токой койнунда.  
Таштан үцкүр бар экен,  
Кецири дагы жайлуу да.  
Жемиш, мөмө, жаңгак жеп,  
Жашаган экен эки Аюу.  
Жайды жайлап, эркинче,

Жайкалган шибер сенселген,  
Ой кырынча тамыр жеп,  
Кезинде Аюу семирген.  
Байкатпай аңдып эркегин,  
Атып алган мергендер.  
Мамалактар жаш калды  
Сезимде ыйлоо бөксөлүк,  
Адамга Аюу өч эле.  
Жалама аска боорунда,  
Жалгыз аяк жол кеткен.  
Жанаша өскөн бир жаңгак,  
Мөмөсү анын көп экен.  
Майпаңдап басып керилип,  
Мамалактар ээрчитип,  
Жаңгак жеп, чагып жүрушту.  
Баягы мерген кайрылып,  
Келээрин кайдан билишти.  
Мелжеп туруп мергенин,  
Эне Аюуну бир атты.  
Аска-зоону жаңыртып,  
Аянычтуу бакырып,  
Тамырдан жулуп даракты,  
Өч алаар душман таппады?  
Шектүү карап балдарын:  
— Ачыштырган жанымды,  
Силер окшойт чамасы?  
Ою жок жүргөн мамалак,

Желкеден алып чекчайтип,  
Аскадан алыс ыргытты.  
Басылаар түрү жок такыр,  
Кан агып турат диркиреп.  
"Мени менен ойнойт", – деп,  
Калганын бирден ыргытты.  
Күрөң Аюу ошентип,  
Аскадан өзү кулады.  
Тукумун түгөл кууратты.  
Өч ала турган душманга,  
Балдарын берип жыргатты.  
...Асылып калса бирөөлөр,  
Өчөшүп үйүң өрттөбө!

## КҮКҮКТҮН БАЛАСЫ

Көктөмдө келип сайрады,  
Сайроодон такыр талбады.  
Олтуруп түркүн шактарга,  
Булбул да аны тыңшады.  
Үн салды Күкүк жадабай.  
Махабатка мас кандай?  
Таңданып көпкө Таранчы,  
Сөз салды мындай карачы:  
– "Сайраганы эң жакшы,  
Таңданат уккан жандарды.

Басып бала чоңойтпойт,  
Сезими анын караңғы".  
Аны угуп сары ооз балапан –  
Суроо берди баласы:

– "Ким чоңойткон баласын?  
Жокпу анын уясы?"  
Уя салбайт, күймөнүп,  
Бала үчүн көрбөйт камкордук.  
Махабат күүсүн күүлөшөт,  
Жашоосу күкүк күнүмдүк.  
Сынга алыш жаткан бул кезде,  
Сыланган Күкүк баласы,  
Жанаша конду Таранчы.  
Жем жедирбей аларга,  
Зомбулук кылды караса.  
Көрбөгөн ата тарбия,  
"Таранчы" – дейт арамза.  
Каары чыгып бетине,  
Сүйлөдү улуу баласы.

– "Көрүнгөндүн уяга,  
Таштап качат сени апаң.  
Зомбулукка үйрөнгөн,  
Канаттуусуң сен арам".

Арданып Құкүк баласы,  
Тецине албайт таранчы.

– "Ата-әнемди табам", – деп,  
Құкүк, Құкүк, – деп издейт тыңшачы.

Бизде иштеген Гуля,  
Төрөп алып бейнике.  
Кур намыска жеңдирип,  
Куураткан жок баланы.

"Ит болдум" – дейт мен әми,  
Әткөндүн изин тазалап,  
Әстүрөм – дейт баламды.  
Ойлоп көрсөм чынында,  
Жасаптыр әрдик ал дагы.

## БАЛЫҚТЫН ҮЙЫ

Тұндық уюлда,  
Шуба кийип ак калың.  
Бороон музга бой бербей,  
Жашайт эле Ақ аюу.

Күндин көзү көрүнүп,  
Муздар әрип бөлүнүп.  
Чәэнден жаңы чыгышты,  
Ачкалықты сезишип,  
Тоюнтуш үчүн мамалак.

Өзү ачка шалдырап,  
Кубалап деңиз мышыгын,  
Кыпчылып музга көз жумат.  
Энесин жоктоп жалдырап,  
Ыйлап турса мамалак.  
Деңизден чыгып бир балық,  
Сооротууга ашыгат.

– Ыйлай бербе көп эле,  
Унутасың тез күндө.  
Энең өлсө, жакшы экен,  
Силер арттан өлгүлө!  
– Деңиз суусун бириńчи,  
Көрүп турам мен бүгүн.  
"Жаша" – дебей "өл" – дейсиң,  
Душман болдуң не үчүн, – дейт мамалак.  
Табалабайм, күнөөң жок.  
Жашаш керек тамак жеп,  
Ата-энемди жеп кеткен,  
Сенин энең болчу деп.  
Капаланган "жетимче",  
Түшүп кетти деңизге.  
Мээрбан жоктоп энесин,  
Ыйлап, ыйлап шолоктоп.

## ЭШЕК

Айылды жарат,  
Айкырса эшек.  
Кылган иши,  
Эптеп-септеп  
Жарымтага жетет.  
Көрүнгөндү жетектеп-этектеп,  
Элтеңдеп, селпендей,  
Тамтаңдап-салбаңдап,  
Жатаар маал канасына келет.

Жаштык кез учкан күш болду,  
Токтолор жашка түш келди.  
Үйрөнгөн адат қалабы?  
Эртеси дале баягы.  
Тамтаңдап келет үйүнө,  
Эшек ичет күнүгө.

Каргаша каптап алыштыр,  
Карыган кезде эшек,  
Кырчаңгы болуп калыштыр.  
Көрүнгөнгө сүйкөнүп,  
Жылаңач эти калыштыр.  
Аны көрүп Кирпи,  
Шеригине минтти:  
– Айкырса айыл жарат

Тиги эшек.

Карыганда болуптур карып,  
"Спирт" – дегениң сицип денеге.  
Жал-күйрукту жыдытып,  
Айлантыптыр ала-макоо немеге.

Борсулдаган Дәбөттүн,  
Карып болгонун көргөнмүн.

## КОЙ

Ылайык, – деп мага тооккана,  
Ишке орношту Тұлқу айым,  
Башкы бухгалтердик орунга.  
Ийиле басып,  
Жылмаңдалап құлұп,  
Каңышылап жүрүп,  
Тез әле жакты,  
Мекемени башкарған Жоруга.

Калгандары әмне,  
Ветврач Аюу,  
Жолдо-белде уктап.  
Тооктору қырылып,  
"План" толбосо баары бир –  
Бұтүн тоок,  
Ичкенге арак болсо.

Ти्रүү тооктор,  
Заматта өлүк болот.  
Сасык Аюуда,  
Такыр чындык жок.

Айына отчёт тапшырып,  
Көлөкөсүнө жалынып.  
Каалаганын жолуна салып,  
"Керек" – десе журөгүн тагып,  
Маймылдай бийлеп,  
Зоотехниктер –  
Улар, Сайгак, Кузгун,  
Түлкү айымдын колдо.  
Баарынан кызык,  
Айтайын – деген ойдо.  
"Ылайык" – деп эт кампаны,  
Билип көзгө чөп салбашты,  
Башчылыкты өткөруп беришти Койго.

Келе баштады сумкалар,  
Ичине каалоо жазылган,  
Койду куттуктаган.  
Куулукту билбegen кой,  
Кубанычын сураба!  
Каалаганча тоок,  
Шықап, өрдөк толтуруп,

Жылуу-жумшак жүрдү,  
Сумкаларды узатып.

Арадан өткөн экен алты ай,  
Сайрандап жүргөндө кой,  
Болуп күндө той.  
Каргаша башталды капыстан,  
ОБХССтер көрүп чара,  
Текшерүүгө келди Карга.

Эт кампадан баштады,  
Ак, карасын тактады.  
Текшерип бүтүп,  
Койду чакыртып,  
Эскертти минтип:  
– "Бети жок экенсиң кой!  
Бекитип жегенсиң,  
Алты миңдик тоокту.  
Беш колду салбай оозуңа,  
Жебеген жердин алдында,  
Азыраак жесең болбойбу?  
Төлөсөң төлөдүң,  
Болбосо түрмөгө түшөсүң.  
Башка жок арга, – деп,  
Тезекти чокуду Карга.

Эси кетип шалдырап,  
Эки көзү жалдырап,  
Жардам болобу деп,  
Түлкү айымдын  
Чоң сумкасына барды.  
«Сумкасы» айымга кабарлады:  
Ий, билбейт дейсиң го,  
Койгондон бери,  
Эт кампасына башчы,  
Жыргаткан жоксуз бизди...  
Эки көзүң кызарып,  
Арактан чыкпай калды башың.  
Муну, муну бекитип,  
Жегениң бизден.  
Өзүбүз деле алат элек,  
Кызматтан сени!  
Чаары бетине чыгып,  
Титиреди Түлкү айым:  
– Төлө, башка арга жок!  
Мага чала, – деп,  
Сүдүрөлүп чыкты,  
Бухгалтериядан кой.  
Жолугуп Аюу менен Жору,  
"Көк мээ" болгон кой,  
Бизди каралашыңды кой!  
Жалғыз жегемин – деп,

Жетпегенин төлөп кой!  
Кыйышпас достор,  
Өтүп кетти жөөлөп.

Балыктар башынан сасышы,  
Бекеринен эмес, ойлоп кой!

### ЧЕГИРТКЕ

Түз жолдо араң,  
Ийрейип, сойлоп бараткан,  
Жыланды көрүп,  
Кыжыры келип,  
Сүйлөйт дейт Ташбака минтип:  
– Атаңдын көрү, ыраңы суук,  
Ийрейип боору менен жылып араң,  
Кайсы ишти бүтүрөт,  
Ушул "жылан" деген арам.

Шыбырап өткөнүн угуп жылан,  
Сойлоп жетип капиталга,  
Кайрылат Ташбакага:  
– Кудайдын курутун,  
Уурдаган Ташбака.  
Жаманыңдан үстүңө,  
Таш бастырган сен бака.  
Кыбырабай ылдамдал,

Басчы көңүл бөлөйүн.  
Кыйын болсоң ташыңды,  
Алып ташта көрөйүн.  
Эр болсоң чык жекеге,  
Ал-күчүңдү көрөйүн!

Абал баратканда курчуп,  
Ортодон чыгып Чегиртке.  
Жыланды актап,  
Жолго салды мактап.  
Ташбакага жиндең,  
Урушту тилдең.  
Өчөштүрүп жыланды,  
Бакаларды кууругун ү келдиби?  
Сүйлөбөгөңгө сүйкөнүп,  
Же өлгүң келдиби?  
Шылдың болдуң го жыланга,  
Эх, сага чала – деп,  
Секирип кетти Чегиртке.

Өзүн билбей өзгөлөргө тийишкендерге,  
Болор дедим шибеге.



## АШКАБАК МЕНЕН КАБАК

Бир арыктын жээгинде,  
Жанаша өсүп калган экен,  
Ашкабак менен Кабак.  
Бири-биринен калышпай,  
Ачып жалбырак.  
Ташташты, узартып палак,  
Мезгил келди гүлдөгөн,  
Андан кийинки кезек,  
Ашкабак урук байлаш керек.

Чырмалып, өсүп палактары,  
Аралашып жатып калды.  
Күн нурун тосуп жалбырактары,  
Кыйналып өңү саргайып,  
Азык жетишпей арбайып,  
Күндөн-күнгө баратышты,  
Өсө алышпай саргайып.  
Ошондо Ашкабак баш көтөрүп,  
Айтат дейт Кабакка минтип:

– Керектүү, керексиз –  
Бөлөт экен экиге.  
Сен керексиз дан экенсин,  
Өспөй койсоң әмне?  
А, биз болсо керекпиз,

Манты, самса, чүчпара,  
Тамактарды түрдөйбүз.  
Сары болгон ооруларга.  
Самап жечү дарыбыз.

Анда айтат дейт Кабак:  
– Кыйынсынба, сен мага,  
Сенден барктуу мен болом.  
Кымыз, жуурат куюлуп,  
Адам менен бир болом.  
Ардакталып, сакталып,  
Жайлдуу жерге илинем.  
Оюп алыш ичинди,  
Кабыгың таштайт эшекке.  
Акылы жок Ашкабак,  
Бой көтөрүп, эсирбе!

Моюндашкан коңшулар,  
Калышкан экен урушуп.  
Сабагына байлаптыр,  
Сая турган тикенек.  
Ойлоп көрсөң турмушта,  
Мындайлар да кезигет.

## ЖОЛБОРСТУН ЖҮРӨГҮ

Мекендер токой жайкалган,  
Бала жолборс болуптур.  
Ары балбан,  
Ары токайду башкарған.  
Сулкүлдөгөн сулуулар сүрдөп,  
Алдынан өтө албаган.  
Бирок... Жокем!  
Моралдык жактан бузулбаган,  
Азгырыктарга жулунбаган.  
"Жаман" – деген сөз угулбаган,  
Сөзү эки болбогон.  
Алсызды басынтыпаган,  
Намысын алдыртпаган,  
Экен ал – чыныгы сырттан –  
Ала көөдөнүрөөк жаралган.

Ата-бабам, тегим:

– Жолборстон чыккан шермин,  
Күч сынашаар,  
Мага жок тецим.  
Гүл-шиберди аралап,  
Ырахатын көрүп дүйнөнүн,  
Аска-зоону беттейин.  
Атам барда жер таанып,  
Саякаттап келейин.

Өзүнө ишенген шер,  
Жоро-жолдош албай,  
Жалгыз жолго чыккан экен.  
Торгойдун үнү угулган,  
Булбулдуң үнү кубулган.  
Жүрөктүн черткен кылдарын,  
Кыздардай кылыктанган.  
Ар жерден, тоо булагы шыңкылдаган,  
Бейиш жерге туш келет экен.  
Суктанып, кандай кооз, жер соорусу.  
Бир топ күн уктап,  
Боюм жазайын – деп,  
Тулаңга боюн таштап,  
Уктап кетет.

Уктап жатып түш көрөт,  
Түшүндө түйшүк иш көрөт:  
Төрөттөн өлгөн энеси,  
Төө минип келет экен:  
- "Кагылайын балам,  
Канчага келдиң?" – деп.  
Куйрук-жалын жалап,  
Беттен өбөт экен.  
Кабагын бүркөп эскертип,  
"Каралдым, тур!  
Айылдын четиндерсин.

Айылга кирбе!  
Ээсин капкан иттерге,  
Алсыз жугунду ичкенге кезикпе.  
Тур, турагой, өз токоюна жөнө!  
Ишенсең да шерлигице,  
Шериги жок жалгыз жүрбө!"  
Кара түн сүрүлгөндөй,  
Кайып болду, Жолборс эне.

Ызы-чуудан баш ооруткан,  
Көзүн ачса ордунан.  
Айылдын иттери,  
Алты оролуп арсылдал,  
Тиштеп жатышыптыр тартқылап.  
Чаң чыгарып чабышайын десе,  
Кан чыгарып кабышайын десе,  
Арсылдал үруп качышкан.  
Сан мицинен жок сырттан,  
Мага жок экен деп тең,  
Айыл аралаган чоң жол менен,  
Жайбаракат баратат Жокең.  
Мицине кошулуп мици,  
Айыл дүрбөп арсылдал,  
Чаңды тумандатып сапырып,  
Баратышты иттер –  
Жокеңдин артынан.

Жоо куугандай жапырт.  
Арт жакка койсо кылчайып,  
Качышат иттер самсып.  
Сабырдын чеги болгону,  
Каары чыгып бетине,  
Намыс менен ойногон иттерди –  
Жаңгактай чачууну ойлоду.

Арсыз иттер, артынан калаар болсочу.  
Айылдын четине жатты,  
Келээр – деп болжолу,  
Дүрмөттөлдү ойлору.  
Болсом айбанаттар падышасы,  
Арсыз жугунду ичкендер,  
Кетирип кадыр-баркты.  
Сүрүп чыккансып айылдан,  
Самсып эәрчиp алышты.  
Ит тукумун жек көрүп,  
Тамырынан жулсамбы?  
Тукум курут кылсамбы? – деп жатты.  
Кадыр-баркты кетирген,  
Ит иттигин кылбай турабы?  
Жугунду ичип жаңы эле,  
Тыйылбай койду аягы.  
Тийип-качып арсылдал,  
Үрө берди баягы.

Жандуунун сырттаны жолборс,  
Нерв менен ойногон иттерден жадап,  
Жүрөгү ооруп, жыгылды.  
Иттердин үнү угулган сайын,  
Жүрөгү тез-тез кысылды.  
Аба жетпей калтырап,  
Баратты Жолборс шалдырап.  
Анча болбогондо,  
Атасы издең келбекенде,  
Ай-талаада өлөт эле,  
Байкуш сырттан жалдырап.

Жакшыга жалаа жугузган,  
Жаманга акыл киреби деги?..

## ТОЙДУМ

Торгойго эшиктеш,  
Сагызган болду кешиктеш.  
Торгой үйүн жылуулап,  
Эрте жумушуна барат.  
Жалдырабай бөлөккө,  
Намыстуу турмушун улап.  
Бай оокатка, тың турат.  
Сагызган болсо,  
Сай-сайга конуп,  
Тезектен-тезекти чокуп,

Өттү өмүр көктөмү.  
Жанды-жанга урду,  
Ала-жула качты.  
Канча аракет кылды,  
Ак чач болуп калды.  
Көктөбөдү эккени,  
Оңолбоду турмушу.  
Колун шилтеп баарына,  
Радио болуп алды айылга.  
Ар кимдин үйүнө баш багып,  
Алган байпагына чейин мактап.  
Шакылдал, жаагын жанып сайрап,  
Уккан калп-чынын чубап,  
Ййманын жеп ушак.  
Көзү барды өөп,  
Көзү жокту көөмп.  
Досум деген Торгойду,  
Тозокко айдайт ылай сээп:

Коңшум жаңы итири,  
Өлгөндөй битир.  
Кире калсаң үйүнө,  
Бопбоз суу куят.  
Чайы деле жок үйүндө,  
Жарытылуу дейсиңби?  
Күндө карыз ун берем,

Тамак-ашына каралашып.  
Байкүштүн балдарын,  
Багышып келем.  
Курсагы тойгондо чыгып,  
Жанына конду Торгойдун шып.  
Шыйпаңдап шыбырайт минтип:  
– Көрө албастар,  
Өзү теңеле албайт.  
Жакшыбы, жаманбы? - деп сурайт.  
Муштум түйүп,  
Алардын башын жарчудай,  
Күйпөлөндөйт, Сагызган ызырынып.  
– Силерди мактадым досум,  
Үй ичи гүл.  
Дасторкону жайылып,  
Кабактары ачык.  
Ынтымак-ырыс чубуруп,  
Жашайт ырыс куюлуп.  
Жашайт дедим, роза гүлдөй,  
Кулпунуп.  
Ак көңүл Торгой,  
Арамдыгын билбей –  
Ак дасторконун жайып,  
Шықап жатты Сагызганды –  
"Тойдум" – дегенине болбой.

Үйгө киргенде адамдай,  
Чыгарда сойлоп жыландай.  
Абайла, мендей күйөсүң,  
Тузуң урган жамандан.

## ЖАЛАА

Болуп өткөн  
Корпустагы окуя.  
Экология бузулуп,  
Жер көчүп, жамгыр төгүп,  
Асмандын түбү тешилип,  
Сел жүрдү, бороон эшилип.  
Илгертен айбанаттарга,  
Болгон Арстан падыша.  
Бул мекемеге коюптур –  
Казды башкарма.

Башын ийкеп  
Жакшы, жаманга,  
Жарабаган койкооп баскандан башкага.  
Ылгабай ак-караны,  
Бере салыптыр корпусту –  
"Үйүм жок" – деп барганга.  
Иштейби, иштебейби,  
Анда жок каздын иши,  
Кол коюп, айлык алса болду.

Көчө карап элирген,  
Топ-томолок семирген.  
Торопоюн ээрчитип,  
Чочкокан, бир капшытты ээлеген.

Күйкө жүрөт күйкөйүп,  
"Комендант" болуп үрпейүп.  
Алда, әмне болот,  
Курсак качан тоёт?  
Коңшуларым берешен,  
Айбанаттар болсо әкен?  
Турмуш-шартына жараза,  
Торгой конду Күйкөгө жанаша.  
Андан кийин күйүгүп,  
Чаар тоок келди сүйүнүп.  
Кызыл көрсө кыя өтпөгөн,  
Сөз түшүнбөс сакоо эчки,  
Кошулду келип токол эчки.  
Кийинки узак жомок,  
Кадырлуу мейман кылбасаң,  
"Катырып коём мен" – деген,  
Карт-карт жерди кемирген.  
Эти качып, сөөгү калган.  
Эрден-эрге тийгенди,  
Кесип кылып алган.  
Согончогу канабаган,

Мүчөсүнүн бири жарабаган,  
Баскан-турганы жаман.  
Аны уурдап, муну уурдап,  
Бири-бирине кайрап,  
Элтеңдеген, эрбендеген,  
Кошулду арага келемиш деген арам.

Алгач коңшулар жашашты ынтымак,  
Ай өтпөй, башташты ыдырап.  
Эчки Чочконун короосуна,  
Кирчү болду аймалап,  
Тумшугуна туш келгенин жалмалап.  
Ууруну каракчы тоноп,  
Эккен, тиккенин кайсап коёт.  
Кеч иштен келген Чочко –  
Корпустун тургундарын,  
Башына кийип,  
Ак-карасына карабай,  
«Азууга» да илип койду.  
Жакшылар жашайбы? – деп,  
Корпуста.  
Өзүн ойго илбей,  
Жаманаттыны үйүп койду.  
Аны ойлой – муну ойлой,  
Коншуларын  
Ынтымакка чакырды Торгой.

Бул жашоо убактынча,  
Алышкан итче кабышпай.  
Жаманды жаап,  
Жакшыны жайып,  
Коңшулар, жашайлы ынтымакта.  
– "Ооба, туура, өзүбүзчө бололу.  
Бузук Чочкого сүйлөбөй эле коёлу", –  
деди.

Токол эчки.  
"Жүгөнү жок, жибин үзгөн.  
Байкуш күч күйөөсүн,  
Токубай минген.  
Жетимдерин алыш,  
Аталарына түрткөн –  
Арсыз экен", – деди Чаяар тоок.  
Аны коштоп Күйкө:  
– Туура айтасыңдар,  
Узун тилдүү ушакчы,  
Ар кимге салып тузакты.  
Көчөдөн-көчөгө айдалыш,  
Ураган дубалда туруп калган.  
Ойноштору келгенде,  
Ууру деп эр сөрөйүн,  
Камата салат шыр.  
Өлгөндөй аңкоо,  
Арамдыгы күчтүү, шыл, – деди

## Күйкө.

Ар тараптан урулуп чокко,  
Сындан-сынга алынды Чочко.  
Муну уккан Торгой,  
Башын чайкап койду.  
Коңшулары жарытпасын,  
Ичен байкап койду.  
Кантсе да чындыкты –  
Айтууну максат кылды.  
Эчкини жекирип,  
Айыбын мойнуна койду.  
Желемиштин уурулугун ачып,  
Жоорун чукуду.  
Чочкого жакын жашап,  
Үйрөнүпсүз аңкоолук,  
Бузуктукту, – деп Күйкөнү нукуду.  
Кайраксың – десе,  
Чаар тоок жер чукуду.  
Ошондон баштап,  
Торгойдун күнү тутулду.  
Чындыкты айткан Торгойду,  
Жактыrbай Күйкө,  
Комендантмын го, көптөп,  
Жалаа жаап –  
"Үйдөн айдайбыз!" –  
деп булкунду.

Торгойду четтетип,  
Чочкого жалынып барышты.  
Арак ичиp, сайрандап,  
Ойнош күтүп, арамдыкка малынды.  
Бетке айткан үчүн Торгойду –  
Алып-сатар, бузук, – деп чыгышты,  
Чындыгы үчүн байкушту.  
Чочко, Күйкө, Келемиш,  
Ай, жылдап, ушак кылышты.  
Чырылдатып чындыкты –  
Көмөбүз – деп жулкунду.  
Бузуктарга ыр атып,  
Кыжырына көп тийген,  
Сөз жугузган, ийилген,  
Көк жал, түз эле Торгой,  
Бир күнү ырдады минтип:  
Жолдошу кой – десе болбой,  
Арамдыктан ой келди,  
Күйкөсүнө той келди.  
Чочкокан кошо тейлешти,  
Карышкыр, Аюу, Эшекти.  
Абийирлери сүзүлүп,  
Акылдары үзүлүп,  
Бузуктар күндө тепсенди.  
Арасында тиркараак,  
Абийирин бийик сактаган,

Үч баласын ардактап, таптаган,  
Күйөөсү эптүү,  
Өзү септүү,  
Торгой болду, алар көрө албаган.

Уурусу күчтүү болсо,  
Ээсин доого жыккан,  
Уят-сыйытты арактай жуткан.  
Азыркы башаламан убакты,  
Туу туткан.  
Ак адамга жалаа жапкан,  
Чындыктан корккон,  
Бирок... артынан ылай сепкен –  
Эки жүздүүлүк 100% өскөн,  
Коңшуларым абийирсиз –  
Оңолоор бекен деген көксөөм.

## ДЕПУТАТТАР КЕЛГИЛЕ

Ай-күндү алыш берчүдөй,  
"Коммунизм" келчүдөй.  
Шайланганча топурап,  
Торгой болуп сайрап тур.

Чобур, тулпар аралаш,  
Эл алдында чуркап тур.  
Дүжүр чалдар жер-жерде,  
Сакал-мурут майлап тур.

Арамза эшек мингендей,  
Арак ағып билинбей.  
Калп-жалганды айдаган,  
Кур убада гүлдөп тур.

Эл-журтуңа жалынып,  
Убактынча бөгүп тур.  
Башың ийип, жүгүнүп,  
Комдуу төөдөй чөгүп тур.

Жулмалашпай, мушташпай,  
Жаңы столду талашпай.  
Көрө албасың илинбей,  
Жей көргүлө билинбей.

## БУЛ ТУРМУШТАН ЖАДАДЫҢ, ЭМНЕ БОЛГУҢ КЕЛЕТ АДАМЫМ?

Мал болуп калсам дейсин, ою жок оттоп жүргөн.  
Уурулар союп кетээр, "Семиз" – деп чоттоп жүргөн.  
Эчки болсоң эрбендеген, Жар боорунан эрмен жеген.  
Буйга жерден илип кетээр, Замандай эби кеткен.

Дарак болуп алсам дейсиң,  
Көлөкөлүү саябан.  
Карабастан мөмөңө,  
Көмүрү жок көрөт го.  
Тарсылдатып балталап,  
Суу боюнча сыйздатып,  
Бышылдатып, ыйлатып,  
Печкесине жагат го.

Аренда самолётко,  
Калсаңчы айланып?  
Чет душман, өз душман,  
Сак болгун, көп душман!  
Бооруца сойлоп арбашып,  
Жарылчу заттар жармашып,  
Ойго-тоого ким билет,  
Коюшары бышык иш –  
"Арбакка" сени айлантып.

Бүркүт болсоң,  
Улuu тоонун шумкары,  
Ай алдында, Күн алдында сыйганы.  
"Кызыл китең" жазылганың бир тыйын.  
Кызыл кулак –  
Эбин таап, тор салып.  
Күш базарда –  
Сатыласың шор катып.

Майда жандык,  
Болгун қелбес,  
Каалоо жок.  
Кара чаар,  
Жылан болуп сойлосоң,  
Бака соруп,  
Чычкан кууп ойносоң,  
Көзү ачыктар,  
Көмүскөдөн тон бычып,  
Дартка дабаа,  
"Жылан жесе" – деп тынаар.  
Салбаңдатып,  
Куйругундан көтөрүп,  
Дартка дабаа –  
Жылан шорпо сатылар.

Бөтөн аял, бирөөгө қыз көрүнөт,  
Биз сезбеген макулук шорлору көп.  
Түркүк болуп каршылык туманына –  
Адам болуп жашоодон ылайык жок.

## ОЛЖО

Эки жакты каранып,  
Элеңдеп турат.  
Жаны тынбай,  
Тың басып,  
Тапканын ийинге ташып.

Таңдан туруп,  
Күн батканча мээнет кылат.

Тоюшпаса тұнұ туруп,  
Азық-оокатка тоого чыгат.  
Бөрү, Тұлқұдөн качат,  
Чоңойтуш үчүн чөндөлөй –  
далай тер төгөт.  
Ыйлап-сыктап,  
Душмандан сактап,  
Чоңойтот далай чөндөлөй.  
Кара жумуш көп кылып,  
Тез карыйт эне Суур.

Таяқ кармап бөкчөйүп,  
Ак чач болуп калат.  
Бир күнү катуу ооруп,  
Жатып калат.  
Тегеректеп балдары,  
Урушуп, каарып,  
Жаңжал салат.  
Тынчтық бербей,  
Тез турушун  
Талап кылышат.  
Ачкалыктан эне Суур  
Эстен танат.

"Өлдү" – деп кары алжыган,  
Ийинден ыраак ташташат.  
Атаандашып, муштасып,  
Жамаачыдай ийинин,  
Тегиздешип коюшат.  
Аны көрүп Түлкү –  
Бачиктерим жаш болсо,  
Мындай барбы? – деп олжо,  
Тутуп алып бир-бирден,  
Кызыл канга боёп салат.

Балдарың он болсо,  
Араба тартарың жок болсо.  
Урап турса дубалың –  
Табалашат душманың.



## ТӨҢКӨРҮШ

Асман тунук,  
Кыш суук болду.  
Күш-айбандарга,  
Жан сактоо кыйын болду.  
Өзөн суусу саз болуп,  
Оокат азык аз болду.  
Улуп-үңшүп өрөөн толуп,  
Ач Бөрү, Чөөлөр –  
Төңкөрүш баштоону ойлошту.  
Нааразы болуп,  
Көңүлдөр чөгүп,  
Ар кандай талаш-тартыш.  
Биринен-бири аша чаап,  
Жазгы бакадай –  
Жатышты ызылдан,  
"Кризиске" батканына,  
Ким күнөөлүү?  
Ким аша чапканын,  
Жатышты тактап.

Ызы-чуудан обочолонуп,  
Курт-кумурска чокуган,  
Таранчынын жанына конду,  
Тарп издеген Кузгун.  
Таранчы аны көрүп,

– Кайсыл тарапка кошуласыз,  
Улуу-урматтуум, – деди.  
Төңкөрүш болгону жакшы,  
Канча "өлүм" көп болсо –  
Тууган-урук жамааты,  
Жыргап, куунарын айтты Кузгун.

Заман тарыган сайын,  
Төңкөрүш оору болду.  
Көкүрөгүн чаап "тыйын",  
Биринен бири кыйын...

## КҮЙӨӨГӨ БЕР КЫЗЫҢДЫ

Эшиктен шашып кирип аялы,  
Апендиге кайрылды:  
– Кызыбыз медик болсун атасы,  
Кудайдан ажал келсе жан соогалап,  
Калабы сени.

– Зордбо!  
Каалаган окууга кирсин.  
Өтсө өмүр нааразы,  
Болбосун бизге.

Мурдун чүйрүп,  
Кыйкырып сүйлөдү аялы:

Сыртта жүрүп көп уктум,  
Сырдаштардан кеп уктум.  
Жардамга келген,  
Дары-дармектерди,  
Кымбатка сатып,  
"Акт" түзүп жазып,  
Уруш-жаңжалдашып түшкөндөрдү,  
Машина менен сүзүшкөндөрдү.  
Ким акчаны көп берсе,  
"Чала өлүк" деп жазып,  
Ойлонбой жашашат экен байып.

Дары сиңгендей денеге,  
Ак халат кийсе –  
Ач көздүгү илинбей,  
Қалат экен билинбей.  
– Макул де, атасы,  
Шек албайт эч ким булардан,  
"Аптека" ачып алам,  
Ашық дарыларды сатып турам.

Врач эле кылам кызыымды!  
Стол муштап,  
Чаары чыгып көзүнө,  
Чаңырды аялы.

Сан-минден чыгат бир бузук,  
"Гиппократка" берген ант урсун  
андаイラрды!  
– Күйөөгө бер кызыңды, – дебеспи  
Апенди.

КОТУР

Учуп жүрүп Көпөлөк,  
Гүлдөр жыттап шат курган.  
Көрүп калды Конузду,  
Чалкан гүлдө олтурған.

Ары учуп, бери учуп,  
Таңыркап туруп көпкө.  
Аңкообу? – деп Конузду,  
Сөз баштады минтип:

– Акылың барбы башта?  
Жайнаган гүлдөр турса.  
Жабышып алганың кандай –  
Дененди чаккан чалканга.

– Сулуу "гүлдөр" тез соолуйт,  
Ар кандай "оору" менен ооруйт.  
"Котур" – болуп денем,  
Чалканга жардам сурап,

Келгем, – деди Коңуз.  
Ак болгон менен бетиң –  
Ылайка болсоочу ичиң?

### ЧАЛКАН

Кармасаң чаккан аарыдай,  
Тапсаң болот көп жайдан.  
Гүл сымал өсүп жайкалып,  
"Дары" дейт ушул чалкан.

Маалында чогултсаң,  
Көлөкөдө курутсаң.  
Көп ооруга дары дейт,  
Биз корккон ушул чалкан.

### ТҮЛКҮНҮН КАТЫ

Чуу коюп Кандек,  
Качып келет.  
Жалт-жалт карап арт жагына,  
"Борс-борс" үрүп коёт.

Чочугандай кыйын,  
Салаңдатып тилин.  
Чогулган иттердин,  
Катарына туруп калат.

– Күйүгүп мынча,  
Бардың сен кайда? –  
Кылгыра тиктеп,  
Сурады Тайган.

– Чынын айтсам,  
Тукум жегени,  
Тооканага баргам.  
Силерге жалган,  
Жолборс жүргөнбү аралап,  
"Кык" таштаптыр,  
Тааныдым.  
Кайра-кайра жыттап,  
Баспас болуп,  
Тооканага.  
Качканым ырас, –  
деди Қандек ыйламсырап.  
Коркунуч бийлеп,  
Чынбы?..  
Дене-бойлору үркүп,  
Бири-бирин карашат иттер.  
Ары ойлошуп,  
Бери ойлошуп.  
Кароолдуктан баш тартышып,  
Бекинип алышат экен иттер.

Аны көргөн Түлкү,  
Чаң салып,  
Тоок-жөжөлөргө кол салып,  
Алы жеткенче ташып.  
Карт кекирип,  
Кардын сылап,  
Коёт экен, минтип жазып:  
"Өзү әмес, қыгынан,  
Коркоруңарды билгенмин.  
Акмактар!..  
Алыстан араң ташып  
Келгенмин", – деп жазып  
Коюптур Түлкү.

Алчудай жанын,  
Кошоматчылардын көптүгүнө,  
Көп жолу таң калдым.

## БӨРҮБАЙ БӨКӨЛЧҮ

*(Сатира)*

Айылда өлүп Қанат,  
Союлду 30 миндик  
Жылкыдан кара аш.  
Ызы-чуу, ый-кошок,  
Келишти элдер жоктоп.

Бий-болуштарды топтол,  
Өлүк көмүш үчүн кетээр...  
Каражатты жатышты чоттол.  
Жакын коңшусу –  
Он жыл камалган Бөрүбай,  
Айтат дейт минтип:  
– Этти жеткириши мага бергиле,  
Бекөл болуп берейин... бирок  
Жылкы эти аз  
Жыгыш керек эки-үч койду.  
Калың әлге жетпей калып,  
Карғап жүрбөсүн бизди.  
Анын үстүнө куда-пудасы,  
Түнөп калат, – дебеспи.

Кудайдын кулу,  
Айыл молдосу туруп,  
Сүйлөдү мууну:  
– Ал-абалды карагыла!  
Көп чыгым кылбагыла!  
Жакшы адамдар орозодо өлөт.  
Айылда 70 пайыз орозо тутат.  
Чын дүйнөгө кетти маркум.  
Бул жалганда берген сообуңар –  
Керт башына тиет.  
Союлгандарды жейт,

Бергенди киет, урунат.  
Жаназага бир килем,  
Мечитке бир килем,  
Акчалай берсөнөр деле алам.  
Жуутуна, жыртышына,  
Аянбай идиш-аяк бергиле,  
Кымбатына карабай.

Маркум Канат...  
Бул буюмдардын сообунан,  
"Жаннатты" журөт аралап.  
Кара, көкту үзбөгүлө!  
Аралаштырып кийбегиле!  
Маркумдун жүзү,  
Күнгө калат какталып, –  
деди молдо ууртунаң жылмайып.

Балдары намыстуу,  
Жакшы чыкты.  
Жыйып чайды,  
Үйүп кантты.  
Борсулдатып кызартып,  
Көп бышыртты боорсок-нанды.  
Чакалап майды,  
Керектүүнүн баарын коюшту.  
Үчүнө дагы артат делди,

Айтууга оцой болгону менен,  
Канча миндеген сомдорду –  
Карызга алышты.  
Ооз ачканда желет, – деп,  
Аксакалдарга таратылды,  
Чучуктуу түйүн.  
Кыйраткансып кызматты,  
Тезекбай менен Бөрүбай,  
Казы-карта, чучукту,  
Үйлөрүнө бекитти.

Анан келип үй ээсине кекетти:  
– Тууганым, коңшум, – деп эң жакын,  
Жанды үрөп,  
Кызмат кылышп жатабыз.  
Дагы эле кылат элек кызматты –  
Кыш чилдеси,  
Тоңуп-үшүп жатабыз.

100 грамм киргенде ичине,  
Чындал Бөрүбай киришти ишине.  
Калпып алышп зардебин,  
Суу куюп койду ичине.  
Май-күрүчтөн тоноду,  
Таң атканча бөкөлчүлөр,  
Бөрү болуп жойлоду.

Ойлонгула кыргыздар!  
Өлүмдү тойго айлантып,  
Чыгаша көп кылбагыла!  
Бөрүбайдай бөкөлчүлөр –  
Тоноп кетет бүт элди.

Жылкы, бука сойбогула!  
Арттагы балдарды да ойлогула!



## МАЗМУНУ

ОТТУУ КАЛЕМ .....	3
ЖОЛДОШУМДУН ТИЛЕГИ .....	5
ЫРЛАРЫМ .....	6
АКЫНДАРГА ТААЗИМ .....	11
БИЛБЕПМИН .....	12
КАЙРАН ПЕНДЕ .....	13
МЕН "АТАМАН" АРАКМЫН .....	15
КӨГҮЧКӨНДҮН КАРГЫШЫ .....	16
ЫРЫМДЫ ТОРОЛТОМ .....	22
КҮН ӨТӨТ .....	23
ӨМҮР .....	24
МАКТАЙТ ЭКЕН .....	25
ТОПОН СУУ .....	26
ӨТӨ БЕРЕТ МУҢ-ЗАРЛАП .....	26
ЧАҢЫРБАГЫН ЖЕТИМ ДЕП .....	28
СЕЛКИЛЕРГЕ .....	29
ЖАТАМ ЖИПСИЗ БАЙЛАНЫП .....	31
НУРКАН КОЙЧУМАНОВАГА .....	32
ТҮГӨЛБАЙ КАЗАКОВГО .....	33
МЭЭРИМ КЫЗЫМА .....	34
ЖАМАН УУЛ .....	35
ШАХРА ТАЛИПОВАГА .....	35
КАРЫЛЫҚ АРТТАН КУУСА .....	36
БЕТИМ КЫЗАРАТ .....	37
ЧАГЫЛГАНДАР ӨРТТӨП КОЙДУ .....	38
БОЗДОП .....	39
НОБЕЛЬ .....	39
АРМАН АЙ .....	40

КӨЗ АЧУУНУН КӨЙГӨЙУ .....	42
ЖУДӨГӨН БЕЙИТ БОЛДУҢБУ? .....	67
СУКЕҢ ЖАНА МЕН .....	69
САЛАМ, ЖАЗЫМ! .....	70
ЖАҢЫ ЖЫЛДЫҚ ҚААЛОО .....	72
КӨК-ЖАҢГАК ШААРДЫН АРМАНЫ .....	80
АЛКАШ ЧАЛДЫН АРМАНЫ .....	81
ӨЛҮМ ДЕГЕН .....	86
КОЙГУЛА .....	87
КОШ, НАРИСТЕМ!..	89
АРБАГЫ МЕНЕН СҮЙЛӨШТҮМ .....	90
УЛУУ АКЫН – АЛЫКУЛ .....	94
ТОҢУП ТУРАМ .....	95
КАЙРАН ӨЛҮМ .....	96
КУЛ БОЛГОН .....	96
ЖАШТЫҚ КЕЗ .....	97
ЖУРӨКТҮН КАРТАЙБАСЫ .....	99
КАДЫРЫНДЫ БИЛБЕПТИРМИН	
СЕКЕТИМ .....	100
ЖИГИТТИН КАТЫ .....	101
БОЛСОҢ ЭКЕН ТҮГӨЙУМ .....	102
А МЕН БАЙКУШ .....	103
КУСАЛЫҚ .....	104
ТУШУНГӨН АДАМ МЕНЕН	
ЖАШОО БАҚЫТ .....	105
КАЙРА ТАРТПАЙТ .....	106
ЖИГИТ БОЛСОҢ .....	106
АРАЧЫ .....	107
ТҮНГӨ ОКШОП .....	108
АРМАН АЙТЫП ҮЙЛАБАСЫН .....	109

ТУНУК БОЛСО ЭМНЕ?	109
ҮН ЧЫГАРБАЙ КАЙТАСЫН,	110
АРСЫЗДАР	111
БИР АЯЛГА АЙТААРЫМ	111
КЫЗДАРГА	112
КАЙРАН КЫЗДАР	113
СЕНИ АЙТАТ	114
КӨҢҮЛ	114
АЙ ЧЫГАТ	116
СҮЙҮҮГӨ	116
СҮЙҮП АЛ КОЛДОН КЕЛСЕ	117
АРАМДЫК ЖОК	118
АЛТЫН БАШТЫ ЖЕРГЕ САЛБА	119
СҮЙЛӨГӨН УШАКТАРЫ	
АТЫЛГАН ОК	119
АЙЫЛЫМ	120
ЖАЙЛООДО	121
СҮЙҮҮНУ ДАЦАЗАЛАП	124
"30" ТАЯК ТИЙГЕН МЕНЕН	125
ЖУРӨГҮМ	126
ӨСҮП КЕТСЕМ	127
ТИРҮҮНУ ЖАКШЫ ДЕП	
АЙТУУ КЫЙЫН	128
ЖООКЕР УУЛУМ	129
ЖАШАРЫП КЕТПЕЙТ БЕЛЕ	
МЕНИН АТАМ	130
ТАҢ КАЛАМ	132
КҮЗ	133
КОНГОН ЖЕРИМ ТЕРЕҢДИК	134
КӨЗ ЖАШЫҢА ТЕҢ БЕКЕН?	135
БӨКСӨРТПӨСӨ	136

УУ .....	137
<b>ГҮЛДҮ КӨРДҮМ ҚАБЫРЫҢА</b>	
КОЮЛГАН .....	137
КЕЛЕЧЕК ҮМҮТҮМ .....	139
СЕНСИЗ ДҮЙНӨ .....	140
КОЗГОЙ БЕРМЕК .....	140
БОЗ ТУМАН .....	141
<b>ЗАЙЫРБЕК ИНИМДИН</b>	
АРБАГЫНА АРНАЙМ .....	142
ЧАЧТЫ ОТКО САЛБАЙ ЖҮРГҮН .....	144
ЖАН ТАЛАШТЫҚ .....	144
СЕЛ КЕЛДИ .....	145
ЖАКШЫ ОКУ .....	147
ЖЕ КИМ БИЛЕТ? .....	149
МЕН ӨЗҮМДҮ АЛДАПМЫН .....	150
<b>СҮЙГӨНДӨР ҚАЛСЫН</b>	
ЖУП БОЛУП .....	151
СҮЙБӨГӨНГӨ БАШ ҚОШСОҢ .....	152
КАЛЫС СӨЗДҮҮ КАРЫЛАР .....	154
МИЛИЦИЯ .....	155
АСКАР АКАЕВГЕ .....	156
СӨЗ ТҮРҮ .....	160
АПЕНДИ .....	162
<b>САТИРА, АЛЛЕГОРИЯ, ТАМСИЛ...</b>	
ДЕМОКРАТТАР ДЕЛЕ ҚӨСӨМ .....	163
УЧАСТКОВЫЙ ТАГАМ .....	164
ЧЫЧКАН .....	166
ТРАЙБАЛИСТТЕР .....	168
УРМАТТУУ БУКАМ!.....	170
ЖЫЛДЫЗ .....	171

ЖАННАТ КУШ .....	173
МАМАЙДЫН ГӨРҮ .....	176
КҮЛӨТ ТУЛКУ .....	177
КУДАЙ БЕШЕНЕҢЕ	
ЖАЗБАСА?.. .....	178
БРУЦЕЛЛЕЗ КОЛБАСА .....	180
СУУР .....	182
СУНУШ .....	184
БАКА АЙЫМ .....	186
ОРУН БЕРГИЛЕ ДЕДИ	
ТҮРМӨДӨН .....	189
АЮУНУН АЧУУСУ .....	190
КҮКҮКТҮН БАЛАСЫ .....	192
БАЛЫКТЫН ҮЙЫ .....	194
ЭШЕК .....	196
КОЙ .....	197
ЧЕГИРТКЕ .....	201
АШКАВАК МЕНЕН КАБАК .....	203
ЖОЛБОРСТУН ЖҮРӨГҮ .....	205
ТОЙДУМ .....	209
ЖАЛАА .....	212
ДЕПУТАТТАР КЕЛГИЛЕ .....	218
БУЛ ТУРМУШТАН ЖАДАДЫҢ, ЭМНЕ БОЛГУҢ КЕЛЕТ АДАМЫМ?.....	219
ОЛЖО .....	222
ТӨЦКӨРҮШ .....	224
КҮЙӨӨГӨ БЕР КЫЗЫНДЫ .....	225
КОТУР .....	227
ЧАЛКАН .....	228
ТУЛКУНЫН КАТЫ .....	228
БӨРУБАЙ БӨКӨЛЧҮ .....	230

*Көркөм-адабий басылма*  
**КАЛИЛОВА ЖУМАКАН**  
**ЧАГЫЛГАН**  
*(Ырлар, тамсилдер, сатиralар,  
аллегориялар)*

Редактору Уланбек Парманов  
Корректору Рапия Сакелова  
Сүрөт редактору Мырзабек Кадыров  
Компьютердик калыпка салган Мукай Кадыров

Басууга 28.12. 2009-ж. кол коюлду. Офсет кагазы.  
Кагаздын форматы 60x84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. 15,0 басма табак.  
Нускасы 500. Заказ № 371.

«Бийиктик» басмасы.  
Ю.Абдрахманов көчөсү, 170 А.  
Тел.: 66-17-25.ысынызы